



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

№ 7/2022

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

Төрага: Сейткасымова Р. Р.
Коллегия мүчөлөрү: Мулкубатова Н. Р.
Жаныбекова Ч. А.
Солтобаева Р. Т.
Жоробекова А. Т.
Жооптуу катчы: Эгенбердиева К. К.

Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Юридикалык башкармалыгына:
телефон: (996 312) 61 10 38 телефону
факс: (996 312) 61 10 59 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
басылмалары бөлүмүнө:
телефон: (996 312) 61 08 59 телефону
факс: (996 312) 61 09 92 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат.

Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом «М-Maxima» тарабынан даярдалган жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, К.Тыныстанов атындагы көчө, 197/1.

2023-жылдын 13-апрелинде басууга кол коюлган.

2023-жылдын 19-апрелинде басылган.

100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2023-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Сейткасымова Р. Р.
Члены коллегии: Мулкубатова Н. Р.
Жаныбекова Ч. А.
Солтобаева Р. Т.
Жоробекова А. Т.

Ответственный секретарь: Эгенбердиева К. К.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридическое управление:
телефон: (996 312) 61 10 38
факс: (996 312) 61 10 59
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел публикаций Национального банка:
телефон: (996 312) 61 08 59
факс: (996 312) 61 09 92
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики.

Предположительная периодичность издания журнала – один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано ОсОО «Maxima».

г. Бишкек, ул. Тыныстановна, 197/1

Подписано в печать 13 апреля 2023 года.

Отпечатано 19 апреля 2023 года.

Тираж 100 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2023 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын) өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар чагылдырылат. Чейрек сайын – февраль, июнь, август, ноябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн, банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын, ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Это ежемесячное информационное издание содержит статистические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в феврале, июне, августе, ноябре на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отражает общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность, состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском и английском языках.

МАЗМУНУ:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-ноябрындагы № 2022-П-12/71-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү маселелери боюнча айрым убактылуу чечимдери тууралуу» токтому (2022-жылдын 18-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 14
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 23-ноябрындагы № 2022-П-07/72-3-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2023-жылга каралган графиги жөнүндө» токтому (2022-жылдын 28-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 18
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 28-ноябрындагы № 2022-П-07/73-2-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 29-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган).....20
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 30-ноябрындагы № 2022-П-12/74-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу» токтому (2022-жылдын 30-ноябрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган).....21
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 30-ноябрындагы № 2022-П-17/74-5-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 1-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган).....23

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 30-ноябрындагы № 2022-П-17/74-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмегин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 1-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 54
7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 7-декабрындагы № 2022-П-14/76-5-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-14/34-2-(НПА) «Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 9-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 56
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 7-декабрындагы № 2022-П-14/76-6-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системалары боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 9-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 60
9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-14/78-5-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/ аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 19-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 68
10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-14/78-6-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Санарип сом концепциясын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 15-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 82

11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому (2022-жылдын 22-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 84
12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-8-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына капитал шайкештиги, банктык эсептер жана сейфтер маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 22-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 123
13. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына бухгалтердик эсепке алуу, аудит жана отчеттуулук маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 22-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 128
14. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 19-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 145
15. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-09/78-12-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 16-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 157
16. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-09/78-13-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомунун күчүн жоготту деп табуу жөнүндө» токтому (2022-жылдын 19-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 166

17. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-09/78-14-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2022-жылдын 19-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 168
18. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-07/81-2-(ДКП) «2023-жылга милдеттүү резерв түзүү графиги тууралуу» токтому (2022-жылдын 22-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 176
19. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-02/81-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ишкердик субъекттеринин ишине карата жөнгө салуучу таасирин талдоо методикасын бекитүү жөнүндө» токтому (2022-жылдын 22-декабрында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 178

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по вопросам выдачи кредитов заемщикам Баткенской области» от 18 ноября 2022 года № 2022-П-12/71-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 18 ноября 2022 года)... 191
2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О графике заседаний Правления Национального банка Кыргызской Республики на 2023 год по вопросу о размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 23 ноября 2022 года №2022-П-07/72-3-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 25 ноября 2022 года)..... 195
3. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 28 ноября 2022 года № 2022-П-07/73-2-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 29 ноября 2022 года)..... 197
4. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях в сфере проведения обменных операций с иностранной валютой» от 22 июля 2022 года №2022-П-33/45-2-(НПА)» от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА)» от 30 ноября 2022 года № 2022-П-12/74-4-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 30 ноября 2022 года)... 198
5. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)» от 30 ноября 2022 года № 2022-П-17/74-5-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 1 декабря 2022 года) 200

6. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон» от 16 апреля 2003 года №13/2» от 30 ноября 2022 года № 2022-П-17/74-6-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 1 декабря 2022 года)... 231
7. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Временного Положения «О критериях для выбора расчетного агента для проекта интеграции Национальной системы расчетов платежными картами «Элкарт» с национальными/международными платежными системами других стран» от 16 августа 2017 года № 2017-П-14/34-2-(НПА)» от 7 декабря 2022 года № 2022-П-14/76-5-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 9 декабря 2022 года)... 233
8. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по платежной системе» от 7 декабря 2022 года № 2022-П-14/76-6-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 9 декабря 2022 года)..... 237
9. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике» от 15 апреля 2015 года № 22/3» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-14/78-5-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 19 декабря 2022 года). 244
10. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции цифрового сома» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-14/78-6-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 15 декабря 2022 года) 257

11. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 22 декабря 2022 года)..... 259
12. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам адекватности капитала, банковских счетов и сейфов» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-8-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 22 декабря 2022 года)..... 297
13. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам бухгалтерского учета, аудита и отчетности» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-9-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 22 декабря 2022 года)..... 302
14. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-10-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 19 декабря 2022 года)..... 319
15. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-09/78-12-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 16 декабря 2022 года)..... 330
16. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-09/78-13-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 19 декабря 2022 года)..... 339

17. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-09/78-14-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 19 декабря 2022 года)..... 341
18. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О графике обязательного резервирования на 2023 год» от 21 декабря 2022 года № 2022-П-07/81-2-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 22 декабря 2022 года)..... 348
19. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики на деятельность субъектов предпринимательства» от 21 декабря 2022 года № 2022-П-02/81-6-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 22 декабря 2022 года). 350

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 18-ноябрындагы
№ 2022-П-12/71-1-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү маселелери боюнча айрым убактылуу чечимдери тууралуу

Банк системасынын жана банк эмес сектордун туруктуулугун сактоо, карыз алуучуларга колдоо көрсөтүү, ошондой эле 2022-жылдын сентябрь айында Баткен областында болуп өткөн куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган административдик-аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында, Кыргыз Республикасынын Президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн № 284-б буйругунун негизинде Баткен областында 2022-жылдын 16-сентябрынан тартып киргизилген өзгөчө кырдаал режимин эске алуу менен жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Төмөнкү сунуш-көрсөтмөлөр берилсин:

– коммерциялык банктар жана микрофинансылык уюмдар:

1) Баткен областында жашаган жана/же чарба ишин жүргүзгөн карыз алуучулардын кредит алууга билдирмелерин артыкчылыктуу тартипте кароо;

2) кредиттерди берүү боюнча өзүнүн ички жол-жоболорун кайра карап чыгуу жана Баткен областында жашаган жана/же чарба ишин жүргүзгөн карыз алуучуга кредиттерди берүү боюнча жол-жоболорду

жөнөкөйлөтүү жана тездетүү жагында тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгүн кароо, анын ичинде «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу карыз алуучулардан керектүү документтерди алуу боюнча процесстерди автоматташтыруу мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу;

– «Кепилдик фонд» ААК:

1) Баткен областында жашаган жана/же чарба ишин жүргүзгөн карыз алуучулардын кредиттери боюнча кепилдиктерди берүүгө билдирмелерди артыкчылыктуу тартипте кароо;

2) кепилдик берүү боюнча өзүнүн ички жол-жоболорун кайра карап чыгуу жана Баткен областында жашаган жана/же чарба ишин жүргүзгөн карыз алуучулардын кредиттери боюнча кепилдиктерди берүү боюнча жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү жана тездетүү жагында тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгүн кароо;

3) Баткен областында жашаган жана/же ишкердикти жүргүзгөн карыз алуучуларга берилүүчү кредиттерди камсыздоо үчүн кепилдиктерди жеңилдетилген шарттарда, анын ичинде кепилдик өлчөмү боюнча берүү мүмкүнчүлүгүн кароо.

2. Банктар жана микрофинансылык уюмдар Баткен областында жашаган жана/же чарба ишин жүргүзгөн карыз алуучуларга алардын төлөөгө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган документтердин жана/же маалыматтардын негизинде кредиттерди берүүгө укуктуу.

3. Банктар жана микрофинансылык уюмдар Баткен областында жашаган жана/же чарба ишин жүргүзгөн карыз алуучуга кредит берүүдө, ошондой эле «Кепилдик фонд» ААК кредит боюнча кепилдиктерди берүүдө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарында каралган, ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилүүчү жана жеке ишкер катары мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгүн тастыктаган белгиленген формадагы документти (күбөлүктү) же мамлекеттик каттоосуз ишкердик иш жүргүзгөндүгүн тастыктаган документтин (патенттин) көчүрмөсүн карыз алуучудан талап кылбоого укуктуу.

4. Банктар жана микрофинансылык уюмдар Баткен областында чарба ишин жүргүзгөн юридикалык жактардан жана жеке ишкерлерден (резиденттерден) банкка жана микрофинансылык уюмга Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын

2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 токтому менен бекитилген Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иштөө боюнча нускоодо каралган, кредит алуу максатында эсеп ачууда салык төлөөчүнүн салыктык каттоодон өткөндүгү фактысы жөнүндө салык кызматы органынын документин берүүсүн талап кылбоого укуктуу.

5. Банктар кредит алуу үчүн арыз менен банкка биринчи жолу кайрылган (жаңы кардарлар), Баткен областында жашаган жана/же ишкердик ишин жүргүзгөн карыз алуучуларга кредиттик рейтингдин негизинде 200 000 сомго чейин, ал эми мурда ушул банктан кредит алган банк кардарларына (Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алгылыктуу кредиттик таржымалга ээ, кайра кайрылган кардарларга-жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге) 500 000 сомго чейинки өлчөмдө кредит берүүгө укуктуу.

6. Банктар жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар кредит боюнча пландаштырылган ай сайын төлөнүүчү төлөмдөрдүн (негизги карыз жана пайыздык төлөмдөр) карыз алуучунун орточо айлык чогуу алгандагы кирешесине карата катышы төмөнкүнү түзгөн шартта гана карыз алуучуга улуттук валютада керектөө кредитин берүүгө укуктуу:

- эгерде орточо айлык жалпы киреше 500 эсептик көрсөткүчтөн аз болсо, 40 пайыздан ашык эмес;
- эгерде орточо айлык жалпы киреше 500дөн 2000ге чейинки эсептик көрсөткүчтөрдү түзсө, 50 пайыздан ашык эмес;
- эгерде жалпы орточо айлык киреше 2000 эсептик көрсөткүчтөн көп болсо 60 пайыздан ашык эмес.

Мында бул пункттун талаптары кредиттик рейтингдин негизинде берилүүчү кредиттерге жайылтылбайт.

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12\25-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө салуу боюнча убактылуу кошумча чаралар жөнүндө» токтому күчүн жоготкон катары таанылсын.

8. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 2023-жылдын 1-майына чейин колдонулат.

9. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алгандан кийин 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

10. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыялангандан кийин 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, микрофинансылык уюмдарды, «Кепилдик фонд» ААКты, Улуттук банктын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсин.

11. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 23-ноябрындагы
№ 2022-П-07/72-3-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2023-жылга каралган графиги жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 64-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2023-жылга каралган графиги (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде:

– токтомду Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине жөнөтсүн;

– токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын.

3. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басарына жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 23-ноябрындагы
№ 2022-П-07/72-3-(ДКП)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен
өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасынын отурумдарынын 2023-жылга

КАРАЛГАН ГРАФИГИ

Отурум өткөрүлүүчү дата*	Маселенин аталышы
30-январь	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
27-февраль	1. 2022-жылдын IV чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
24-апрель	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
29-май	1. 2023-жылдын I чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
31-июль	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
28-август	1. 2023-жылдын II чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
30-октябрь	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.
27-ноябрь	1. 2023-жылдын III чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө.

*Эскертүү:

– эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отуруму өткөрүлүүчү күн Кыргыз Республикасында жумуш эмес күнү деп жарыяланса, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт.

– Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү боюнча отурумдары жагдайга жараша графиктен тышкары өткөрүлүшү мүмкүн.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 28-ноябрындагы
№ 2022-П-07/73-2-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 13, 63 жана 64-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 13,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2022-жылдын 29-ноябрынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде жарыяланышын камсыз кылсын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

3. Чокоев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 30-ноябрындагы
№ 2022-П-12/74-4-(НПА)

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА)
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА)
«Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү
чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө»
токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу»
токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

– 1-пунктундагы «2022-жылдын 1-декабрына чейин» деген сөздөр «2023-жылдын 1-мартына чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алгандан кийин 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгы 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Альянс» алмашуу бюролору ассоциациясын, алмашуу бюролорун тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Улуттук банктын көзөмөл блогун тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

З. Чокоев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 30-ноябрындагы
№ 2022-П-17/74-5-(БС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы тиешелүү документтерди алгандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде:

– токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Лицензиялоо башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан

банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

3. Чокоев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 30-ноябрындагы
№ 2022-П-17/74-5-(БС)
токтомуна карата тиркеме

**Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы
№ 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:

– 4-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«4. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып юридикалык жак статусуна ээ болот.»;

– 6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«6. Банк өзүнүн фирмалык (расмий) аталышы катары уставында жазылган аталышты колдонот. Банк уставында көрсөтүлгөн аталыштан башка аталышты кандай болбосун документтерде, кулактандырууларда же жарнамаларда колдонууга укугу жок.

Банктын фирмалык (расмий) аталышы Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 15-беренесинин жана ушул жобонун 7-пунктунун талаптарына ылайык келүүгө тийиш.»;

– 10-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«10. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган банктын уюштуруучусу (акционер) катары иш алып барышы мүмкүн.»;

– 11-пунктунун 3, 5 жана 6-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин:

«3) өз иши, финансылык абалы, катышуучуларынын курамы жөнүндө маалыматтарды белгиленген тартипте бербеген жана

бенефициардык ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген кандай болбосун башка маалыматтарды жана документтерди сунуштабаган, же болбосо бенефициардык ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк бербеген маалыматтарды сунуштаган, ошондой эле өзүнүн кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктай албаган жеке адамдар жана юридикалык жактар;

5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетин кошпогондо, республикалык же жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу юридикалык жактар;

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына же болбосо чет мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык аларга карата тыюу салуулар же чектөөлөр белгиленген жеке адамдар жана юридикалык жактар. Ушул пункттун 3, 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн чектөөлөр 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөн аз суммадагы банктык акцияларга ээ болгон банктын акционерлерине жайылтылбайт.»

– 16-пункттун биринчи абзацындагы «менчик» деген сөз мамлекеттик тилинде алынып салынсын.

– 20-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«20. Жободо пайдаланылган терминдер (атоолор) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында, банктык мыйзамдарда жана Улуттук банктын банктык терминдер глоссарийинде (жыйнак) каралган аныктамаларга ылайык колдонулат.»;

– 29-пунктунун:

4-пунктчасынын «б) абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«б) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген банктардын аталыштарына карата талаптарга ылайык келген мамлекеттик жана расмий тилдерде толук жана кыскартылган фирмалык (расмий) аталышы.»;

8-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

«8) бизнес-план - Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын талаптарын эске алуу менен эки түп нускада түзүлөт (суроолор тизмеги 7-тиркемеде келтирилген);»;

- 37-пунктунун:

4-пунктчасынын «б» абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«б) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген банктардын аталыштарына карата талаптарга ылайык келген мамлекеттик жана расмий тилдерде толук жана кыскача фирмалык (расмий) аталышы;»;

- 8-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«8) бизнес-план – Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын талаптарын эске алуу менен эки түп нускада түзүлөт (ислам банкы үчүн суроолор тизмеги 8-тиркемеде келтирилген);»;

- 53-пункттун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банктын капиталынын курамына ал боюнча банктын уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу боюнча милдеттенмеси жок жана Улуттук банктын талаптарына жооп берген уставдык капитал гана кирет.»;

- 54-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«54. Банктын уставдык капиталы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында жана уюштуруучулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен гана нак эмес формада топтолот.

Карыздык каражаттардын эсебинен уставдык капиталды түзүүгө, банктын акцияларын сатып алууга, ошондой эле банктын капиталында чектүү катышууга тыюу салынат.»;

- Жобонун расмий тилдеги текстинин 63-пунктундагы «(ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мөөрү менен тастыкталган, жайлардын талапка жооп бере тургандыгы жөнүндө актысы)» деген сүйлөм «(ошол мамлекеттик органдын тиешелүү мөөрү менен тастыкталган, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жайдын талапка жооп бере тургандыгы жөнүндө актысы)»;

- 81-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Өтүнүч жана документтер топтому ушул главанын жана ушул Жобонун 91 жана 92-пункттарынын талаптарына ылайык берилет.»;

– 87-пунктунун 1 жана 2-пунктчалары күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 103-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

«Улуттук банктын жазуу жүзүндөгү уруксатын, бир же бир нече бүтүмдөрдү жүргүзүүнүн натыйжасында олуттуу катышуучу катары саналган же мурда Улуттук банктан банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууга уруксат алган адамды контролдогон жак да алууга тийиш.

Ушул пункттун экинчи абзацында көрсөтүлгөн адамдардын олуттуу акционерлеринин (катышуучуларынын) курамы өзгөргөндө Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1, 2-пункттарында белгиленген чектөөлөр аларга карата белгиленбеген шартта, Улуттук банктан уруксат алуу талап кылынбайт. Мында, банктын капиталында чектүү катышууга ээ болгон жак Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык мындай жактар жөнүндө документтерди жана маалыматтарды Улуттук банкка берүүгө тийиш.»;

– 104-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«104. Банктын капиталына чектүү катышууга ээ болгон, чектүү маанинин өзгөрүшүнө таасир этүүчү санда ажыратуу ыкмасына карабастан акцияларды жеке же башка жактар менен биргеликте ээликтен ажыратууга ниеттенген кайсы болбосун жеке же юридикалык жак бүтүмдү ишке ашырууга чейин кеминде 1 (бир) ай мурда бул жөнүндө Улуттук банкка маалымдоого, ошондой эле потенциалдуу сатып алуучуга банк мыйзамдарынын талаптарына ылайык, Банктын капиталына чектүү катышууну сатып алууга Улуттук банктан алдын ала уруксат алуу зарылдыгы жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.»;

– 110-пункттин экинчи абзацындагы «ээси» деген сөз «ээлери» дегенге алмаштырылсын;

– расмий тилдеги тексттин 113-пунктунун:

1-пунктчасынын б) абзацындагы «ээсине» деген сөз «ээлерине» дегенге алмаштырылсын;

– 117-пунктун:

расмий тилдеги тексттин 3-пунктчасындагы «менчик ээлеринин» деген сөз «ээлеринин» дегенге алмаштырылсын;

9, 10, 11-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин:

«9) өтүнүч ээсинин бенефециардык ээлерин идентификациялоо же акча каражаттардын келип чыгуу булактарын аныктоо жана алардын келип чыгышынын мыйзамдуулугун тастыктоо мүмкүн эмес;

10) өтүнүч ээси банктын саясатынын олуттуу өзгөрүшүн болжолдогон, ал банктын финансылык туруктуулугуна, ишенимдүүлүгүнө же банк аманатчыларынын кызыкчылыктарына коркунуч келтирет;

11) өтүнүч ээси, ал түзүлгөн (катталган) өлкөнүн көзөмөл органы тарабынан көзөмөлгө алынууга тийиш болгон чет өлкөлүк юридикалык жак болсо жана эгерде:

а) ал түзүлгөн (катталган) өлкөдө натыйжалуу, анын ичинде консолидацияланган негизде көзөмөл ишке ашырыла тургандыгын тастыктаган маалыматты Улуттук банкка сунуштабаса;

б) Улуттук банктын берген баасы боюнча, өтүнүч ээсине таасирдүү көзөмөл, анын ичинде консолидацияланган негизде көзөмөл жүзөгө ашырылбаса;

в) өтүнүч ээси түзүлгөн (катталган) мамлекеттин көзөмөл органы менен кызматташуу мүмкүн эмес болсо.»;

– 119-пунктунун:

5) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«5) эгерде банктын кызмат адамы Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитетинин же чет өлкөлүк банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органдын чечими боюнча банкка карата таасир этүү чарасын колдонуу тартибинде ээлеген кызматынан бошотулса.»;

б) пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;

– Жобо төмөнкү мазмундагы 121-1-пункт менен толукталсын:

«121-1. Эгерде жеке жана юридикалык жак банктын капиталында чектүү катышууга Улуттук банктан уруксат алуусуз ээ болсо, Улуттук банк мындай бузуу аныкталган күндөн тартып 1 (бир) ай ичинде аталган жакка аны четтетүү жөнүндө жазуу жүзүндө талап жөнөтүп, бул тууралуу анын капиталында чектүү катышууга ээ болгон банкка, банктын капиталындагы чектүү катышууга ээ юридикалык жакка

(жактарга), ошондой эле көрсөтүлгөн банктын көз карандысыз реестр жүргүзүүчүсүнө жана/же банктын капиталына чектүү катышууга ээ юридикалык жактын (жактардын) реестр жүргүзүүчүсүнө маалымдайт.

Улуттук банктын талабын алган жак аны алган күндөн тартып 30 (отуз) календардык күн ичинде Улуттук банкка талапты алгандыгы жана аны аткаруу же аны аткаруудан баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндө жооп берүүгө тийиш.

Ушул бөлүктүн экинчи абзацында көрсөтүлгөн мөөнөттө талап жөнөтүлгөн жактан жооп берилбеген шартта, Улуттук банк расмий интернет-сайтына Улуттук банктын талабы жөнөтүлгөндүгү жөнүндө маалыматты жайгаштырат.

Ушул бөлүктүн биринчи абзацында көрсөтүлгөн Улуттук банктын талабы жөнөтүлгөн жак төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:

– көрсөтүлгөн талапты алган күндөн тартып 1 (бир) ай аралыгында же болбосо (ушул бөлүктүн үчүнчү абзацында каралган учурда) Улуттук банктын расмий интернет-сайтында талап жөнөтүлгөндүгү жөнүндө маалымат жайгаштырылган күндөн тартып 1 (бир) ай аралыгында, Улуттук банкка Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 23-беренесинин 2-бөлүгүнө жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, банктын капиталында чектүү катышууга уруксат алуу тууралуу арыз менен кайрылууга. Аталган жактын арызы Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 23-беренесинин 3-бөлүгүнө жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык каралат;

– банктын капиталында чектүү катышуу сатып алууга уруксат алгандыгы тууралуу арыз берилбеген учурда, Улуттук банктын көрсөтүлгөн талабы Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жарыялаган күндөн тартып 3 (үч) ай аралыгында банктын капиталында чектүү катышууну токтотууга багытталган бүтүмдөрдү ишке ашырууга.

Улуттук банк ушул бөлүктүн бешинчи абзацында көрсөтүлгөн банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууга уруксат алуу жөнүндө арызын Улуттук банк канааттандыруудан баш тарткан учурда, ал жак Улуттук банктан банктын капиталына чектүү катышууну сатып алууга уруксат алуу жөнүндө арызын канааттандыруудан

баш тартылгандыгы жөнүндө билдирүү алган күндөн тартып 3 (үч) ай ичинде банктын капиталында чектүү катышууну токтотууга багытталган бүтүмдөрдү ишке ашырууга тийиш.

Эгерде ошол жак ушул бөлүктүн алтынчы жана жетинчи абзацтарында каралган учурларда банктын капиталына чектүү катышууну токтотпосо, Улуттук банк банктын капиталында чектүү катышууну токтотууга багытталган бүтүмдөрдү мажбурлоо менен ишке ашырууга жол берген тиешелүү доо менен сотко кайрылат.»;

– Жобо төмөнкү мазмундагы 124-1-пункт менен толукталсын:

«124-1. Ушул Жобонун 121-1-пунктунда көрсөтүлгөн Улуттук банктын талаптары жарыяланган күндөн тартып:

– ушул Жобонун 121-1-пунктуна ылайык банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууда бузууга жол берген жеке же юридикалык жак, эгерде мындай макулдук алуу зарылдыгы ушул Мыйзамда жана банк мыйзамдарында каралса, аларга карата Улуттук банктан өзүнчө уруксат алынган банктын акцияларынын ошол саны боюнча гана добуш берүү укугуна ээ болот;

– банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууда бузууга жол берген жеке же юридикалык жак тарабынан ага карата контролдоо белгиленген банктын акционерини (уюштуруучусу), ушул Жобонун 121-1-пунктуна ылайык, банктын акцияларынын 10 (он) пайызынан ашпаган банктын акциялары боюнча гана добуш берүү укугуна ээ болот.

Бузууга жол берүү менен сатып алынган же ага карата ушул пункттун талаптарын бузуу менен контролдоо белгиленген банктын акционерине (уюштуруучусуна) таандык болгон банктын калган акциялары добуш берүү укугуна ээ эмес акция болуп саналат жана алар банктын акционерлеринин жалпы жыйынынын кворумун аныктоодо эске алынбайт. Эгерде мындай акциялар боюнча добуштардын саны маңызы боюнча чечим кабыл алууга таасирин тийгизсе, ушул беренени бузуу менен мурда кабыл алынган бардык чечимдер жараксыз деп эсептелет.»;

– 125-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«125-1. Банктын капиталында олуттуу катышуудан төмөн өлчөмдөгү акцияларына ээлик кылган баардык банк акционерлери Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө»

мыйзамынын 16-беренесинде белгиленген чектөөлөрдүн жана тыюу салуулардын жоктугун тастыктоого милдеттүү.»;

– 125-2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«125-2. Биринчи чектүү катышуу деңгээлинен (олуттуу катышуу) төмөн өлчөмдөгү акцияларды сатып алган кандай болбосун жак акцияларга менчик укугуна ээ болгондон кийинки 20 (жыйырма) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:

1) жеке адамдар үчүн:

а) паспортунун көчүрмөсүн;

б) акча каражаттарын алуу булактары тууралуу маалыматты (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

в) кредиттик бюродон же өлкөнүн ыйгарым укуктуу органынан мөөнөтү өтүп кеткен карызынын жоктугу жөнүндө маалым катты (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон акционерлерин кошпогондо);

г) бюджетке милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттенмелеринин жоктугун тастыктаган маалым кат же башка документ (салык кызматы жана Социалдык фонд органдары (маалыматты ведомстволор аралык өз ара иш алып баруу маалымат системасы аркылуу алуу мүмкүнчүлүгү болгон шартта Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан берилбейт) же түзүлгөн өлкөнүн ыйгарым укуктуу органы (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

д) соттолбогондугун тастыктаган маалым катты же башка документти (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

е) негизги иши тууралуу маалыматты (эмгек китепчеси, патенти же иши тууралуу маалымат) (банктын 1000 минималдуу

эсептик көрсөткүчтөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

2) юридикалык жактар үчүн:

а) уюштуруу документтеринин көчүрмөсүн;

б) юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн же болбосо өтүнүч ээси түзүлгөн (катталган) өлкөнүн мыйзамдарына ылайык юридикалык жак каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документке теңештирилген башка документ;

в) кредиттик бюродон же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан мөөнөтү өтүп кеткен карызынын жоктугу жөнүндө маалым катты (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

г) бюджетке милдеттүү төлөмдөр төлөнгөндүгү жөнүндө маалым кат (маалыматты ведомстволор аралык өз ара иш алып баруу маалымат системасы аркылуу алуу мүмкүнчүлүгү болгон шартта Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан берилбейт) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

д) юридикалык жактын уюштуруучулары, акционерлери, катышуучулары, аткаруу органынын жетекчиси, башкы бухгалтери соттолбогондугун тастыктаган маалым каты же башка документи (маалыматты ведомстволор аралык өз ара иш алып баруу маалымат системасы аркылуу алуу мүмкүнчүлүгү болгон шартта Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан берилбейт) (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

е) негизги иши тууралуу маалымат (акыркы 2 (эки) жыл үчүн финансылык отчеттор, ошондой эле акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жөнүндө маалыматтар, банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

ж) акционерлердин, катышуучулардын реестри, ошондой эле алардын паспортторунун көчүрмөлөрү (банктын 1000 минималдуу

эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

з) акцияларга (мүлккө, пайларга, үлүшкө) ээлик кылуу үлүшүн, негизги ишкердик түрлөрү жана катталган жери тууралуу маалыматты көрсөтүү менен туунду, караштуу компаниялар тууралуу маалымат (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо);

и) юридикалык жактын түпкү бенефициарлары (жеке адамга чейин же логикалык акыркы пайда алуучулар) тууралуу маалымат (банктын 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөрүнөн төмөн суммадагы акцияларына ээ болгон банктын акционерлерин кошпогондо). Эгерде бенефициардык ээси катары мамлекеттик орган же мамлекет иш алып барса, тиешелүү мамлекеттик орган же мамлекет көрсөтүлөт.

Эгерде жогоруда аталган жактар банктар 1000 минималдуу эсептик көрсөткүчтөн жогору өлчөмдө банк акцияларын сатып алса, анда алар акцияларды сатып алуу-сатуу келишиминин же анын негизинде менчик укугу өткөн башка документтин көчүрмөсүн жана акциялар үчүн төлөө фактысын тастыктаган документтерди кошумча сунуштоого тийиш.»;

– 137-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«137. Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн шайлоо Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 37-беренесинин талаптарын эске алуу менен жүргүзүлүүгө тийиш.»;

– 138-пунктунун 7-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«7) акыркы төрт жыл ичинде ушул банктын Директорлор кеңешинин, Шарият кеңешинин же банк менен байланыштуу кайсы болбосун юридикалык жактын курамына кирген эмес.»;

– 141-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«141. Ислам банкынын жана «ислам терезесине» ээ банктын Шарият кеңешинин мүчөлөрү жалпы жыйында банктын уюштуруучулары (акционерлери) тарабынан кумулятивдик добуш берүү ыкмасында 5 (беш) жылдык мөөнөткө шайланат.

Шарият кеңешинин мүчөлөрү бирден ашык банкта жана эки банк эмес финансы-кредит уюмдарында Шарият кеңешинин мүчөсү кызмат ордун ээлей алышпайт.»;

– 142-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«142. Шарият кеңешинин мүчөлөрүнө көз карандысыздыктын зарыл санын жана критерийлери бөлүгүндө банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү үчүн каралган ушул Жобонун 138-пунктунун талаптары таркатылат. Шарият кеңешинин кеминде 1 (бир) мүчөсү мамлекеттик жана/же расмий тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш. Банктын Шарият кеңешинин мүчөлөрүнө ушул Мыйзамдын 37-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пунктунда белгиленген чектөөлөрдү кошпогондо, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында Директорлор кеңешинин мүчөлөрү үчүн белгиленген чектөөлөр жайылтылат.»;

– 149-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«149. Төлөм документтерине биринчи кол тамга коюу укугу менен кызмат ордуна талапкерлерди Улуттук банк менен макулдашуу учурунда, кол коюу укугу төраганын орун басарынын же Башкарманын башка мүчөсүнүн кызмат ордуна макулдашуу жол-жобосунан өткөн адамга ыйгарылышы мүмкүн. Эгерде банкта төлөм документтерине кол коюуга укук чегерүү үчүн макулдашуудан өткөн кызмат адамы жок болсо (Улуттук банк менен макулдашуу боюнча), төлөм документтерине кол коюу укугу макулдашуу жол-жобосунан өткөн башка адамга жүктөлүшү мүмкүн.

Банктын башкы бухгалтери жок учурда төлөм документтерине экинчи кол коюу укугу башкы бухгалтердин орун басары кызмат ордуна макулдашуу жол-жобосунан өткөн жакка же болбосо банктын өтүнүчү боюнча башкы бухгалтер жок учурда анын милдетин аткарган жакка ыйгарылышы мүмкүн.

Төлөм документтерине кол коюу укугун ыйгарууну макулдашуу жөнүндө чечим Улуттук банктын төрагасынын банктык көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан кабыл алынат.»;

– 150-пунктунун 4-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«4) талапкерлер ушул Жобонун 17, 18, 19-главаларында алардын кызмат орду үчүн белгиленген талаптарга, Директорлор кеңешинин

төрагасы жана мүчөлөрү үчүн - «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдын 37-беренесинин 3-бөлүгүндөгү, төрага жана Башкарманын мүчөлөрү үчүн - «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдын 41-беренесинин 7-бөлүгүндөгү кошумча талаптарга жооп бербесе.».);

- 176-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Банктын ишкердикти ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган туунду компаниялары инвестициялоо иши менен алектене алышат. Ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган туунду компаниянын инвестициялоо ишин жүргүзүү тартиби жана эрежелери Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленет.»;

- 193-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«3) ушул Жобонун 191-пунктунда каралган документтер – филиал жайгашкан дарек өзгөргөн учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ал мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүлүүгө тийиш.»;

- Жобо төмөнкү мазмундагы 304-1-пункт менен толукталсын:

«304-1. Уставга киргизилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуудан төмөнкү учурларда баш тартылышы мүмкүн:

1) берилген документтер коюлган талаптарга ылайык келбесе же анык эмес документтер жана маалыматтар берилсе;

2) эгерде акционерлердин жалпы жыйынынын чечими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен кабыл алынса;

3) эгерде уставдык капиталдын өлчөмү белгиленген минималдуу өлчөмдөн аз болсо;

4) эгерде мурунку эмиссия боюнча акцияга жазылуу жүргүзүлбөсө, алардын толук наркы белгиленген мөөнөттө төлөнбөсө, же болбосо акциялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен чыгарылса жана төлөнсө, же акцияларды сатып алууга багытталган акча каражаттарынын келип чыгуу булагынын мыйзамдуулугу тастыкталбаса;

5) банк мыйзамдарына ылайык банктын капиталына чектүү катышууну сатып алууга Улуттук банктын уруксаты жок болгон учурда;

6) эгерде бул банктын туруктуулугуна жана коопсуз ишине коркунуч туудурса.»;

- 331-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«331. Банктарды кайра өзгөртүп түзүү иши мыйзамдарга, ушул жобого жана кайра өзгөртүп түзүүгө тийиштүү банктын уюштуруу документтерине ылайык жүзөгө ашырылат.»;

- 361-пунктунун ж) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«ж) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 25-беренесинин талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан ар бир кайра өзгөртүлүп түзүлгөн банктын жакынкы эки жылга каралган бизнес-планы (эки түп нускада) (маселелер тизмеги 7-тиркемеде келтирилген).»;

- 387-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«387. «Өтмө» банк юридикалык жак катары, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык ага өткөрүлүп берилген милдеттенмелерди кошпогондо, кайра өзгөртүп түзүлүп жаткан банктын укугу өткөндөрдөн болуп саналбайт жана анын кандайдыр бир башка милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.»;

- 390-пунктунун 9) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«9) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 25-беренесинин талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-план (эки түп нускада) (маселелер тизмеги 7-тиркемеде келтирилген).»;

- 4-тиркемедеги «Кард Хасан» деген сөздөр «Кард» дегенге алмаштырылсын;

- 18-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

**«Банк ишин лицензиялоо
жөнүндө» жобого карата
18-тиркеме**

_____ (банктын аталышы)
банктын капиталында чектүү суммага ээлик кылган же аны тескөөгө
алган _____ (юримдикалык жактын
толук аталышы) кызмат адамдарынын курамындагы өзгөрүүлөр
тууралуу

МААЛЫМАТ

1. Аты-жөнү

(чет өлкөлүк жарандардын аты-жөнү англис тилинде
көрсөтүлүүгө тийиш)

2) Жарандыгы _____

3) Паспорттук маалыматтары _____ (сериясы,
номери, берилген күнү, ким тарабынан берилген)

4) Үй дареги _____

5) Кайсы кызматка дайындалды (шайланды) _____

6) Дайындалган (шайланган) күнү _____
(ыйгарым укуктуу орган дайындоо (шайлоо) жөнүндө чечим кабыл
алган жыл, күн, ай жана/же контрактка кол коюлган күн);

7) экономика чөйрөсүндө кылмыштуулукка жол бергендиги үчүн
соттолуп, ал жоюлбаса жана тындырылбаса (бар/жок);

8) банк, финансы, аудитор, камсыздандыруу жана инвестициялоо
чөйрөсүндө иш жүргүзүү укугуңузду жокко чыгарган соттун чечими же
Улуттук банктын банк чөйрөсүндө ишкердикти жүргүзүү укугуңузду
жокко чыгарган чечими болсо (бар/жок);

9) башка чөйрөлөрдө иш алып барууга сизге мүмкүндүк бербеген
соттун чечими барбы (бар/жок), эгерде болсо, анкетага кошо тиркөө
зарыл;

10) Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча
комитетинин же болбосо чет өлкөнүн банктык көзөмөл боюнча
компетенттүү органынын сизди ээлеп турган кызматтан бошотуу үчүн
банкка карата таасир этүү чарасын колдонуу жагында чечими барбы
(бар/жок), эгерде болсо, анкетага кошо тиркөө зарыл;

11) сиз банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу талабын бузган учурлар аныкталганбы (ооба/жок);

12) өз финансылык милдеттенмелерди төлөө боюнча соттун чечими аткарылбай калган учурлар барбы (ооба/жок), эгерде болсо, чечимдин аткарылбай калгандыгы себептерин көрсөтүп, түшүндүрмө берүү зарыл;

13) Сизге же сиз олуттуу катышуучу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же башка бир кызмат адамы катары байланышыңыз болгон компанияга карата кайсы бир учурда, кайсы бир өлкөдө:

– акыркы үч жыл аралыгында укук бузууларга, кемчиликтерге, алгылыксыз жосундарга, кылмыштарга жол берилгендиги үчүн айыптоолор коюлганбы, анын ичинде айыптоолор токтотулган же алынып салынган учурлар барбы (ооба/жок) _____. Эгерде болсо, алар боюнча түшүндүрмө берүү зарыл;

– акыркы 3 (үч) жыл ичинде тартип жаза чарасы, кылмыш жоопкерчилиги чарасы колдонулганбы (ооба/жок) _____. Колдонулган болсо, алар боюнча түшүндүрмө берүү зарыл;

14) Сиз же директор (менеджер), жетекчи, уюштуруучу, акционер катары байланышыңыз болгон компания кайсы бир өлкөдө иш алып баруу максатында лицензия же башка уруксат алуу документтерин алуу үчүн кайрылдыңыз беле? Кайрылган болсоңуз, кайсы өлкөдө, ишкердиктин кайсы түрүн жүзөгө ашырууга ниеттенгениңизди көрсөтүү зарыл _____

15)

а) Сизге же директор (менеджер), жетекчи, уюштуруучу, акционер катары байланышыңыз болгон компанияга лицензия (уруксат) берүүдөн баш тартылган, же болбосо лицензия (уруксат) берген орган тарабынан лицензия кайтарылып алынган учур болду беле? Эгерде мындай учурлар орун алган болсо, лицензия берүүдөн эмне үчүн баш тартылган, берилбей калган же лицензия кандай себептен улам кайтарылып алынгандыгы боюнча түшүндүрмө бергиле (анын ичинде сиз иштен бошонуп кеткенден кийинки 3 (үч) жыл ичинде) _____

б) Сизге же жетекчи (менеджер), кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/

финансылык менеджер ж.б.у.с.) же олуттуу катышуучу катары (анын ичинде сиз иштен бошонуп кеткенден кийинки 3 (үч) жыл ичинде) байланышыңыз болгон мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессине дуушар болгон ар бир компанияны көрсөтүңүз.

Директор, кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары байланышыңыз болгон, ошондой эле мажбурлап банкроттоого, жоюлууга байланыштуу шарттар коюлган компанияда аткарган ролуңузду жана жоопкерчилигиңизди толук негиздеп берүү зарыл.

16) Сизге же кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.у.с.) же олуттуу катышуучу катары байланышыңыз болгон компанияга карата мамлекеттик же жөнгө салуучу орган, анын ичинде укук коргоо органдары тарабынан мыйзам талаптарын бузууга жол берилишине байланыштуу териштирүү иштери жүргүзүлдү беле. Жүргүзүлгөн болсо, кандай себептер боюнча экендигин чечмелеп көрсөтүү зарыл.

Ушул аркылуу анкетада берилген маалымат толук жана анык экендигин билдирем.

Күнү

Кол тамгасы _____ аты-жөнү, кызматы

Мөөр»;

– 21-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банк ишин лицензиялоо
жөнүндө» жобого карата
21-тиркеме

Ушул жобонун 126-пунктунда
көрсөтүлгөн банктын кызмат
адамдары тарабынан толтурулат.

Сиздин түстүү сүрөтүңүз
(документтерди тапшыруу
учурдагы түп нускасы)

Кызмат адамынын
АНКЕТАСЫ

Мен, _____,
аты-жөнү

атайын бурмалоолорго жана калтырып кетүүлөргө жол берген учурлар, сунушталып жаткан кызматка макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болорун жана мыйзам талаптарына ылайык жоопко тартууга алып келерин түшүнөм. Анкетада камтылган маалымат өзгөргөн учурда 10 жумуш күнү ичинде (резидент)/20 жумуш күнү ичинде (резидент эмес) Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирүүгө милдеттенем.

_____ -ж. «__»

Кол тамга

_____ Күнү

1. Жеке маалымат

1.1. Аты-жөнү (мамлекеттик, расмий, англис тилдерде), болжолдонуп жаткан кызмат орду.

1.2. Жынысы:

- эркек
- аял

1.3 Туулган күнү (жыл/күн/ай)

1.4. Туулган жери

1.5. Жарандыгы

1.6. Төмөнкүлөрдү көрсөтүңүз:

- паспорттун номери жана сериясы _____
- колдонуудагы башка паспорттун маалыматтары (*жалпы жарандык (чет өлкөлүк) болгон шартта*) _____

1.7. Эгерде аты-жөнүңүздү өзгөрткөн болсоңуз, качан жана эмне себептен улам өзгөрткөндүгүңүздү жана мурдагы аты-жөнүңүздү көрсөтүңүз _____.

1.8. Төмөнкүлөрдү көрсөтүңүз:

- катталган жерди _____
- анык жашаган жерди _____.

1.9. Телефондор:

- уюлдук: _____.
- үй _____.

1.10 Электрондук почтанын дареги _____.

2. Билими, квалификациясы, эмгек жолу

2.1.

Окуу жайдын аты, эл аралык сертификат	Окуу жай жайгашкан дарек	Окуу жылдары (___ж. баштап ___ж чейин)	Факультет	Адистиги	Окумуштуулук даражасы	Эл аралык квалификациялык даражасы

Ар кандай окуу борборлору тарабынан өткөрүлгөн курстарда, анын ичинде бул анкетанын 2.4-пунктунда көрсөтүлгөн багыттар боюнча билим алуусу.

Семинардын же курстун темасы	Семинардын уюштуруучусу	Өткөрүлгөн жер	Өткөрүлгөн күндөр (__ж. баштап __ж. чейин)	Сертификаттын болушу (бар/жок)

2.2. Кайсы тилдерди билесиз?

- кыргыз тили;
- англис тили;
- орус тили;
- башка тилдер (көрсөтүңүз)»;

2.3. Эмгек жолуңуз тууралуу төмөнкү маалыматты көрсөтүңүз, анын ичинде байкоо органынын (Директорлор кеңешинин) мүчөсү катары *(эмгек китепчесинде жазылган маалыматтан тышкары, айкын иштеген жерлер тууралуу маалымат көрсөтүлөт)*:

Ишке кабыл алынган жана иштен бошотулган күнү	Уюмдун аталышы	Уюмдун иш чөйрөсү	Жайгашкан дареги	Кызмат орду, негизги милдеттери (негизги милдеттер банк ишине байланыштуу болбогон кызмат орундары жагында көрсөтүлөт)	Иштен бошонуу үчүн негиздер	Эмгек китепчесинде жазуулар жок болсо, белгилөө зарыл

2.4. Талапкерде төмөндөгүлөр боюнча билимдин бар экендиги жөнүндө маалымат *(бар/жок)*:

- банктыйк мыйзамдар _____;
- корпоративдик башкаруу _____;

- финансылык отчетту жана бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүү _____;
- банктын отчетторун түзүү тартиби _____;
- кредиттик иш _____;
- инвестициялык иш _____;
- стратегиялык пландаштыруу _____;
- банктык тобокелдикти тескөө _____;
- ликвиддүүлүктү тескөө _____;
- аудит стандарттары _____;
- террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү _____;
- ислам банк иши жана каржылоо принциптери _____;
- AAOIFI стандарттары _____;
- ислам каржылоо принциптери боюнча эсептер планы _____.

2.5. Сиз учурда жана/же акыркы 10 жыл аралыгында уюштуруучу, акционер (ээси катары) болгон компанияларды, анын ичинде финансы-кредит уюмдарын көрсөтүңүз:

Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан орду	Юридикалык жактын ишинин түрү	Карамагындагы акциялардын саны	Капиталдагы үлүшү, сом түрүндө	Юридикалык жактын уставдык капиталдагы үлүшү % түрүндө	Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН)	Үлүштү сатып алган күнү/үлүштү берүү күнү/ишти токтотуу күнү (көрсөтүү зарыл)	Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан орду

2.6. Кынтыксыз ишкердик абройду тастыктоо:

1) экономика чөйрөсүндө кылмыштуулукка жол бергендиги үчүн соттолуп, ал жоюлбаса жана тындырылбаса (*бар/жок*);

2) банк, финансы, аудитор, камсыздандыруу жана инвестициялоо чөйрөсүндө иш жүргүзүү укугуңузду жокко чыгарган соттун чечими же Улуттук банктын банк чөйрөсүндө ишкердикти жүргүзүү укугуңузду жокко чыгарган чечими болсо (*бар/жок*);

3) башка чөйрөлөрдө иш алып барууга сизге мүмкүндүк бербеген соттун чечими барбы (*бар/жок*), эгерде болсо, анкетага кошо тиркөө зарыл;

4) Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитетинин же болбосо чет өлкөнүн банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органынын сизди ээлеп турган кызматтан бошотуу үчүн банкка карата таасир этүү чарасын колдонуу жагында чечими барбы (*бар/жок*), эгерде болсо, анкетага кошо тиркөө зарыл;

5) сиз банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу талабын бузган учурлар аныкталганбы (*ооба/жок*);

6) өз финансылык милдеттенмелерди төлөө боюнча соттун чечими аткарылбай калган учурлар барбы (*ооба/жок*), эгерде болсо, чечимдин аткарылбай калгандыгы себептерин көрсөтүп, түшүндүрмө берүү зарыл;

7) Сизге же сиз олуттуу катышуучу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же башка бир кызмат адамы катары байланышыңыз болгон компанияга карата кайсы бир учурда, кайсы бир өлкөдө:

- акыркы үч жыл аралыгында укук бузууларга, кемчиликтерге, алгылыксыз жосундарга, кылмыштарга жол берилгендиги үчүн айыптоолор коюлганбы, анын ичинде айыптоолор токтотулган же алынып салынган учурлар барбы (*ооба/жок*) _____.
Эгерде болсо, алар боюнча түшүндүрмө берүү зарыл;

- акыркы 3 (үч) жыл ичинде тартип жаза чарасы, кылмыш жоопкерчилиги чарасы колдонулганбы (*ооба/жок*) _____.
Колдонулган болсо, алар боюнча түшүндүрмө берүү зарыл;

8) Сиз же директор (менеджер), жетекчи, уюштуруучу, акционер катары байланышыңыз болгон компания кайсы бир өлкөдө иш алып баруу максатында лицензия же башка уруксат алуу документтерин алуу үчүн кайрылдыңыз беле? Кайрылган болсоңуз, кайсы өлкөдө,

ишкердиктин кайсы түрүн жүзөгө ашырууга ниеттенгениңизди көрсөтүү зарыл _____

9)

а) Сизге же директор (менеджер), жетекчи, уюштуруучу, акционер катары байланышыңыз болгон компанияга лицензия (уруксат) берүүдөн баш тартылган, же болбосо лицензия (уруксат) берген орган тарабынан лицензия кайтарылып алынган учур болду беле? Эгерде мындай учурлар орун алган болсо, лицензия берүүдөн эмне үчүн баш тартылган, берилбей калган же лицензия кандай себептен улам кайтарылып алынгандыгы боюнча түшүндүрмө бергиле (*анын ичинде сиз иштен бошонуп кеткенден кийинки 3 (үч) жыл ичинде*) _____

б) Сизге же жетекчи (менеджер), кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.у.с.) же олуттуу катышуучу катары (*анын ичинде сиз иштен бошонуп кеткенден кийинки 3 (үч) жыл ичинде*) байланышыңыз болгон мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессине дуушар болгон ар бир компанияны көрсөтүңүз.

Директор, кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары байланышыңыз болгон, ошондой эле мажбурлап банкроттоого, жоюлууга байланыштуу шарттар коюлган компанияда аткарган ролуңузду жана жоопкерчилигиңизди толук негиздеп берүү зарыл.

10) Сизге же кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.у.с.) же олуттуу катышуучу катары байланышыңыз болгон компанияга карата мамлекеттик же жөнгө салуучу орган, анын ичинде укук коргоо органдары тарабынан мыйзам талаптарын бузууга жол берилишине байланыштуу териштирүү иштери жүргүзүлдү беле. Жүргүзүлгөн болсо, кандай себептер боюнча экендигин чечмелеп көрсөтүү зарыл.

2.7. Кимдир бирөөгө ссуда боюнча карызыңыз (башка милдеттенмелер) бар болсо, ар бир карыз (милдеттенме) боюнча төмөнкү маалыматтарды көрсөтүңүз (*чет өлкөлүк жарандар*

тиешелүү валютаны жана АКШ долларына карата валюта курсун же АКШ долларында көрсөтүүгө тийиш):

Кредитордун аталышы		
Берилген күнү (жыл, ай)		
Зайымдын (кредиттин) суммасы, миң сом		
Пайыздык чен		
Зайымдын (кредиттин) багыты		
Күрөө тууралуу маалымат жана анын суммасы		
Төлөө мөөнөтү (жыл, ай)		
Зайым (кредит) боюнча карыздын калдыгы, миң сом түрүндө		
Зайым (кредит) үчүн пайыздар боюнча карыздын калдыгы, миң сом түрүндө		

2.8. Төмөнкү маалыматтарды бериңиз:

____-жылдын «__» _____ карата абал боюнча активдер жөнүндө жеке отчет *(анкета толтурулган күнгө карата көрсөтүлөт)*.

1-таблица (валютаны көрсөтүңүз).

	Активдер	Сумма (сом түрүндө/ чет өлкөлүк жарандар тиешелүү валютаны жана АКШ долларына карата валюта курсун же АКШ долларын көрсөтөт)
1	Негизги иштеген жери боюнча эмгек акы (айына)	
2	Негизги иштеген жеринен тышкары эмгек акы (айына)	
3	Накталай	
4	Финансы-кредит уюмдарындагы депозиттик каражаттар (пайыздык ченди, үстөк бааны көрсөтүү менен)	
5	Баалуу кагаздар (баалуу кагаздын түрүн көрсөтүү менен)	
6	Күрөөгө коюлбаган же арестке коюлбаган кыймылсыз мүлк (мүлк сүрөттөлөт жана наркы көрсөтүлөт)	

7	Күрөөгө коюлган же арестке коюлган кыймылсыз мүлк (мүлк сүрөттөлөт жана наркы көрсөтүлөт)	
8	Дебитордук карыз (анын ичинде зайымга берилген каражаттар)	

2.9. Учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүүлөргө катышып жатасызбы? Катышып жатсаңыз, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз

2.10. Үй-бүлөлүк абалыңыз: *(нике тууралуу, ж.б. маалымат)*

Жакын туугандарыңызды (ата-энеси, балдары, жубайы (жолдошу), асырап алуучулар, асырап алынгандар, ата-энеси бир, энелеш/ аталаш бир туугандар жана бир тууган ага-ини, эже-карындаштары, чоң ата, чоң эне, небере), ошондой эле бул тизмеге киргизүү зарыл деп эсептелген башка туугандарды көрсөтүңүз

Аты-жөнү	Туугандык мамилеси	Туулган күнү жана жери	Кызматы жана иш орду

3. Олуттуу катышуу жана өз ара байланыштуулук

1. Банктын кызмат адамдары, акционерлери же өтүнүч менен кайрылган банктын аффилирленген компанияларынын кызмат адамдары, акционерлери менен тууганчылык же ишкердик мамилеңиз болсо көрсөтүңүз *(эгерде болсо, кандай мамиледе)*.

2. Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрү алар «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдын 38-беренесинин талаптарына ылайык келүүсүн көрсөтүүсү зарыл

4. Сиздин көз карашыңыз боюнча белгилей турган маанилүү маалымат барбы?

- жок
- ооба (кеңири чагылдыруу зарыл)

5. Пункт банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү тарабынан гана толтурулат

Мен, Директорлор кеңешинин ишин жөнгө салган документ менен таанышып чыктым

- ооба;
- жок;

6. Ушул анкетада берилген маалымат анык жана толугу менен чагылдырылгандыгын жана анкетада көрсөтүлгөн суроолорго ылайык менин билимиме жана маалыматтарга ылайык сунушталгандыгын тастыктаймын.

Эскертүү:

1) Анкетаны толтурган кызмат адамы анын ар бир бетине кол коюшу зарыл.

Күнү (жыл/күн/ай) _____

Талапкердин кол тамгасы

кол тамганын үлгүсү

- 32-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

**«Банк ишин лицензиялоо
жөнүндө» жобого карата
32-тиркеме**

Кызмат адамын макулдашуу жөнүндө

ӨТҮНҮЧ

(Директорлор кеңешинин жана Шарият кеңешинин мүчөлөрүнөн тышкары, ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн бардык кызмат адамдарына карата толтурулат)

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын төрагасына

Урматтуу _____ !

_____ кызмат ордуна
(талапкер сунушталып жаткан кызмат ордун, банктын аталышын көрсөтүү зарыл)

_____ (аты-жөнү) талапкерлигин карап берүүнү өтүнөбүз.

Ушул өтүнүчкө «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жободо талап кылынган документтер тиркелгендигин тастыктаймын.

Жогоруда көрсөтүлгөн адам милдеттерин аткаруунун алкагында ага жүктөлгөн маселелер боюнча квалификациясы жетиштүү жана компетенттүү экендигин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Улуттук банктын укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык келе тургандыгын тастыктаймын, анын ичинде:

1) талапкер кынтыксыз ишкердик абройго ээ _____ (ооба/жок);

2) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун 20-главасында каралган, талапкерди макулдашуудан баш тартуу үчүн негиздер _____ (аныкталды/аныкталган жок);

3) Дайындоо жана сый акы төлөө комитетинин талапкер ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусу бар _____ (ооба/жок);

_____ (аты-жөнү) Кол тамгасы _____
20__-жылдын «_____» _____ (Башкарманын төрагасы тарабынан кол коюлат);

- мамлекеттик тилдеги 31-тиркеменин 2-пунктундагы «менчик» деген сөз алынып салынсын.

- 33-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

**«Банк ишин лицензиялоо
жөнүндө» жобого карата
33-тиркеме**

Субъекттин жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга
МАКУЛДУГУ

Калктуу пункт, күнү

Мен, _____
(аты-жөнү)

_____ дареги боюнча жашаган,
инсандыгын күбөлөндүргөн документ: _____

_____ (документтин түрү)

сериясы _____ № _____
берилди _____
(берилген күнү) (ким тарабынан берилген)

_____ негизинде
(ишеним каттын, мыйзамдын жана башка укуктук актынын)

_____ (ишеним кат берилген адамдар үчүн)
(аты-жөнү)

атынан иш алып барган

_____ дареги боюнча жашаган,
инсандыгын күбөлөндүргөн документ: _____

_____ (документтин түрү)

_____ сериясы _____
№ _____ берилди _____

_____ (берилген күнү) (ким тарабынан берилген)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким менен,
ыктыярдуу түрдө төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз
макулдугумду берем:

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк
тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды

топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган кандай болбосун операцияны же операциялар топтомун), ошондой эле:

– жеке маалыматтарды берүүгө (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык);

– менин жеке өзүмө гана тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтарды чет мамлекеттерге (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын талабына жана «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого ылайык берүүгө.

Жогоруда белгиленген макулдук төмөнкү жеке маалыматтарга да таркатылат: фамилияма, атыма жана атамдын атына (өзгөртүлгөн болсо, мурдагы аты-жөнүм өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер); төрөлгөн жерим жана төрөлгөн күнүмө; жарандыгым тууралуу маалыматтардын (анын ичинде мурдагы жарандыгым, башка жарандыкты алгандыгым); алган билим тууралуу маалыматтардын (билим берүү мекемесинин аталышы, окууну бүткөн жыл, билимге, квалификацияга ээ болгон, кайра даярдыктан өткөн багыт же документ боюнча алган билимим); илимий даражага ээ экендигим тууралуу маалыматтардын, чет тилдерди кандай деңгээлде билүүгө тиешелүү маалыматтардын, жашаган жеримдин дарегине (келген жеримдин дареги); байланыш телефон номерлериме жана башка байланыш каналдары боюнча маалыматтардын; инсандыгымды тастыктаган документтин түрүнө, сериясына, номерине, ошол документти берген органдын аталышына, документ берилген күнгө; салык төлөөчүнүн идентификациялык номерине; үй-бүлөлүк абалыма, үй-бүлө курамына, жакын туугандарыма тиешелүү маалыматтардын; эмгек жолума тиешелүү маалыматтардын (аскердик кызмат өтөө, айкалыштырып иштөө, ишкердик иш, кызмат көрсөтүүнү сунуштоо келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга, артыкчылык белгилерине (ким тарабынан жана качан берилген) ээ болгондугума тиешелүү маалыматтардын; соттолгондугум же болбосо соттолбогондугум тууралуу маалыматтардын, анын ичинде мыйзам бузууларга,

алгылыксыз иштерге жол бергендигим үчүн мага карата колдонулган тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтардын; кирешелер, чыгашалар, мүлкүм жөнүндө маалыматтардын, ошондой эле мүлк мүнөздөгү милдеттенмелериме тиешелүү маалыматтардын, жеке сүрөтүм).

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтар Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзам талабына жана «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого ылайык, Улуттук банк тарабынан лицензиялоо жол-жобосун ишке ашыруу (анын ичинде кызмат адамдарын макулдашуу, акцияларды сатып алуу, банктардын иш чөйрөсүн кеңейтүү) максатында сунушталат.

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрога, чет өлкө банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм жана Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды топтоо жана аларды иштеп чыгууга субъектинин макулдугун алуу, жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берилиши жөнүндө ага маалымдоо тартибинин жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм.

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт.

20__-ж. ____ - _____

Кол тамгасы

Аты-жөнү.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 30-ноябрындагы
№ 2022-П-17/74-6-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмегин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмегин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

– токтомдун преамбуласы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системаларынын коопсуздугун, ишенимдүүлүгүн жана туруктуу ишин камсыз кылуу, коммерциялык банктын аманатчыларынын жана башка кредиторлорунун таламдарын коргоо, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 16 жана 26-беренелеринин негизинде банктардын менчигинин түзүмү ачык-айкын болушун камсыз кылуу, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) байланыштуу операцияларга бөгөт коюу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:»;

– жогоруда аталган токтом менен бекитилген Жеңилдетилген салыктык режим сунуштаган жана (же) банктык көзөмөл органдарына маалыматтарды сунуштоо жана ачык-айкын көрсөтүү каралбаган мамлекеттердин жана аймактардын (оффшордук аймактардын) тизмегинин:

- 11-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
- 20-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
- 28-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
- 42-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
- төмөнкү мазмундагы 43-пункт менен толукталсын:

«43. Кюрасао».

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы тиешелүү документтерди алгандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде:

– токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын жана Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган башка юридикалык жактарды 3 (үч) жумуш күнү ичинде тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо көзөмөл блогунун ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

3. Чокоев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 7-декабрындагы
№ 2022-П-14/76-5-(ПС)

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-14/34-2-(НПА)
«Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук
системасын башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм
системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү
агентти тандоо критерийлери жөнүндө» убактылуу жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-14/34-2-(НПА) «Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Төлөм системалары башкармалыгы токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомун тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

3. Чокоев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 7-декабрындагы
№ 2022-П-14/76-5-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-14/34-2-(НПА)
«Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук
системасын башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм
системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү
агентти тандоо критерийлери жөнүндө» убактылуу
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-14/34-2-(НПА) «Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө» жобонун:

– 1-главасынын:

4-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 2-главасындагы:

1-пунктунун:

2-4-пунктчалары күчүн жоготкон катары таанылсын;

төмөнкү мазмундагы 8-пунктча менен толукталсын:

«8) Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдү grosстук системасынын катышуучусу болуп саналат.».

– 4-главасынын:

1-пунктунун 3-пунктчасындагы «Элкарт» улуттук системасы боюнча жүгүртүүлөрдүн орточо айлык» деген сөздөр «Элкарт»

улуттук системасы менен интеграцияланган төлөм системасы боюнча жүгүртүүлөрдүн орточо күндүк» дегенге алмаштырылсын;

– 5-главасынын:

2-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 7-декабрындагы
№ 2022-П-14/76-6-(ПС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системалары боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (тиркелет):

– 2008-жылдын 30-июлундагы № 30/6 «Пакеттик клиринг системасында тике дебеттөө формасындагы төлөмдөрдү өткөрүүнүн эрежелерин бекитүү тууралуу»;

– 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата коюлуучу негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 «Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатын бекитүү тууралуу»;

– 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2018-жылдын 17-январындагы №2018-П-14/2-6-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-2-(ПС) «Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2021-жылдын 1-декабрындагы № 2021-П-14/66-1-(ПС) «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын бухгалтердик эсепке алуу эсеп планына карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2021-жылдын 8-декабрындагы № 2021-П-14/68-7-(ПС) «Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2022-жылдын 20-апрелиндеги № 2022-П-14/25-3-(ПС) «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу».

2. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Төлөм системалары башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, төлөм уюмдарын жана төлөм системаларынын операторлорун тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

3. Чокоев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 7-декабрындагы
№ 2022-П-14/76-6-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системалары боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30-июлундагы № 30/6 «Пакеттик клиринг системасында тике дебеттөө формасындагы төлөмдөрдү өткөрүүнүн эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Пакеттик клиринг системасында тике дебеттөө формасындагы төлөмдөрдү өткөрүүнүн эрежелеринин:

– 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Тике дебеттөө формасындагы төлөмдөрдү өткөрүү эрежелеринде (мындан ары – Эрежелер) Кыргыз Республикасында майда жана чекене төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасында (мындан ары - Система) тике дебеттөө формасындагы төлөмдөрдү өткөрүү тартиби, ошондой эле төлөөчүнүн, банк-төлөөчүнүн, алуучунун жана банк-алуучунун (мындан ары биргелешип – катышуучулар) жана Системанын Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө», «Электрондук кол тамга жөнүндө» мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөндө көрсөтүлгөн ченемдик укуктук актыларына ылайык өз ара иш алып баруусу жана милдеттенмелери аныкталган:

– Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 8-декабрындагы № 2021-П-14/68-7-(ПС) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө» жобо;

– Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы № 37/8 токтому менен бекитилген

«Кыргыз Республикасында аз өлчөмдөгү чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы жөнүндөгү» жобо;

– Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августундагы № 38/11 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасында төлөмдөрдү өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү» нускоо;

– Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы № 36/5 токтому менен бекитилген «Төлөм документтерин толтуруунун тартиби жөнүндө» нускоо;

– Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/10 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында электрондук төлөм документтеринин жана майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын билдирүүлөрүнүн форматтарын толтуруу эрежелери (мындан ары - Форматтарды толтуруу эрежелери).».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата коюлуучу негизги талаптар жөнүндө» жобонун:

– 3-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» деген сөздөр «Банктар жана банк иштери жөнүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 «Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүк (оверсайт) боюнча саясаттын:

– 2-главасынын биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Ушул Саясаттын максаттарында Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамында, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамдарында жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 8-декабрындагы № 2021-П-14/68-7-(ПС) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө» жободо белгиленген терминдер жана аныктамалар колдонулат.».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобонун:

– 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» деген сөздөр «Банктар жана банк иштери жөнүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-январындагы №2018-П-14/2-6-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө» жобонун:

– 15-пунктунун 3) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

3) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамында, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамдарында белгиленген чектөөлөрдү жана тыюу салууларды киргизүү.».

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-2-(ПС) «Төлөм

системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө» жобонун:

– 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» деген сөздөр «Банктар жана банк иштери жөнүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 7-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» деген сөздөр ««Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамында, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө»» деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:

1) 7-пунктунун он биринчи жана он экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Олуттуу катышуу» жана «контролдоо» деген терминдер Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 22-беренесинде көрсөтүлгөн маанилерде түшүнүлөт.

«Кынтыксыз ишкердик аброй» түшүнүгүнүн критерийлери Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 45-беренесинде көрсөтүлгөн маанилерде түшүнүлөт.»

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 1-декабрындагы № 2021-П-14/66-1-(ПС) «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын бухгалтердик эсепке алуу эсеп планына карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө» жобонун:

- 1-пунктундагы ««Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө»» деген сөздөр ««Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 8-декабрындагы № 2021-П-14/68-7-(ПС) «Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө» жобонун:

- 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«2. Кыргыз Республикасынын аймагында накталай эмес эсептешүүлөр Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларына жана ушул Жобого ылайык жүргүзүлөт.»

10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 20-апрелиндеги № 2022-П-14/25-3-(ПС) «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун:

- 106-пунктундагы ««Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамдын» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын» деген сөздөргө алмаштырылсын.»

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-14/78-5-(ПС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Төлөм системалары башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, банк эмес финансы-кредит уюмдарды, төлөм системаларынын операторлорун жана төлөм уюмдарын тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-14/78-5-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

1) 3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«3. Ушул Жобонун алкагында банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн банкоматтар, автоматташтырылган өзүн-өзү тейлөө терминалдар (төлөм терминалдар), интернет-банкинг, мобилдик банкинг, мобилдик тиркемелер жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка ыкмалар аркылуу обочо туруп/аралыктан сунуштоого болот.»;

2) 3-1-пунктунун:

биринчи сүйлөмүндөгү «банк» деген сөз «обочо туруп/аралыктан тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сунуштоочу (кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу)» дегенге алмаштырылсын;

экинчи сүйлөмүндөгү «Банк» деген сөз «Кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу» дегенге алмаштырылсын;

3) Жобо төмөнкү мазмундагы 3-2-пункт менен толукталсын:

«3-2. Кызмат көрсөтүүнү сунуштоочулар обочо туруп/аралыктан кызмат көрсөтүүдө төлөмдөрдү өз убагында, коопсуз, ишенимдүү жүргүзүү жана алдамчылык операцияларына жол бербөө жагында

маселелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын тиешелүү талаптарын сактоого милдеттүү.»;

4) 4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«4. Ушул Жободо колдонулган терминдерди жана аныктамаларды Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында жана төлөм системасы чөйрөсүндөгү мыйзамдарда колдонулган мааниде түшүнүү зарыл.

Бул Жободо төмөнкү терминдер жана аныктамалар да колдонулат:

1) Аутентификация – сунушталган идентификатордун (PIN-код, сыр сөз ж.б.) мүнөздөмөлөрүн тактоо жана салыштырып текшерүү аркылуу колдонуучунун өздүгүн аныктоо жол-жобосу.

2) Жеке кабинет – колдонуучунун кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочунун обочо туруп/аралыктан тейлөө системасындагы өзгөчө бөлүгү, ал эсептин/кредиттик лимиттин абалы жана акча каражаттарынын жылышы жөнүндө маалымат алууга, ошондой эле башка банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнөн колдонууга, анын ичинде кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуга билдирмелерди, тастыктоолорду жана тапшырмаларды жөнөтүүгө мүмкүндүк берет.

3) Кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочунун мобилдик тиркемеси (мобилдик тиркеме) – кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуга банктык жана төлөм кызматтарын обочо туруп/аралыктан сунуштоо мүмкүнчүлүгүн берген, обочо туруп/аралыктан тейлөө системаларынын инструменттеринин бири болуп саналат. Кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочунун мобилдик тиркемесине «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жободо каралган агенттердин мобилдик тиркемелери да кирет.

4) Колдонуучунун БФКУ алдында милдеттенмелери – колдонуучунун БФКУдан кредит алууда, ошондой эле жеке кабинетти башкаруудан улам келип чыккан милдеттенмелери.

5) Колдонуучу – обочо туруп/аралыктан тейлөө системасы аркылуу банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнөн колдонгон жеке адам, юридикалык жак же болбосо жеке ишкер.

6) Обочо туруп/аралыктан тейлөө кызматын сунуштоочу (кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу) – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган айрым банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн жүзөгө

ашыруу укугуна Улуттук банктын лицензиясына/күбөлүгүнө ээ банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары (мындан ары – БФКУ), төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары.

7) Обочо туруп/аралыктан тейлөө системасы – банкоматтарды, төлөм терминалдарын, интернет-банкинди, электрондук капчыкты, мобилдик банкинди, мобилдик тиркемени жана обочо туруп/аралыктан тейлөөнүн башка ыкмаларын колдонуу менен банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн обочо туруп/аралыктан тейлөө үчүн колдонуучу жана кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу ортосундагы байланышты камсыз кылуучу телекоммуникациялардын, санариптик жана маалымат технологияларынын, программалык камсыздоонун жана жабдуулардын жыйындысы.

8) Обочо туруп/аралыктан тейлөө – обочо туруп/аралыктан тейлөө системаларын колдонуу менен колдонуучу обочо туруп/аралыктан берген буйруулардын негизинде кызмат көрсөтүүнү сунуштоочунун кызмат көрсөтүү ыкмасы.

9) PIN-код (Personal identification number) – операцияны аткаруу үчүн колдонуучунун өздүгүн тастыктоого мүмкүндүк берген жеке идентификациялык номер.»;

5) 5-пунктунун:

төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«– обочо туруп/аралыктан тейлөөгө байланыштуу тобокелдиктер эске алынган, ошондой эле штаттан тышкаркы жагдайлар орун алган учурда маалымат коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндө ченемдик укуктук актылардын талаптары камтылган, колдонуучулар менен өз ара иш алып барууда кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочулардын жоопкерчилиги аныкталган маалымат коопсуздугу тобокелдигин тескөө боюнча ички саясат иштелип чыксын.»;

пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи жана алтынчы абзацтар менен толукталсын:

«– Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык штаттан тышкаркы жагдайлар орун алган учурда ага таасир этүү жана чара көрүү тартиби жөнүндө ички ченемдик документ иштелип чыксын жана анын актуалдуу болушу камсыз кылынсын»;

– талаш маселелерди жөнгө салуу жана жаңылыш же санкциясыз операциялар боюнча акча каражаттарды колдонуучуга кайтарып берүү жол-жобосу иштелип чыксын;»;

расмий тилдеги тексттин жетинчи абзацындагы «перемещении» деген сөз «передаче» дегенге алмаштырылсын;

6) Жобо төмөнкү мазмундагы 6-2-пункт менен толукталсын:

«6-2. Кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу санкциясыз операцияларды кошо алганда, сунушталган кызмат көрсөтүүлөр үчүн жоопкерчиликтүү болот, мында операциялар обочо туруп/аралыктан тейлөө системасынын тизмесине, тартибине жана шарттарына ылайык колдонуучунун өзүнүн күнөөсү боюнча ишке ашырылган учурлар эске алынбайт.»;

7) Жобо төмөнкү мазмундагы 7-1-пункт менен толукталсын:

«7-1. Кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуга обочо туруп/аралыктан тейлөө системасында атайын функцияларды же башка мүмкүнчүлүктөрдү караштыруу, анын ичинде ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга үчүнчү жактар тарабынан сунушталган кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берген чечимдерди караштыруу, ошондой эле аларга мындай функциялар жөнүндө маалымат берүү сунушталат.»;

8) 9-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;

9) 10-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«10. Обочо туруп/аралыктан тейлөө кызматы колдонуучу менен сунуштоочу ортосунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашырылууга жана анда төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш:

– колдонуучуга кызмат көрсөтүү обочо туруп/аралыктан тейлөө системасы аркылуу сунушталган учурда, ал тууралуу маалыматтар (фамилиясы, аты, атасынын аты, паспорттук маалыматтар (же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, анын өздүгүн тастыктаган башка документтердеги маалыматтар) жана аны идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү башка маалыматтар);

– сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси;

– обочо туруп/аралыктан тейлөө түрүндө жана обочо туруп/аралыктан тейлөө системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн алуу ыкмалары;

– колдонуучунун жана кызмат көрсөтүүнү сунуштоочунун укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги;

– колдонуучу төлөөгө тийиш болгон комиссиялык төлөмдүн түрлөрү жана өлчөмү;

– колдонуучу өзүнүн банктык эсебинин валютасынан башка валютада операцияларды жүргүзгөндө конвертациялоонун ар кандай варианттары каралган бир валютадан экинчи валютага конвертациялоо схемасы, ошондой эле валютаны конвертациялоо операцияларын жүргүзүүдө валютанын курсу жөнүндө кардарларга маалымдоо тартиби;

– кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочунун банктык эсебиндеги, колдонуучунун БФКУ алдында милдеттенмелери боюнча же электрондук капчыктагы акча каражаттарынын жылышы жана калдыгы жөнүндө көчүрмөлөрдү берүү ыкмалары;

– колдонуучу тарабынан коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча негизги талаптар, анын ичинде аутентификациялоо жана кардардын обочо туруп/аралыктан тейлөө системасын колдонууга укуктарын тастыктоо (PIN-кодду, паролду, лимиттерди колдонуу, тиешелүү жабдуулар жоголгон же уурдалган учурда колдонуучунун иш аракеттери);

– кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуга ыйгарым укукка ээ эмес адам тарабынан обочо туруп/аралыктан тейлөө системасын пайдалануу жабдуулары жоголгондугу, уурдалгандыгы же колдонулгандыгы фактылары жөнүндө маалымдоо жол-жобосу;

– ыйгарым укукка ээ эмес адам тарабынан жабдуулар жоголгон, уурдалган же колдонулган учурда кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу менен колдонуучу ортосунда жоопкерчиликтерди бөлүштүрүү;

– обочо туруп/аралыктан тейлөө системасын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн убактылуу токтото туруу жана токтотуу шарттары;

– келишим шарттары өзгөргөн учурда, кардарга маалымдоо ыкмалары;

– кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу менен, анын ичинде иштебеген жана дем алыш (майрам) күндөрү байланышуу үчүн байланыш маалыматтары;

– коопсуздук жол-жоболору же келишимдин башка шарттары бузулган учурда тараптар ортосунда орун алуучу тобокелдиктерди жана жоопкерчиликтерди бөлүштүрүү;

– талаш маселелерди кароо жана колдонуучунун даттанууларын жана сын-пикирлерин берүү/кабыл алуу тартиби, аларды кароо жана чечүү шарттары;

– анын атынан электрондук кол тамга колдонулган колдонуучуну аныктоо механизми жана электрондук кол тамга ачкычынын купуялуулугун сактоо милдети.»;

10) 13-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«13. Банкоматтарды жана төлөм терминалдарын колдонуу менен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ишке ашырууда жана тейлөө учурунда:

1) банкомат аркылуу обочо туруп/аралыктан тейлөө колдонуучу менен түзүлгөн келишимге ылайык, банктык төлөм карттар аркылуу же башка ыкмада накталай акча каражаттарын алуу, акча которууларды жана башка накталай эмес төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу, банктык эсеп боюнча ишке ашырылган транзакциялар боюнча маалымат алуу, ишке ашырылган транзакциялардын бардык түрлөрү боюнча чек берүү же мобилдик телефонго смс-билдирүү жөнөтүү үчүн жүзөгө ашырылат.

2) банкомат/төлөм терминалы транзакциялар жөнүндө маалыматты кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочунун маалымат системасына жөнөтөт. Транзакция иштелип бүткөндөн кийин банкомат/төлөм терминалы Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык операцияларды жүргүзүү жөнүндө тастыктоочу документти берүүгө тийиш, анда төмөнкү милдеттүү реквизиттер камтылат:

- чектин номери;
- транзакция/төлөм жүргүзүлгөн күн жана убакыт;
- транзакциянын/төлөмдүн суммасы;
- комиссиянын өлчөмү.

3) кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочу банкомат/төлөм терминалдары аркылуу обочо туруп/аралыктан тейлөөдө төмөнкүлөрдү аткарууга тийиш:

– банкоматтарды жана төлөм терминалдарын колдонуу учурунда орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктер, ошондой эле сак болуу чаралары жөнүндө кардарга маалымдоого;

– банкоматтар жана төлөм терминалдары орнотулган жерде коопсуздукту камсыз кылуу маселеси боюнча текшерүүлөрдү дайыма жүргүзүүгө жана текшерүүлөрдүн жыйынтыктарын документтештирүүгө;

– колдоо борборлорун (колл-борборлор) уюштурууга жана алардын күнүмдүк жана үзгүлтүксүз ишин камсыз кылууга;

– банкоматта/төлөм терминалында банктын/төлөм уюмунун таандык көрсөткүчүн, алардын карталары ошол банкомат жана төлөм терминалы аркылуу тейленүүчү төлөм системасынын логотибин жайгаштырууга.»;

11) 14-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«14. Кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу интернет-банкинг аркылуу обочо туруп/аралыктан тейлөө учурунда төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:

– келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктер жана алдын алуу чараларын көрүү зарылдыгы тууралуу кардарларга маалымдоого;

– интернет-банкинг аркылуу төлөмдөрдү өткөрүүдө коопсуздук эрежелерин жана жол-жоболорун сактоо зарылчылыгы тууралуу (паролдун, коддордун, ачкычтардын үчүнчү тарапка берилишине жол бербөө) кардарларга маалымдоого;

– финансылык билдирүүлөрдү жөнөтүүдө жана төлөмдөрдү өткөрүүдө купуюлуулуктун сакталышын камсыз кылууга;

– коргоого алынган тармактык протоколдорду колдонууга;

– интернет-банкинг (колдонуучунун жеке кабинети) серверинин веб-баракчасын алмаштырып коюу алдамчылыгына бөгөт коюу механизмдерин колдонууга;

– жүргүзүлүп жаткан операциянын тобокелдигине баа берүүнү эске алуу менен көп фактордук аутентификациялоо ыкмасын колдонууга (мисалы, пароль/код/бир жолку код жана PIN-код, биометрикалык каражаттар ж.б.);

– татаал паролдорду колдонуу жана алардын мезгил-мезгили менен өзгөрүүсү каралган саясатты колдонууга;

- паролдун автоматтык түрдө терилишине жол бербөө механизмдерин колдонууга;

- колдонуучу белгили бир убакыт аралыгы өткөндөн кийин эч кандай аракеттерди жүргүзбөсө, интернет банкинг сервери менен туташуу сеансын блокировкалоо механизмдин колдонууга.»;

12) 15-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«15. Кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу мобилдик банкинг, мобилдик тиркемелер аркылуу обочо туруп/аралыктан тейлөөдө төмөнкүлөрдү караштырууга тийиш:

- колдонуучуну кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуда каттоо жана идентификациялоо шарттары;

- обочо туруп/аралыктан тейлөө системасын/мобилдик жабдууларды колдонуу менен төлөмдөрдү жүргүзүүдө коопсуздук эрежелери жана жол-жоболору (пайдалануучу менен сунуштоочу ортосунда билдирүүлөр менен алмашууда жана өткөрүп берүүдө колдонуучунун макулдугусуз үчүнчү жактарга маалыматтарды берүүгө жол бербөө; финансылык билдирүүлөрдү жана төлөмдөрдү берүүдө купуялуулукту камсыз кылуу);

- колдонуучунун маалыматтарын коргоо үчүн зарыл чараларды көрүү;

- төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу үчүн пайдалануу тартиби;

- ушул жобонун 10-пунктунда белгиленген башка шарттар.»;

13) 16-пунктунун экинчи сүйлөмүндөгү «жана чекти, карт-чекти берилгендиги тууралуу тастыктоону жана смс-тастыктоону алган учурда» деген сөздөр «жана/же төлөм ишке ашырылгандыгын тастыктаган документтерди алуу (чек берүү, смс-тастыктоону ж.б. алуу)» дегенге алмаштырылсын;

14) 21-пунктунун:

алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«– жүргүзүлгөн транзакциялар боюнча лимиттерди аныктоо жана баа берүү»;

жетинчи абзацындагы «электрондук капчыктар» деген сөздөр «обочо туруп/аралыктан тейлөө системасы» дегенге алмаштырылсын;

сегизинчи абзацтагы «интернет-банкингди» деген сөздөр алынып салынсын;

15) 26-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«26. Идентификациялоонун тиешелүү ыкмаларын колдонуу тобокелдиктерге баа берүү процессинде аныкталууга тийиш. Идентификациялоонун тиешелүү ыкмаларын колдонууда төмөнкү аспекттер эске алынууга тийиш: обочо туруп/аралыктан тейлөө системаларынын түрү (маалыматтык же операциялык), системалардын ар түрдүүлүгү (интернет-банкинг, мобилдик банкинг, мобилдик тиркемелер жана башкалар), кардардын статусу (юримдикалык же жеке жак), система тарабынан уруксат берилген операциялардын түрү, көлөмү жана саны.»;

16) 28-пунктундагы «авторизацияланбаган иш-аракеттерди» деген сөздөр «санкциясыз операцияларды» дегенге алмаштырылсын;

17) 29-пунктундагы «авторизацияланбаган иш-аракеттерди» деген сөздөр «санкциясыз операцияларды» дегенге алмаштырылсын;

18) 30-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«30. Санкциясыз пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү/операциялар боюнча фактылар аныкталган учурда кызматтарды сунуштоочу обочо туруп/аралыктан тейлөө системасынан жана зарыл учурда банк эсебинен жана башка инструменттерден колдонууну дароо токтотууга милдеттүү.»;

19) 31-пунктундагы «Маалыматтык системаны» деген сөздөр «Обочо туруп/аралыктан тейлөө системасын» дегенге алмаштырылсын;

20) 32-пунктундагы «аралыктан банкингди сунуштоо тууралуу Улуттук банкка кат түрүндө» деген сөздөр «обочо туруп/аралыктан тейлөөнү сунуштоону баштоо же токтотуу тууралуу Улуттук банкка алдын ала» деген сөздөргө алмаштырылсын;

21) 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«Пайдалануучулар үчүн

МААЛЫМАТ

Обочо туруп/аралыктан тейлөө аркылуу операцияларды ишке ашыруу процессинде коопсуздукту камсыз кылуу жана жеке

маалыматтарды коргоо үчүн колдонуучуларга өз милдеттери жана жоопкерчилиги тууралуу маалымдалууга тийиш.

1. Колдонуучу интернет-банкингди пайдаланууда:

1) логинди, паролду жана башка маалыматтарды башка адамдарга ачыка чыгарбоого тийиш;

2) жабдууларында же башка коргоого алынбаган жабдууларда логинди, паролду жана башка маалыматты (жеке компьютерде, уюлдук телефондо ж.б.) сактабоо зарыл;

3) мезгил-мезгили менен паролду алмаштырып туруу зарыл, мында ысымы же туулган жылы сыяктуу коргоо деңгээли төмөн паролдорду колдонбоо зарыл. Пароль кеминде 6 белгиден турган комбинацияны камтууга тийиш: тамгалар (жазуу жүзүндө жана баш тамга), атайын символдор жана сандар;

4) жеке маалыматтын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш, мында башка адамдарга (паспорттун маалыматтары, электрондук почтанын дареги жана башка маалыматтар) жеке маалыматты ачык көрсөтпөө;

5) эсеп боюнча жаңылыштыктарга же санкциясыз операцияларга көз салуу үчүн операциялардын таржымалын жана көчүрмөлөрдү дайыма текшерип туруу жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуга санкциясыз операциялар жөнүндө кайсы болбосун учурда дароо маалымдоо зарыл;

б) веб-баракчанын тууралыгын жана коопсуздугун текшерүү зарыл, мында:

- кайсы болбосун он-лайн операцияларды ишке ашыруунун же жеке маалыматты берүүнүн алдында интернет-банкингдин анык веб-баракчасы колдонулуп жаткандыгына ишенүү зарыл. Алдамчылык максатында түзүлгөн жасалма веб-баракчалардан сактануу зарыл;

- унификацияланган ресурстар көрсөткүчтөрүнүн (URL) болушун текшерип, веб-баракчанын коопсуздугуна ынануу зарыл, алар «https» менен башталууга, ал эми интернет-браузердин статусунда коргоого алынган туташуу белгиси чыгууга тийиш;

- дайым URL веб-баракчасын түздөн-түз интернет-браузерге киргизип, башка ишенимсиз баракчаларга жөнөтүлүшүнө же шилтемелердин пайда болушуна жол бербөө зарыл;

– мүмкүнчүлүккө жараша, электрондук операцияларды ишке ашыруу процессинде маалыматка автоматтык түрдө шифр же код белгиленген программаны пайдалануу талап кылынат.

7) жабдууну (жеке компьютерин, уюлдук телефонун ж.б.) санкциясыз пайдалануудан жана зыян келтирүүчү программалардан коргоо зарыл;

8) жабдуу кыска мөөнөткө гана кароосуз калтырылса да электрондук операциялар ишке ашырылган сайттан чыгып кетүүгө зарыл жана электрондук операциялар ишке ашырылгандан кийин системадан чыгууну унутпоого зарыл;

9) интернет-банкинг системасынын коопсуздук саясаты менен таанышып чыгуу зарыл:

– интернет-банкинг системасынын төлөмдөрдү, которууларды, эсепти дебеттөөнү/кредиттөөнү ишке ашырууга байланыштуу шарттар жана банктык тейлөөнүн башка шарттары менен кылдат таанышып чыгуу зарыл;

– интернет-банкинг системасынын жеке финансылык маалыматты киргизүү алдында ошол маалыматты пайдалануу же таркатуу шарттары менен кылдат таанышып чыгуу зарыл.

2. Колдонуучу мобилдик банкингди, мобилдик тиркемени колдонууда:

– PIN-кодду, обочо туруп/аралыктан тейлөө системасынын паролун, электрондук почта паролун жана обочо туруп/аралыктан тейлөө учурунда колдонуучунун атынан санкциясыз пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө өбөлгө түзүшү ыктымал болгон башка маалыматтарды башка адамдарга ачыкка чыгарбоо зарыл;

– мобилдик банкинг, мобилдик тиркеме үчүн колдонулуучу өзүнүн PIN-кодун, паролун мезгил-мезгили менен алмаштырып туруу керек;

– банктык операция ал аркылуу ишке ашырылган өз уюлдук телефонун башка адамдарга колдонууга жол бербөөгө тийиш;

– уюлдук телефонун жоготуп же уурдатып жиберген учурда кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуга маалымдоо зарыл;

– паролду же PIN-кодду камтыган жеке маалыматты электрондук почта, социалдык тармактар жана маалыматтарды электрондук алмашуунун башка каражаттары аркылуу жөнөтпөөгө тийиш;

– жаңылыштыктарга же санкциясыз операцияларга көз салуу үчүн операциялардын таржымалын жана көчүрмөлөрдү дайыма текшерип турууга жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуга санкциясыз операциялардын кайсы болбосун учурлары тууралуу дароо маалымдоо зарыл;

– обочо туруп/аралыктан тейлөө системасына кирүү коопсуздугу боюнча кандай болбосун маселе жаралган учурда кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуга дароо билдирүүгө тийиш.

Карттардын, алардын реквизиттеринин, PIN-кодду жана башка маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл чаралар Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында аныкталган.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-14/78-6-(ПС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Санарип сом концепциясын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 64-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 25-майындагы № 2022-П-14/32-3-(ПС) «Санарип сом концепциясын бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогорудагы токтом менен бекитилген Санарип сом концепциясынын:

– 2-бөлүктүн 15-абзацындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 30-беренесине» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесине» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 6-бөлүктүн 3-абзацы төмөнкү редакциясында берилсин:

«Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 14-беренесине, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 34-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесине

ылайык, Кыргыз Республикасында акча бирдиги болуп сом саналат, ал эми акча эмиссиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан гана жүзөгө ашырылат (Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 106-беренеси, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 5 жана 20-беренелери). Улуттук банкы тарабынан эмитирленүүчү санарип сом Кыргыз Республикасында милдеттүү түрдө төлөм каражаты катары кабыл алынган расмий акча бирдиги болуп саналат.».

– 6-бөлүктүн 8-абзацындагы «– «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамга» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына» деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Төлөм системалары башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду жана Санарип сом концепциясын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Төлөм системалары башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен төлөм системаларынын операторлорун жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Кыргыз Республикасынын төлөм системаларынын операторлорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

«Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-12/78-7-(НПА)

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу» токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 23-октябрындагы № 26/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтомуна карата тиркеменин III пункту;

3) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна карата тиркеменин III пункту;

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 28-мартындагы № 16/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомуна карата тиркеменин I пункту;

5) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августундагы № 38/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому;

6) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы № 3/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому;

7) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнундагы № 26/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пункту;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

8) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 2-пункту;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин I-пункту;

9) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/8 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пункту;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин I-пункту;

10) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/9 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтомуна карата тиркеменин 3-пункту;

11) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы № 43/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомуна карата тиркеменин 2-пункту;

12) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 27-ноябрындагы № 53/9 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

13) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

14) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/23 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

15) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/3 «Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун жетинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 6-пункту;

16) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 14-декабрындагы № 48/11 «Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

17) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-5-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун үчүнчү абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 2-пункту;

18) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-12/34-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун бешинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 4-пункту;

19) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 28-февралындагы № 2018-П-12/7-8-(НПА) «Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому;

20) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-мартындагы № 2019-П-12/11-1-(НПА) «Кыргыз

Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун үчүнчү абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 2-пункту;

21) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 2019-П-12/20-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

22) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 2019-П-12/22-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттөө жана таасир этүү чаралары маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун тогузунчу абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 8-пункту;

23) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун үчүнчү абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 2-пункту;

24) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-октябрындагы № 2019-П-12/54-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

25) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы № 2019-П-12/68-3-(НПА) «Кыргыз

Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому;

26) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 24-мартындагы № 2020-П-12/15-7-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары жана банк эмес финансы-кредит уюмдары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдерди жана талаптарды белгилөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым убактылуу чечимдери жөнүндө» токтомунун 1-пунктунун 2-пунктчасынын үчүнчү абзацы;

27) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 25-ноябрындагы № 2020-П-12/67-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктык жөнгө салуу жана көзөмөлдөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

28) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-12/73-10-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

29) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктардын тобокелдиктерин тескөө жана алардын капиталы маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- токтомдун 5 жана 6-пункттары;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту;

30) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-12/70-2-(НПА) «Кыргыз

Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунда:

- токтомдун 1-пунктунун экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 1-пункту.

3. Коммерциялык банктар үчүн төмөнкү маанилерди сактоо белгиленсин:

1) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 10-пунктунда каралган Биринчи деңгээлдеги капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.2) төмөнкү мөөнөттөрдө:

- 2023-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 6,5%;
- 2024-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 7,5%;

2) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 10-пунктунда каралган Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.3) төмөнкү мөөнөттөрдө:

- 2023-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 5%;
- 2024-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 6%.

4. Системалуу мааниге ээ коммерциялык банктар үчүн төмөнкү маанилерди сактоо белгиленсин:

1) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 11-пунктунда каралган суммардык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.1), төмөнкү мөөнөттөрдө:

- 2023-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 12,5%;
- 2024-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 14%;

2) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 11-пунктунда каралган Биринчи деңгээлдеги капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.2) төмөнкү мөөнөттөрдө:

- 2023-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 7,5%;
- 2024-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 9,5%;

3) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 11-пунктунда каралган Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.3) төмөнкү мөөнөттөрдө:

- 2023-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 6%;
- 2024-жылдын 1-январынан тартып – кеминде 8%.

5. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

6. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтер алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

7. Кеземөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

8. Токтомдун аткарылышын контролдоо Кеземөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-12/78-7-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө»

ЖОБО

1-глава. Жалпы жоболор

1. «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» Жобо (мындан ары – Жобо) бардык коммерциялык банктарга, анын ичинде алар банктык операцияларды жүзөгө ашырууда колдонгон атайын терминдерди эске алуу менен ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктарга, «ислам терезесине» ээ банктарга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына (мындан ары – банктар) таркатылат.

2. Банктар тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон экономикалык ченемдерди жана талаптарды белгилөө бул жобонун максаты болуп саналат.

3. Ушул жободо көрсөтүлгөн экономикалык ченемдерди жана талаптарды аткаруу жана тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында банктарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк) тарабынан белгиленген максималдуу чектен төмөн жана минималдуу чектен жогору экономикалык ченемдер жана талаптар боюнча ички чектерди белгилөө сунушталат.

4. Улуттук банктын алдыга койгон максаттарына жана милдеттеринин аткарылышына жетүү үчүн Улуттук банк Башкармасы өзүнчө токтом менен ушул жободо белгиленген экономикалык ченемдердин жана талаптардын маанисин өзгөртүшү мүмкүн.

Улуттук банк системалуу мааниге ээ банктарга карата экономикалык ченемдердин жана талаптардын башка өлчөмдөрүн жана түрлөрүн белгилөөгө укуктуу.

2-глава. Бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1)

5. Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү төмөнкү маанилерден ашпоого тийиш:

- банктардан тышкары, карыз алуучулар же байланыштуу карыз алуучулар тобу үчүн (K1.1) – 20%;
- банктар үчүн (K1.3) – 30%.

6. Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү төмөнкү маанилерден ашпоого тийиш:

- банктардан тышкары, карыз алуучулар же байланыштуу карыз алуучулар тобу үчүн (K1.2) – 15%;
- банктар үчүн (K1.4) – 15%.

7. Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн эсептөө тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 токтому менен бекитилген «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоого (мындан ары – Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө нускоо) ылайык аныкталат.

8. Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн эсептөө тартиби Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө нускоонун 6-главасына жана Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 токтому менен бекитилген «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар» жөнүндө нускоого ылайык аныкталат.

3-глава. Капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттары (K2)

9. Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген капиталдын минималдуу өлчөмү:

- 1) банктардын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү;

2) өздүк (регулятивдик) капиталдын (Биринчи деңгээлдеги капиталдын) минималдуу өлчөмү.

10. Активдерди жана баланстан тышкары милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча салмактоого негизденген капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенттери:

- суммардык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.1) – 12% кем эмес;

- Биринчи деңгээлдеги капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.2) – 7,5% кем эмес;

- Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.3) – 6% кем эмес.

11. Системалуу мааниге ээ банктар үчүн капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенттери төмөнкүнү түзүүгө тийиш:

- суммардык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.1) – 14% кем эмес;

- Биринчи деңгээлдеги капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.2) – 9,5% кем эмес;

- Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.3) – 8% кем эмес.

12. Левераж (K2.4) – 6% кем эмес болууга тийиш.

13. Капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттары жана аларды эсептөө тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого ылайык аныкталат.

4-глава. Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3)

14. Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1) 45% төмөн эмес деңгээлде колдоого алынып турууга тийиш.

15. Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$$K3.1 = (ЛА / ОБ) * 100\%,$$

мында:

1) ЛА – ликвиддүү активдер, аларга төмөнкүлөр кирет:

- банктын кассасындагы жана банкоматтарындагы улуттук жана чет өлкө валюталарындагы накталай акча каражаттары;
- Улуттук банктагы корреспонденттик жана башка эсептердеги каражаттар, анын ичинде баалуу металлдар түрүндөгү каражаттар;
- банктардагы корреспонденттик эсептердеги каражаттар, ошондой эле баалуу металлдар түрүндөгү каражаттар;
- ордун жабуу мөөнөтү 7 (жети) күндүк банктар аралык депозиттер;
- мамлекеттик казына векселдери жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети (мындан ары – Министрлер Кабинети) жана Улуттук банкы тарабынан чыгарылган башка жогору ликвиддүү баалуу кагаздар (мындан ары – жогору ликвиддүү баалуу кагаздар). Бул баалуу кагаздар ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө премияны (дисконтту) жана ишке ашырылбаган пайданы (чыгымды) минуска чыгаруу менен эске алынат;
- Улуттук банк тарабынан эмитирленген өлчөнгөн алтын куймалар;
- эгерде келишим шарттарында депозитти 7 (жети) күн ичинде алуу каралса, аффилирленген банктарды эске албаганда, Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS) сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же «Ba2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингте ээ банктардагы депозиттер;
- репо-келишими боюнча сатылып алынган жогору ликвиддүү баалуу кагаздар;
- Standard & Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «A» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингте же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингте ээ мамлекеттер тарабынан чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздар;

2) ОБ – банктын милдеттенмелери, аларга ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө төмөнкүлөр кирет:

– келишимде белгиленген азайтылбаган калдыкты эске албаганда (келишим токтотулганга чейин колдонууга болбой турган), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, ошондой эле эсептешүүдөгү акча каражаттары;

– келишимде белгиленген азайтылбаган калдыкты эске албаганда, эгерде келишим шарттарында келишимди токтотуусуз жана айыптык пайыздык чендерди төлөөсүз, мөөнөтү бүткөнгө чейин же башка милдеттенмелер келип чыкканга чейин кардар тарабынан акча каражаттарын бөлүп толуктоо же бөлүп алуу мүмкүнчүлүгү каралган мөөнөттүү аманат (депозит) суммасы;

– банк тарабынан чыгарылган векселдерди жана башка баалуу кагаздарды кошо алганда, кайсы болбосун башка милдеттенмелер, алар боюнча эсептешүүлөр отчеттук күндөн кийинки 30 (отуз) күн ичинде келип жеткен кайтарым репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча милдеттенмелер, ошондой эле келишим боюнча аларды аткаруу мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 30 (отуз) күн ичинде келип жеткен баланстан тышкаркы милдеттенмелер.

Милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү аныкталбаган баланстан тышкаркы милдеттенмелер (шартсыз түрдө аткаруу милдеттенмеси менен банктык гарантиялар, аккредитивдер жана кредиттик линиялар) ликвиддүүлүк коэффициентин эсептөөдө мындай баланстан тышкаркы милдеттенмелердин жалпы суммасынын 10 пайызы өлчөмүндө эсептөөгө киргизилет.

Эскертүү: алар боюнча ар бир транш өзүнчө кредит катары каралган кредиттик линиялар боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөгө киргизилбейт.

Мында, банктын своп жана форвард бүтүмдөрү боюнча милдеттенмелери банктын контрагентке карата талаптарын минуска чыгаруу менен милдеттенмелердин таза наркынын негизинде эске алынат.

– банктын талап боюнча төлөнүүчү металл эсептери жана жакынкы 30 (отуз) күн ичинде аткаруу мөөнөтү менен милдеттенмелери.

16. Ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө классификацияланган банктар аралык жайгаштыруулар ликвиддүү активдер курамына камтылбайт.

Эскертүү: Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобо.

17. Банктын милдеттенмелери боюнча камсыздоо болуп саналган кайсы болбосун ликвиддүү активдер, ошондой эле репо-келишими боюнча сатылган жогору ликвиддүү баалуу кагаздар ликвиддүү активдердин курамынан чыгарылат.

18. Эгерде банк кредитти кайтарып берүү мөөнөтү келип жеткенге чейин күрөө алынбай тургандыгына кепилдик берген зарыл жол-жоболорго жана контролдук системасына ээ болсо, банк тарабынан кабыл алынган жана кардарларга сунуштаган активдер боюнча камсыздоо болуп саналган депозиттер банктын милдеттенмелеринин курамына кирбейт.

Эгерде банк кредиттин орду күрөөнүн эсебинен толугу менен жабылышы мүмкүн экендигин гарантиялаган зарыл жол-жоболорго жана контролдоо системасына ээ болсо, банктар тарабынан алынган жана банк-контрагентте акча каражаттар жана/же депозит сыяктуу күрөө түрүндө камсыздоого ээ банктар аралык кредиттер банктын милдеттенмесинин курамына киргизилбейт.

19. Ликвиддүүлүк тобокелдигин азайтуу максатында, банк жетекчилиги активдерди жана милдеттенмелерди күн сайын тескөөгө алып турууга тийиш. Банк ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчтү) отчеттук мезгил ичинде (бир айда) орточо жумалык маалыматтардын негизинде сактоого тийиш. Отчеттук мезгил ичинде банк орточо жумалык ликвиддүү активдердин жана банктын кыска мөөнөттүү милдеттенмелеринин маанисин отчеттук күнгө карата эсептеп турууга тийиш (орточо жумалык маанини эсептөөдө

жумуш күндөрү гана эсепке алынат). Орточо көрсөткүчтөр орточо арифметикалык маалыматтарды эсептөө ыкмасы боюнча эсептелет.

20. Банк Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 29-мартындагы № 2019-П-12/17-3-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун (мындан – ары «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо) талаптарына ылайык ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө саясатын иштеп чыгууга тийиш.

21. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) (К3.2) 35% төмөн болбогон деңгээлде колдоого алуу зарыл.

22. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (К3.2) төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$$K3.2 = (ВЛА / КОБ) * 100,$$

мында:

1) ВЛА – жогору ликвиддүү активдер, аларга төмөнкүлөр кирет:

а) банктын кассаларындагы жана банкоматтарындагы улуттук жана чет өлкө валютасындагы накталай акча каражаттары;

б) Улуттук банктагы корреспонденттик жана башка эсептердеги каражаттар, анын ичинде баалуу металлдар түрүндөгү каражаттар;

в) аффилирленген банктарды эске албаганда, Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS) сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же «Ba2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ банктардагы корреспонденттик эсептердеги, ошондой эле баалуу металл түрүндөгү каражаттар;

г) эгерде келишим шарттарында депозитти 7 (жети) күн ичинде алуу каралса, аффилирленген банктарды эске албаганда, Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS) сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же «Ba2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ банктардагы депозиттер;

д) Улуттук банктын ноталары;

е) Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган, төлөө мөөнөтү 12 (он эки) ай ичинде келип жеткен мамлекеттик баалуу кагаздар;

ж) Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган, (ушул пункттун 1-пунктчасынын «е» абзацында көрсөтүлгөн мамлекеттик баалуу кагаздарды эске албаганда) Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду (мындан ары - Социалдык фонд) алдында милдеттенмелеринин жалпы суммасынын 50% ашпаган өлчөмдө мамлекеттик баалуу кагаздардын үлүшү;

з) репо-келишими боюнча сатылып алынган жогору ликвиддүү баалуу кагаздар;

и) аффилирленген банктарды, ушул пункттун 1-пунктчасынын «в» абзацында көрсөтүлгөн банктарды, ошондой эле тике банктык көзөмөл киргизилген же жоюу жол-жобосу жүзөгө ашырылып жаткан банктарды кошпогондо, башка банктардагы корреспонденттик эсептердеги каражаттардын 20%;

к) чет өлкө банкынын филиалы үчүн - ушул чет өлкө банкынын башка филиалдарындагы жана ошол мамлекеттин валютасында ачылган корреспонденттик эсептердеги каражаттар;

л) Standard & Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ мамлекеттер тарабынан чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздар;

2) КОБ – кыска мөөнөттүү милдеттенмелер:

а) келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты (келишим жокко чыгарылганга чейин алууга мүмкүн болбогон) эске албаганда, юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, ошондой эле эсептешүүдөгү акча каражаттары;

б) келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты эске албаганда, келишим шарттарында келишимди токтотуусуз жана айыптык пайыздык чендерди төлөөсүз, мөөнөтү бүткөнгө чейин же башка милдеттенмелер келип чыкканга чейин кардардын

акча каражаттарын бөлүп толуктоо же бөлүп алуу мүмкүнчүлүгү каралган болсо, мөөнөттүү аманат (депозит) суммасы;

в) алар боюнча эсептешүүлөр 7 (жети) күн ичинде келип жетүүчү башка милдеттенмелер, ошондой эле келишим боюнча аларды аткаруу мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 7 (жети) күн ичинде келип жетүүчү баланстан тышкаркы милдеттенмелер. Мында, банктын своп жана форвард бүтүмдөрү боюнча милдеттенмелери банктын контрагентке карата талаптарын минуска чыгаруу менен милдеттенмелердин таза наркынын негизинде эсепке алынат.

Ликвиддүүлүк коэффициентин эсептөөдө аткаруу мөөнөтү аныкталбаган баланстан тышкаркы милдеттенмелер (шартсыз түрдө аткаруу милдеттенмеси менен банктык гарантиялар, аккредитивдер жана кредиттик линиялар) мындай баланстан тышкаркы милдеттенмелердин жалпы суммасынын 10 пайызы өлчөмүндө эсептөөгө киргизилет.

Эскертүү: алар боюнча ар бир транш өзүнчө кредит катары каралган кредиттик линиялар боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөгө киргизилбейт.

г) ушул пунктчанын «а» – «в» абзацтарында камтылбаган, Социалдык фонд алдында милдеттенмелеринин жалпы суммасынын 50%;

д) жеке адамдардын жана юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгиси көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча жана аткаруу мөөнөтү жакынкы 7 (жети) күн ичинде келип жеткен милдеттенмелери.

23. Банктын милдеттенмелери боюнча камсыздоо болуп саналган кандай болбосун ликвиддүү активдер, ошондой эле репо-келишими боюнча сатылган жогору ликвиддүү баалуу кагаздар ликвиддүү активдердин курамынан чыгарылат.

24. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк тобокелдигин басаңдатуу максатында, банк жетекчилиги активдерди жана милдеттенмелерди күн сайын тескөөгө алып турууга тийиш. Банк, иш күндөрүн, эс алуу күндөрүн жана майрам күндөрүн кошо алганда, отчеттук жума (7 (жети) календардык күн) ичинде орточо жумалык маалыматтардын негизинде кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүн)

сакталышын камсыз кылууга тийиш. Орточо жумалык маалыматтарды эсептөөдө, операциялык күндүн акырына карата абал боюнча күндөлүк маалыматтар эсепке алынат. Орточо көрсөткүчтөр орточо арифметикалык маалыматтарды эсептөө ыкмасында эсептелинет.

25. Дароо ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) (К3.3) алардын депозиттик базасы (юридикалык жактардын, жеке адамдардын жана Социалдык фонддун эсептери) бүтүндөй банк тутумунун депозиттик базасынын 8% жана андан көбүрөөгүн түзгөн банктар колдоого алып турууга тийиш.

26. Дароо ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (К3.3) төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$$К3.3 = (ВЛА / КОБ) * 100\%,$$

мында:

1) ВЛА - жогору ликвиддүү активдер:

– банктын кассасындагы жана банкоматтарындагы улуттук жана чет өлкө валютасындагы нак акча каражаттары;

– Улуттук банктагы корреспонденттик жана башка эсептердеги каражаттар;

– аффилирленген банктарды эске албаганда, Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS) сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же «Ba2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ банктарда ачылган корреспонденттик эсептердеги каражаттар;

– аффилирленген банктарды, ушул пункттун 1-пунктчасынын төртүнчү абзацында көрсөтүлгөн банктарды, ошондой эле тике банктык көзөмөлдүк чарасы же болбосо жоюу жол-жобосу киргизилген банктарды эске албаганда, башка банктардын корреспонденттик эсептериндеги каражаттардын 20%;

– чет өлкө банкынын филиалы үчүн – ошол чет өлкө банкынын Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна мүчө мамлекеттердин аймагында жайгашкан башка филиалдарында жана көрсөтүлгөн мамлекеттердин валютасында ачылган корреспонденттик эсептердеги каражаттар;

- банктын милдеттенмелери боюнча камсыздоо болуп саналган, ошондой эле репо-келишими боюнча сатылган ноталарды эске албаганда, Улуттук банктын ноталары;

- банктын милдеттенмелери боюнча камсыздоо болуп саналган, ошондой эле репо-келишими боюнча сатылган мамлекеттик баалуу кагаздарды эске албаганда, Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган, төлөө мөөнөтү 7 (жети) күндөн кийин келип жеткен мамлекеттик баалуу кагаздар;

- аффилирленген банктарды эске албаганда, Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS) сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же «Ba2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ банктарда алар кийинки (бир) операциялык күн ичинде төлөнө турган «овернайт» депозиттери;

2) КОБ - кыска мөөнөттүү милдеттенмелер:

- юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, эсептешүүлөрдөгү акча каражаттары;

- алар боюнча эсептешүүлөр отчеттук операциялык күн ичинде келип жеткен башка милдеттенмелер, анын ичинде баланстан тышкаркы милдеттенмелер.

27. Дароо ликвиддүүлүк тобокелдигин басаңдатуу максатында, банк жетекчилиги активдерди жана милдеттенмелерди күн сайын тескөөгө алып турууга тийиш. Банк дароо ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) отчеттук операциялык күндүн акырына карата так сактоого тийиш.

28. Банктын тобокелдикти тескөө саясатында «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык кыска мөөнөттүү жана дароо ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө жөнүндө жоболор камтылууга тийиш.

29. Дароо ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) (К3.3) сактоого тийиш болгон банктардын тизмеси, ошондой эле белгилүү бир банк үчүн ченемдин (К3.3) мааниси Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан белгиленет. Мында Улуттук банк

Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-9- (НПА) токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» жобонун нормалары эске алынат.

30. (К3.1), (К3.2) жана (К3.3) ченемдери Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына таркатылбайт.

5-глава. Ачык валюта позицияларынын лимити (К4)

31. Ачык валюта позицияларынын лимити (К4) төмөнкү маанилерден жогору болбоого тийиш:

- ар бир валюта боюнча узун/кыска ачык валюта баланстык/баланстан тышкаркы позицияларынын лимиттери үчүн (К4.1) – банктын таза суммардык капиталынан 15% жогору эмес;

- узун ачык валюта позицияларынын суммардык өлчөмү үчүн (К4.2) – банктын таза суммардык капиталынын 20% жогору эмес;

- кыска ачык валюта позицияларынын суммардык өлчөмү үчүн (К4.3) – банктын таза суммардык капиталынын 20% жогору эмес.

Баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашырган банктар үчүн баалуу металл түрүндөгү ачык позиция лимити (К4) төмөнкү маанилерден ашпоого тийиш:

- баалуу металлдын ар бир түрү боюнча узун/кыска ачык валюта баланстык/баланстан тышкаркы позицияларынын лимити үчүн (К4.4) – банктын таза суммардык капиталынын 15% жогору эмес;

- баалуу металлдар түрүндө узун ачык позициялардын суммардык өлчөмү үчүн (К4.5) – банктын таза суммардык капиталынын 20% жогору эмес;

- баалуу металлдар түрүндө кыска ачык позициялардын суммардык өлчөмү үчүн (К4.6) – банктын таза суммардык капиталынын 20% жогору эмес.

32. Ачык валюта позиция лимиттери Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» нускоого ылайык эсептелинет.

6-глава. Жеке адамдар алдында милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми (К 5)

33. Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери жана жеке адамдар алдында башка милдеттенмелер боюнча (К5.1) тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми төмөнкү формула боюнча эсептелинет:

$$K5.1 = \text{ЧСК} / \text{СДФЛ} * 100\%,$$

мында:

ЧСК – банктын таза суммардык капиталы;

СДФЛ – векселдерди, сактык (депозит) сертификаттарын, облигацияларды, чектерди ж.б. кошо алганда, жеке адамдар алдында мөөнөттүү депозиттердин жана башка милдеттенмелердин суммасы.

34. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми (К5.2) төмөнкү формула боюнча эсептелинет:

$$K5.2 = \text{ЧСК} / \text{ДВФЛ} * 100\%,$$

мында:

ЧСК - банктын таза суммардык капиталы;

ДВФЛ - жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттеринин суммасы.

35. Бул ченемдер, ошондой эле алардын мааниси Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими боюнча белгилүү бир банк үчүн өзүнчө белгиленет.

Аталган ченемдер Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына таркатылбайт.

36. Банк жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери боюнча тобокелдиктин жана жеке адамдар алдында башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченемин (К5.1) күн сайын, ал эми жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченемин (К5.2) - отчеттук мезгил (бир ай) ичинде орточо жумалык маалыматтардын негизинде сактоого тийиш. Отчеттук мезгил ичинде банк жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттеринин орточо жумалык маанисин эсептөөгө тийиш, аларды эсептөөдө

иш күндөрү гана эсепке кирет. Орточо көрсөткүчтөр орточо арифметикалык маалыматтарды эсептөө ыкмасы боюнча эсептелет.

37. Күн сайын саат 9.00 чейин банктар Улуттук банкка жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери боюнча тобокелдиктин жана жеке адамдар алдында башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө отчетту (К5.1) 1-тиркемеге ылайык акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча берүүгө тийиш.

Бул отчет Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнө банктын жооптуу кызмат адамынын электрондук кол тамгасын коюу менен электрондук форматта берилет.

7-глава. Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү

38. Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү банктын таза суммардык капиталынын өлчөмүнүн 50% ашпоого тийиш.

Эскертүү: Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнө ошондой эле Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 2019-П-12/22-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттөө жана таасир этүү чаралары маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому күчүнө кирген күнгө чейин берилген, күрөө менен камсыздалбаган жана Улуттук банк Башкармасынын аталган токтомунун талаптарына жооп бербеген бардык кредиттер да кирүүгө тийиш.

39. Банк, Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун кошо жоопкерчиликтүү топту кредиттөөгө тиешелүү шарттары жана критерийлери сакталган учурда, кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнүн кепилдиги астында берилген кредиттерди бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн эсептөө ченеминен алып салууга укуктуу.

40. Эгерде кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмү банктын кредит портфелинде 50 жана андан көбүрөөк пайызын түзсө, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан тартылган депозиттердин максималдуу көлөмү, банктын кредит портфелинин өлчөмүнүн 50% ашпоого тийиш.

Мында, кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмүнөн кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген, төмөнкү критерийлердин бардыгына жооп берген кредиттер алынып салынат:

- 150 000 сомдон ашпаган суммага (бир кошо жоопкерчиликтүү топко);
- 24 айдан ашпаган мөөнөткө;
- аннуитеттик төлөө графиги менен;
- жылдык пайыздык чен 23% ашпаган.

8-глава. Банк менен байланыштуу болгон жана аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү

41. Аффилирленген жана/же байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин аффилирленген жана байланыштуу жактардын банк алдында чогуу алгандагы карызы катары туюндурулган максималдуу өлчөмү, банктын таза суммардык капиталынын 60% ашпоого тийиш.

9-глава. Ар бир банк эмес уюмга кандай болбосун инвестициянын максималдуу өлчөмү

42. Кайсы болбосун финансылык салымдарды жана кредиттерди кошо алганда, ар бир банк эмес уюмга кайсы болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү банктын өздүк (регулятивдик) капиталынын өлчөмүнүн 15% төмөн болууга тийиш, ал эми ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктарга - банктын өздүк (регулятивдик) капиталынын өлчөмүнүн 30% төмөн болууга тийиш.

43. Мындай инвестициялардын жалпы өлчөмү банктын өздүк (регулятивдик) капиталынын 60% ашпоого тийиш.

44. Эгерде банк узак мөөнөттүү инвестициялоо максатында кайсыл болбосун банк эмес уюмдун капиталына анын таза суммардык капиталынын 10% ашпаган инвестиция салууну болжолдосо, банк инвестициялоо башталганга чейинки 40 (кырк) календардык күн мурда төмөнкү документтерди/маалыматты кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоого милдеттүү:

- 1) инвестициялоо максаттары жана шарттары тууралуу маалымат;
- 2) кийинки эки жыл ичиндеги инвестициянын кирешелүүлүгүнүн эсеби;
- 3) уюм тууралуу жалпы маалымат (аталышы, жайгашкан жери, уюштуруу-укуктук формасы, ишинин түрү, рынокто кайсы убакыттан бери иштейт, менчик ээлери жана жетекчилер тууралуу маалымат);
- 4) банк эмес уюм менен банктын аффилирленген же байланыштуу жактары ортосунда жалпы кызыкчылыктардын болушу жөнүндө маалымат;
- 5) банк тарабынан бул уюмга кайсы бир мезгилде берилген кредиттери жана каржылоонун башка түрлөрү жана алардын ордун жабуу жөнүндө маалымат;
- 6) уюмдун акыркы эки жыл үчүн финансылык отчету (мүмкүн болсо тышкы аудитор тарабынан тастыкталган).

Улуттук банк өз функцияларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашыруу үчүн кайсыл болбосун кошумча маалыматты сурап-билүүгө укуктуу.

45. Улуттук банк, эгерде төмөнкү жагдайлар орун алса, болжолдонуп жаткан инвестициялоо башталганга чейинки 10 (он) күн мурда инвестициялоону убактылуу токтотуу, ошондой эле банк каражаттарды инвестициялагандан кийин кайсы болбосун учурда инвестициялоо ишин токтотуу же аны чектөө тууралуу талабын жөнөтүүгө укуктуу:

– акыркы инспектордук текшерүүнүн жыйынтыктары же болбосо тышкы көзөмөлдүн чегинде алынган маалыматтар боюнча банктын финансылык туруктуулугуна жана ишенимдүүлүгүнө же болбосо банк аманатчыларынын жана башка кредиторлорунун кызыкчылыктарына коркунуч бар экендиги аныкталса;

- инвестициялоо банктык мыйзамдарды, Улуттук банктын жазма буйруктарын же банктын Улуттук банк менен кат жүзүндөгү келишимдерин бузууга жол берүү менен банктын алгылыксыз жана кооптуу банктык тажрыйбага тартылышына байланыштуу жүзөгө ашырылса;

- банк кайсы бир себептер боюнча бул инвестициялоого мониторинг жүргүзө албаса;

- Улуттук банкка банк эмес уюмдун жана/же анын кызмат адамдарынын ишкердик аброюнун алгылыксыз экендигин далилдеген фактылар, ошондой эле банк эмес уюмдун жана/же анын кызмат адамдарынын буга чейинки иши кайсы бир юридикалык жактын банкроттукка дуушарланышын же олуттуу финансылык чыгым тартышын шарттаган фактылар белгилүү болсо;

- банк документтерди/маалыматтарды толук эмес көлөмдө берсе же болбосо такталбаган маалыматтарды берсе.

46. Банк туунду же караштуу компанияны түзүүдө же сатып алууда Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамынын жана банктын туунду же караштуу компанияларды түзүү жана/же сатып алуу тартиби аныкталган Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптары аткарылууга тийиш.

10-глава. Кыймылсыз мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү

47. Кыймылсыз мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү банктын төлөнгөн уставдык капиталынын өлчөмүнүн 100% ашпоого тийиш.

48. Ушул Жобонун максаттарында кыймылсыз мүлк дегенден улам, банкка тиешелүү болгон же ижара келишими боюнча банктын карамагында турган жана негизги каражат катары пайдаланылып жаткан/пайдаланылуучу кыймылсыз мүлктү (курулуп жаткандарды/ белгиленген кыймылсыз мүлктү кошо алганда) түшүнүүгө болот.

49. Кыймылсыз мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмүн эсептөөгө бардык кыймылсыз мүлктөр, ижарага алынган менчикти ыңгайлаштырууга капиталдык салымдар, ошондой эле банктын жайларына ээлик кылышкан ишканалардын акцияларга же облигацияларга кайсы болбосун салымдары же ушул

сыяктуу карыздык милдеттенмелери жана ушундай ишканаларга берилген жана/же алардын акциялары менен камсыздалган кредиттер камтылууга тийиш. Көрсөтүлгөн бардык активдер (ижара келишими боюнча кыймылсыз мүлктү эске албаганда) алардын баланстык наркы боюнча эсептөөгө камтылат.

Ижара келишими боюнча банктын карамагында турган кыймылсыз мүлк топтолгон амортизацияны жана наркыздоодон улам топтолгон чыгымды алып салуу жана ижара боюнча милдеттенмени кайра баалоо суммасына корректировкалоону эске алуу менен баштапкы нарк боюнча кыймылсыз мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмүн эсептөөгө кошулууга тийиш.

50. Банк кызматкерлери иштөөсү жана эс алуусу үчүн каралган кыймылсыз мүлккө ээ болушу мүмкүн, мында бул мүлктүн баланстык наркы кыймылсыз мүлккө (негизги каражатка) инвестициялардын максималдуу өлчөмүн эсептөөгө камтылуусу зарыл.

51. Кыймылсыз мүлккө кайра баа берүүнүн натыйжасында кыймылсыз мүлккө (негизги каражатка) инвестициялардын максималдуу өлчөмү бузууга жол берилген шартта, банк Улуттук банкка кыймылсыз мүлккө (негизги каражатка) инвестициялардын өлчөмүн кайра баалоо жүргүзүлгөн учурдан кийинки 12 (он эки) ай ичинде Улуттук банктын талаптарына ылайык келтире тургандыгы тууралуу милдеттенме-кат жөнөтөт.

52. Берилген кредиттер боюнча карыздардын ордун жабууга банк тарабынан кабыл алынган мүлк, мыйзам талаптары сакталып, төмөнкү шарттар аткарылган учурда негизги каражат катары кабыл алынышы мүмкүн:

- мүлктү негизги каражат катары кабыл алуу кыймылсыз мүлккө инвестициялардын максималдуу өлчөмүнүн бузулушуна алып келбесе;

- бул мүлк банк ишинин максаттары үчүн пайдаланылса;

- аны пайдалануу мөөнөтү 18 (он сегиз) айдан ашпоого тийиш.

Берилген кредиттер боюнча карыздын ордун жабууга кабыл алынган мүлк анын наркы таза суммардык капиталдын 10% жогору болгон шартта Директорлор кеңешинин чечиминин негизинде гана негизги каражат катары кабыл алынышы мүмкүн.

11-глава. Башка мамлекеттердин баалуу кагаздарына жана мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестициянын өлчөмү

53. Standard & Poor's, Fitch Ratings же Moody's Investors Service рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган «А» же «А2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ мамлекеттердин өкмөттөрүнүн жана борбордук банктарынын баалуу кагаздарына банктын инвестицияларынын жалпы өлчөмү банктын таза суммардык капиталынын 100% өлчөмүнөн ашпоого тийиш.

54. Банктын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестицияларынын жалпы өлчөмү анын таза суммардык капиталынын өлчөмүнүн 50% ашпоого тийиш.

12-глава. Концентрациялануу тобокелдигин тескөө боюнча талаптар

55. Банк концентрациялануу тобокелдигин идентификациялоого жана аны тескөөгө тийиш. Концентрациялануу тобокелдиги – бул потенциалдуу жоготууларды тартуу мүмкүнчүлүгү, алар банктын финансылык абалын кыйла начарлатып, күндөлүк операциялардын жүргүзүлүшүнө тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн, бул белгилүү бир жактар менен гана иш алып баруудан, инструменттердин, активдердин жана пассивдердин белгилүү бир түрүнө гана артыкчылык берүүдөн, ошондой эле белгилүү бир экономика тармактарында, региондордо жана өлкөлөрдө иш алып баруудан улам келип чыгышы мүмкүн. Концентрациялануу тобокелдиги - бул банк тобокелдигинин обочолонбогон түрү эмес, жалпыланган түрү болуп саналат жана ал операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашыруунун же каржылоонун айрым булактары менен иш алып баруунун натыйжасында өзүндө кредиттик, тармактык, өлкөлүк (регионалдык) сыяктуу банктык тобокелдиктердин элементтерин камтышы мүмкүн.

56. Банк, концентрациялануу тобокелдигин кошо алганда, Тобокелдиктерди тескөө саясатын иштеп чыгууга тийиш. Концентрациялануу тобокелдигин тескөө саясатында (мындан ары – Саясат) төмөнкү маселелер эске алынышы зарыл:

– жеке кардар (жеке адам же юридикалык жак) менен иш алып барууда, банк өз ара байланыштуу адамдар тобун бир кардар

катары кароосу зарыл жана өз ара байланыштуу адамдар тобуна сунушталган банктын активдеринин ар кандай түрлөрүнүн бардык суммасын бириктирип, бир актив катары кароого тийиш;

– акча каражаттарын тартууда банк өз ара байланыштуу адамдар тобун бир кардар катары кароого тийиш (бир гана кардардан каражаттардын тартылышы банк ишине терс таасирин тийгизиши мүмкүн). Банк бул Саясатта каржылоо булактарына тиешелүү ишти чагылдырууга, өз ички документтеринде депозиттердин жана милдеттенмелердин (мындан ары – депозиттер) башка түрлөрүн кабыл алуу шарттарын белгилөөгө, ири депозиттердин өлчөмүн жана ар түрдүү депозиттер суммаланып, бирдиктүү депозит катары каралууга тийиш болгон критерийлерди аныктоого тийиш;

– акча каражаттарын экономиканын ар түрдүү тармактарына салууда банк ал тармактардын өз ара байланышын эске алышы зарыл. Банк өз ишин белгилүү бир экономиканын тармактарында, ошондой эле областтарда жана өлкөлөрдө жүргүзүү учурунда тобокелдиктин ар кандай түрлөрүнө дуушар болот. Экономиканын бул тармактарында, областтарда жана өлкөлөрдө абалдын начарлашы, банктын жайгаштырылган жана тартылган акча каражаттарынын кайтарылбай калышынан жана агылып чыгышынан улам, банкты жоготуу тобокелдигине дуушар кылышы мүмкүн. Мындай чыгымдардын өлчөмү көз каранды болгон негизги критерийлердин бири - концентрациялануу тобокелдиги деңгээли саналат;

– күрөөнүн ар кандай түрлөрүнүн өлчөмү банк тарабынан бааланууга тийиш. Концентрациялануу тобокелдиги банкта кредиттер боюнча күрөөлүк камсыздоонун бир түрү топтолгон учурда пайда болот, мында, кардардын күрөө наркы менен бизнесинин абалы ортосунда эч кандай байланыш болбошу мүмкүн;

– банк жоготууларга алып келиши мүмкүн болгон тобокелдиктин ар кандай түрлөрүн өзүндө камтыган мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү табуу үчүн ар бир финансылык инструменттерди талдап-иликтөөгө тийиш;

– тобокелдиктин ар кандай түрлөрүнүн өз ара байланышы жана алардын концентрациялануу тобокелдигине таасири банк тарабынан бааланууга тийиш. Тобокелдиктин ар кандай түрлөрүнүн өз ара аракеттенүүсүндө концентрациялануу тобокелдиги өсүшү ыктымал (мисалы, кардар-импорттоочунун улуттук валютасынын девальвациясы анын кайтарылбай калуу тобокелдигин жана өлкөлүк

тобокелдикти, бүтүндөй концентрациялануу тобокелдигин да жогорулатышы мүмкүн);

– концентрациялануу тобокелдигин тескөөдө, банк өз ишинин диверсификациялоо натыйжалуулугуна баа берүүгө тийиш.

57. Банктын Директорлор кеңешинде жана Башкармасында банк ишинин бардык түрү боюнча концентрациялануу тобокелдиги тууралуу маалымат болууга тийиш. Концентрациялануу тобокелдигин өлчөө системасы, банк ишинин ар кандай түрлөрүнөн келип чыккан концентрациялануу тобокелдигине учуроосун бириктирип туруусу зарыл. Банк кабыл алынган концентрациялануу тобокелдигин аныктоо үчүн кеминде төмөнкү позицияларды өлчөөгө тийиш:

а) банктын каражаттарынын төмөнкүлөргө салынган өлчөмүн:

- активдердин белгилүү бир түрлөрүнө;
- банк менен байланыштуу жана банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга;
- экономиканын белгилүү бир тармагына;
- республиканын областына (регионго);
- өлкөгө;

б) милдеттенмелердин белгилүү бир түрлөрүнүн өлчөмүн;

в) күрөөнүн ар кандай түрлөрүнүн өлчөмүн.

58. Банк концентрациялануу тобокелдигин чектөө системасын белгилөөгө тийиш, мындай система банк үчүн жол берилген концентрациялануу тобокелдигинин чектүү көлөмүн сан түрүндө аныктоого жана ал мезгил-мезгили менен каралып турууга тийиш. Банк тарабынан эң аз дегенде төмөнкү концентрациялануу тобокелдиктерине карата чектөө белгиленүүсү зарыл:

– айрым бир финансылык инструменттерде концентрацияланууга байланыштуу чектөөлөр;

– бардык активдердин суммасынын салыштырма салмагында активдердин белгилүү бир түрлөрү;

– бардык пассивдердин суммасынын салыштырма салмагында пассивдердин белгилүү бир түрлөрү;

– таза суммардык капиталдын салыштырма салмагында банк менен байланыштуу бир карыз алуучунун кредиттери жана

карызынын башка түрлөрү. Банк тарабынан белгиленген чектөө маанилери ушул Жободо белгиленген ченемдердин маанилерин бузбоого тийиш;

– таза суммардык капиталдын салыштырма салмагында банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучунун кредиттери жана карызынын башка түрлөрү. Банк тарабынан белгиленген чектөө маанилери ушул Жободо белгиленген ченемдердин маанилерин бузбоого тийиш;

– бардык активдердин салыштырма салмагында бир областка салынган инвестициялар, кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер;

– бардык активдердин салыштырма салмагында бир өлкөгө салынган инвестициялар, кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер;

– бардык активдердин салыштырма салмагында бир экономика тармагына салынган инвестициялар, кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер;

– банк тарабынан берилген бардык кредиттердин салыштырма салмагында, банк тарабынан өз кардарларына берилген он эң ири кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер;

– банк тарабынан берилген бардык кредиттердин салыштырма салмагында, банк тарабынан аффилирленген жана банк менен байланыштуу жактарга берилген он эң ири кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер;

– бардык тартылган депозиттердин салыштырма салмагында жеке адамдардын депозиттери;

– банктын бардык милдеттенмелеринин суммасынын салыштырма салмагында, банк тарабынан экономиканын бир тармагынан тартылган милдеттенмелердин белгилүү бир түрлөрү;

– банктын бардык милдеттенмелеринин суммасынын салыштырма салмагында, банкты каржылоонун он эң ири булактары;

– бардык күрөөлүк камсыздоолордун суммасынын салыштырма салмагында кредиттер боюнча күрөөлүк камсыздоонун белгилүү бир түрлөрү.

Экономика тармагы, продукциянын бир өңчөй топтомун алууга алып келген (товар же кызмат көрсөтүү) чарба жүргүзүүчү субъекттердин экономикалык ишинин түрүнө жараша аныкталат. Банк экономиканын тармактары боюнча концентрациялануу тобокелдигине чектөөлөрдү белгилөөгө тийиш.

59. Банктын жетекчилигинин кароосуна сунуштоо үчүн банк, эң аз дегенде ай сайын концентрациялануу тобокелдиги деңгээлинин бардык формаларына өзгөчө көңүл бурууга, учурдагы абалга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө жана тобокелдикти тескөө боюнча ишти пландаштырууга (аналитикалык отчеттор, таблицалар, графиктер жана диаграммалар) милдеттүү. Банк жетекчилиги Саясатты мезгил-мезгили менен карап чыгуусу зарыл.

60. Концентрациялануу тобокелдигин тескөө боюнча маалымат, финансылык отчетту, анын ичинде банк тарабынан кабыл алынган концентрациялануу тобокелдиги өлчөмүнүн сандык көрсөткүчтөрүн жарыялоодо жетишээрлик ачык көрсөтүлүүсү зарыл.

13-глава. Экономикалык ченемдердин аткарылышы жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо («капитал буфери» индекси) тууралуу отчетту берүү жана жарыялоо тартиби жана мөөнөттөрү

61. Банк бардык экономикалык ченемдерди күндөлүк негизде (ликвиддүүлүк ченемин, кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченемин жана жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченемин эске албаганда) сактоого тийиш. Ликвиддүүлүктүн жана жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченемдери отчеттук мезгил ичинде (бир ай) сакталат. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеми отчеттук мезгил ичинде (бир жума) сакталууга тийиш.

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын банктар тарабынан сакталышы, күндөлүк/жумалык негизде эсептелүүгө тийиш болгон банк капиталынын кошумча запасынын колдоого алынышы («капитал буфери» индекси) кайсы болбосун күнгө карата абал боюнча бухгалтердик баланстын негизинде текшерилиши мүмкүн.

62. Экономикалык ченемдердин аткарылышы тууралуу отчет ушул Жобого карата 1-тиркемедеги форма боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун курамында Улуттук банкка берилет.

63. Экономикалык ченемдердин аткарылышы тууралуу отчет ушул Жобого карата 2-тиркемедеги форма боюнча кеминде банктын расмий сайтында жана зарылчылыкка жараша республикалык маанидеги жалпыга маалымдоо каражаттарында мамлекеттик жана/ же расмий тилдерде жарыяланууга тийиш.

Бул талап Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-октябрындагы № 2019-П-12/54-4-(НПА) токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобого ылайык экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтарды чечмелөөгө милдеттүү болгон Кыргыз Республикасынын банктарына таркатылбайт.

64. Отчет ар бир чейрек аяктаган учурдан тартып 30 (отуз) күн ичинде жарыяланууга тийиш.

65. Банк чейрек сайын жарыялануучу отчеттун пайдалануучуларга кеңири таркатылышын жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында, жалпыга маалымдоо каражаттарын тандайт.

66. Басылмалардын көчүрмөсүн кошо тиркөө менен жарыялангандыгы жөнүндө маалыматтар ал жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка берилүүгө тийиш.

14-глава. Корутунду жоболор

67. Банк тарабынан экономикалык ченемдер жана талаптар сакталбаса, маалыматтар сунушталбаса же болбосо туура эмес жана/ же толук эмес маалыматтар сунушталса, ошондой эле экономикалык ченемдердин аткарылышы тууралуу отчетту жарыялоо мөөнөттөрү сакталбаса, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банкка карата таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.

68. Банктар, алардын кызмат адамдары жана акционерлери ушул Жободо белгиленген экономикалык ченемдерди жана талаптарды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик тартышат.

1-тиркеме

Экономикалык ченемдердин жана көрсөткүчтөрдүн аталышы	Белгилөө	Ченемдин/ көрсөткүчтүн эсептелиши	Ченемдин/ көрсөткүчтүн айкын мааниси	Ченемдин/ көрсөткүчтүн белгиленген мааниси	Белгиленген ченемдин/ көрсөткүчтүн маанисинен четтөө
Бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	K1.1	СЗ ЧСК		20% жогору эмес	
	K1.2	СЗ ЧСК		15% жогору эмес	
	K1.3	СЗ ЧСК		30% жогору эмес	
	K1.4	СЗ ЧСК		15% жогору эмес	
Капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) ченеми	K2.1	ЧСК ЧРА+П*Кор		12% /14%** кем эмес	
	K2.2	КПУ ЧРА		7,5% /9,5%** кем эмес	
	K2.3	БКПУ ЧРА		6%/8%** кем эмес	
	K2.4	КПУ СА+ЗО		6% кем эмес	
Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)	K3.1	ЛА ОБ		45% кем эмес	
Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери индекси»)		ЧСК ЧРА		___% кем эмес (мааниси көрсөтүлсүн)	
Чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчү	ПЛ	ЛАВ ОБВ	-----		-----

Эскертүү:

П – белгиленген көрсөткүч (коммерциялык банктар үчүн суммардык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициентине барабар сан - 8,33 (100%:12%), системалуу мааниге ээ банктар үчүн – 7,14 (100%:14%) чегинде;

Кор – операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капитал өлчөмү. Базалык индикативдүү ыкманы колдонуу менен операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капитал Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы № 2019-П-12/68-1-(НПА) токтому менен бекитилген Банктардын операциялык тобокелдиктеринин

ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибине ылайык эсептелет;

КПУ – Биринчи деңгээлдеги капитал;

БКПУ – Биринчи деңгээлдеги базалык капитал.

** – системалуу мааниге ээ банктар үчүн маани.

Операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капиталды эсептөө

1 жыл ичинде таза киреше	...
2 жыл ичинде таза киреше	...
3 жыл ичинде таза киреше	...
α	15%
Кор	

	Отчеттук мезгил ичинде орточо маани	1- жума	2- жума	3- жума	4- жума	5- жума	6- жума
ЛА - Ликвиддүү активдер							
ОБ - Банктын милдеттенмелери							
КЗ.1 ченеми = (ЛА / ОБ)*100%							

	Отчеттук мезгил ичинде орточо маани	1- жума	2- жума	3- жума	4- жума	5- жума	6- жума
ЛА - Чет өлкө валютасындагы ликвиддүү активдер							
ОБВ - Чет өлкө валютасындагы банктын милдеттенмелери							
Көрсөткүч (ПЛ) = (ЛАВ / ОБВ) * 100		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

А. Жеке адамдар алдында мөөнөттүү депозиттер жана башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн сакталышы тууралуу күндөлүк отчет (К5.1)

Күнү	К5.1		
	ЧСК	СДФЛ	Айкын мааниси
20__-ж. 1-апрели			
20__-ж. 2-апрели			
20__-ж. 3-апрели			
20__-ж. 4-апрели			
...			
...			
...			
20__-ж. 30-апрели			

Б. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы тууралуу отчет (К5.2)

Отчеттук мезгил ичинде орточо маани	1-жума	2-жума	3-жума	4-жума	5-жума
ЧСК - банктын таза суммардык капиталы					
ДВФЛ - жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозити					
К5.2 = ЧСК / ДВФЛ * 100%					

В. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы тууралуу отчет

Белгилөө	Ченемди эсептөө	Айкын мааниси (%)	Белгиленген маани	Белгиленген мааниден четтөө
Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	Бланктык кредиттер		ЧСКдан 50% жогору эмес	
	ЧСК			
Аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	Чогуу алгандагы карыз		ЧСКдан 60% жогору эмес	
	ЧСК			
Банк эмес уюмдарга жалпы инвестициялардын максималдуу өлчөмү	Инвестициялардын өлчөмү		Өздүк (регулятивдик) капиталдын 60% төмөн	
	Өздүк (регулятивдик) капитал			

Банктык жайларга инвестициялардын максималдуу өлчөмү (негизги каражаттар)	Инвестициялардын өлчөмү		Төлөнгөн уставдык капитал өлчөмүнүн 100% жогору эмес	
	Төлөнгөн уставдык капитал			
Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнүн жана борбордук банктарынын баалуу кагаздарына инвестицияларынын максималдуу өлчөмү	Инвестициялардын өлчөмү	ЧСК	ЧСКнын 100% жогору эмес	
	ЧСК			
Банктын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестицияларынын максималдуу өлчөмү	Инвестициялардын өлчөмү	ЧСК	ЧСКнын 50% жогору эмес	
	ЧСК			
Банктын ири тобокелдиктеринин жалпы өлчөмү	Банктын ири тобокелдиктеринин жалпы суммасы		ЧСКнын беш эселик өлчөмүнөн 100% жогору эмес	
	ЧСКнын беш эселик өлчөмү			

Г. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүнүн) (К3.2) сакталышы жана чет өлкө валютасындагы кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк көрсөткүчү (ПКЛ) жөнүндө отчет

Күнү	К3.2			ПКЛ		
	ВЛА	КОБ	Айкын мааниси	ВЛА	КОБ	Айкын мааниси
күнү, айы, жылы						
күнү, айы, жылы						
күнү, айы, жылы						
...						
Жума ичинде орточо алганда						

кызмат орду

кол тамгасы

аты-жөнү

Д. Дароо ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүнүн) (КЗ.3) сакталышы жана чет өлкө валютасындагы дароо ликвиддүүлүк көрсөткүчү (ПМЛ) жөнүндө күндөлүк отчет

Күнү	КЗ.3			ПМЛ		
	ВЛА	КОБ	Айкын мааниси	ВЛА	КОБ	Айкын мааниси
20__-ж. 1-октябры						
20__-ж. 2-октябры						
20__-ж. 3-октябры						
...						
...						
...						
20__-ж. 30-октябры						

кызмат орду

кол тамгасы

аты-жөнү

2-тиркеме

_____ банкы тарабынан
 20__-жылдын _____ карата абал боюнча 20__-жылдын _____
 чейреги үчүн экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу
МААЛЫМАТТАР

Экономикалык ченемдердин жана көрсөткүчтөрдүн аталышы	Ченемдин/көрсөткүчтүн белгиленген мааниси	Ченемдин/көрсөткүчтүн айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% жогору эмес	
Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15% жогору эмес	
Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% жогору эмес	
Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15% жогору эмес	
Суммардык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.1)	12% /14%**кем эмес	
Биринчи деңгээлдеги капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.2)	7,5%/9,5%**кем эмес	
Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.3)	6% /8%**кем эмес	
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)	45% кем эмес	
Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүк көрсөткүчү (ПЛ)	-	
Узун ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)	20% жогору эмес	
Кыска ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)	20% жогору эмес	
Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» индекси)	___% кем эмес (маанисин көрсөткүлө)	

Баалуу металлдар түрүндөгү узун ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (К4.5)	20% жогору эмес	
Баалуу металлдар түрүндөгү кыска ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (К4.6)	20% жогору эмес	

** - системалуу мааниге ээ банктар үчүн маани.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-12/78-8-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына капитал шайкештиги, банктык эсептер жана сейфтер маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

– 2012-жылдын 12-сентябрындагы № 37/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык өздүк сейфтердин кардарларга берилиши боюнча нускоону бекитүү тууралуу»;

– 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу»;

– 2019-жылдын 27-декабрындагы № 2019-П-12/68-1-(НПА) «Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө»;

– 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө».

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтер алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-12/78-8-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына капитал шайкештиги,
банктык эсептер жана сейфтер маселелери боюнча өзгөртүүлөр**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы № 37/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык өздүк сейфтердин кардарларга берилиши боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан банктык жеке сейфтердин кардарларга баалуулуктарды сактоо үчүн берилиши боюнча Нускоонун:

– 28-пунктунун:

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Сейфте сакталган буюмдарга арест соттук актынын негизинде коюлушу мүмкүн.»;

үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Сейфти ачуу, тинтүү, карап чыгуу, алып чыгуу жана анда сакталган буюмдарга карата башка процессуалдык иш-аракеттер соттук актынын негизинде гана тергөө органдары тарабынан козголгон кылмыш иштери боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн.»;

төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Сейфти ачуу, тинтүү, карап чыгуу, алып чыгуу жана анда сакталган буюмдарга карата башка процессуалдык иш-аракеттер, ошондой эле аларга арест коюу банктын ыйгарым укуктуу кызматкерлеринин катышуусунда мыйзамдардын жана банктын ички документтерине ылайык ишке ашырылат. Мында, сейфте сакталган буюмдарга опись түзүлөт, ага катышкан банк кызматкерлери кол коюуга тийиш, ошондой эле сейфти ачуу, тинтүү, карап чыгуу же алып чыгуу, ошондой эле сейфте сакталган буюмдарга карата башка процессуалдык иш-аракеттер видео тасмага түшүрүлүүгө тийиш.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча Нускоонун:

– 1-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» жана «Кредиттик союздар жөнүндө» мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктан лицензия алынган шартта, юридикалык жактардан жана жеке адамдардан депозиттерди жана башка акча каражаттарын тартуу банктардын операцияларынын негизги түрлөрүнүн бири болуп саналат.»;

– 35-пунктунун:

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Эсептерге арест соттук актынын негизинде коюлушу мүмкүн.»;

үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Эсептердеги акча каражаттарды конфискациялоо мыйзамдуу күчүнө кирген соттук актынын негизинде гана жүргүзүлүшү мүмкүн.».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы № 2019-П-12/68-1-(НПА) «Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо Тартибинин:

– 14-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банктардын капиталынын шайкештик коэффициенти эсептөө Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын

жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого жана Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/4 токтому менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого ылайык жүргүзүлөт.».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча Нускоонун:

- 11-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Карыздык каражаттардын эсебинен уставдык капиталды түзүүгө, банктын акцияларын сатып алууга, ошондой эле банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууга тыюу салынат.»;

- 12-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«12. Банк өз акцияларын күрөөгө кабыл алууга жана сатып алууга укугу жок.»;

- 21-пунктунун 5-пунктчасынын биринчи жана экинчи абзацтары күчүн жоготкон катары таанылсын;

- 43-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«а) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин жана көрсөткүчтөрдүн бузулушуна алып келсе.»;

- Нускоого карата тиркеменин «Капитал жана капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенттери» бөлүгүндөгү:

800, 850 жана 950-статьялары күчүн жоготкон катары таанылсын;

810-статьясы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги базалык капитал (710-790-ст. суммасы)».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-12/78-9-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына бухгалтердик эсепке алуу, аудит жана отчеттуулук маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

- 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобону жана «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

- 2007-жылдын 30-майындагы № 28/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит

уомдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планын бекитүү тууралуу»;

– 2007-жылдын 20-декабрындагы № 54/9 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобону» бекитүү тууралуу»;

– 2004-жылдын 23-октябрындагы № 26/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 1997-жылдын 14-февралындагы № 4/2 «Банктар жана финансы-кредит уюмдары үчүн финансылык, салыктык, регулятивдик жана статистикалык отчеттуулукту бөлүштүрүү боюнча убактылуу нускоо жөнүндө» токтому күчүн жоготкон катары таанылсын.

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтер алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыяланган күндөн кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-12/78-9-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына бухгалтердик эсепке алуу,
аудит жана отчеттуулук маселелери боюнча өзгөртүүлөр**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

– 18-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«3) аудитордук уюм же ошол эле эл аралык тармакта жайгашкан уюм тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар:

– бухгалтердик эсепти калыбына келтирүү жана жүргүзүү боюнча;

– бухгалтердик эсептин методикасын иштеп чыгуу менен байланышкан;

– финансылык отчет түзүү боюнча;

– ички аудит»;

– 40-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«40. Аудитордук корутундудагы маалыматтар аудит программасына киргизилүүгө тийиш болгон сунуш-көрсөтмөлөрдү кошо алганда, аудиттин эл аралык стандарттарына жана Улуттук банктын талаптарына ылайык чагылдырылууга тийиш. Мында финансылык отчеттун эл аралык стандарттарына ылайык анын бардык пайдалануучулары үчүн финансылык отчеттун аудитордук корутундусу бирдей болууга тийиш.»;

51-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«51. Эгерде Улуттук банк аудитордук корутундуну Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана/же аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарына ылайык келбейт деп тааныган учурда, банк өз эсебинен башка аудитордук уюмду тартуу менен кайрадан аудит жүргүзүүгө милдеттүү.

Эгерде ушул аудитордук уюмдун же аудитордун мурунку аудитордук корутундусу кабыл алынбаса же Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана/же аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарына ылайык келбейт деп таанылган учурда, банк кийинки финансылык жылда ал аудитордук уюмду же аудиторлорду аудит жүргүзүү үчүн тартууга укугу жок.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобону жана «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобонун:

2-пунктунун:

бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«– банктык жана/же финансылык иш менен алектенген, ошондой эле контролдукту бир же ошол эле юридикалык жак же жеке адам өз алдынча же башка адамдар (жактар) менен биргеликте жүзөгө ашырган банкты камтыган юридикалык жактар тобу.»;

он алтынчы абзац төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банк менен байланыштуу жактар түшүнүгүн, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында чагылдырылган мааниде түшүнүү зарыл.»;

12-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«12. Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчету Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык түзүлөт. Банктык топтун башында турган банк, же банктык холдингдик компания, анын ичинде Кыргыз Республикасынын резиденти болбогон башкы/ башкаруучу компания (банктык холдингдин башкаруучу компаниясы)

аудитордук фирманын (аудитордун) корутундусу менен тастыкталып, мыйзамдарда белгиленген тартипте бекитилгенден кийин өзүнүн консолидацияланган бухгалтердик отчетторун жана пайда жана чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчетторун жыл сайын жарыялап турат.»;

19-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«19. Банктын акцияларын сатып алууга билдирме берүүдө Улуттук банкка Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамынын, «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык тиешелүү маалыматтар сунушталууга тийиш.»;

47-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында каралган негиздер боюнча туунду же караштуу компанияны сатып алууга/түзүүгө банктын укугу жок.»;

96-пунктунун:

биринчи жана экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банктык топтун кайсы болбосун катышуучусуна (жеке жана юридикалык жактарга) же анын кызмат адамына карата Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында каралган талаптарга ылайык таасир этүү чаралары колдонулушу мүмкүн.

Улуттук банк тарабынан таасир этүү чаралары ушул жободо жана Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында каралган негиздер боюнча, учурларда жана тартипте колдонулат. Улуттук банк таасир этүү чараларын колдонуунун максатка ылайыктуулугун, түрүн жана тартибин өз алдынча аныктайт.»;

2-пунктчасынын «д» абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«д) Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында каралган негиздер боюнча, анын ичинде:

- банкка жана банктык топтун катышуучуларына карата талаптагыдай консолидацияланган көзөмөл жүргүзүүгө тоскоолдуктар келип чыкса;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ченемдерди, талаптарды жана чектөөлөрдү бузууга жол берилсе.»;

– 4-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«Консолидацияланган
көзөмөл жөнүндө» жобого
карата 4-тиркеме

Банктык топтун аффилирленген жактары жөнүндө
МААЛЫМАТ

(Башкы компаниянын аталышы жана 2 же
3-топтун түзүмүнүн номери көрсөтүлөт)

№	Аффи- лирленген жактын аталышы	Банктык топтун катышуу- чусунун аталышы	Аффи- лирленген жактын бан- ктык топтун катышуучусу менен өз ара мамилеси- нин мүнөзү	Банктык топ- тун катышуу- чуларына карата мамиле жараша акцияларга/ үлүшкө ээлик кылуу пайызы	Аффи- лирленген жактын аталышы/ аты-жөнү/ негизги иши	Эскер- түү
	Банктык топтун катышуучусунан актив алган банктык топтун катышуучусунун аффилирленген жагынын аталышы көрсөтүлөт	Банктык топтун катышуучусунун толук аталышы көрсөтүлөт	Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзам ченемдерине ылайык көрсөтүү зарыл	Ээлик кылуу пайызы/үлүшү көрсөтүлөт	Аффилирленген жактын толук аталышы же аффилирленген жактын аты-жөнү; негизги иштин түрү көрсөтүлөт	
1						
2						
....						
n						

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамынын 16-беренесине ылайык төмөнкүлөр аффилирленген жак катары таанылат:

- юридикалык жактын олуттуу катышуучулары;
- бир эле юридикалык жак олуттуу катышуучу болуп саналган юридикалык жактар.

Кызмат орду _____ Аты-жөнү _____ Кол тамгасы _____

**Банктык топ менен байланыштуу жактар тууралуу
МААЛЫМАТТАР**

№	Банктык топ менен байланыштуу жактын аты-жөнү	Банктык топтун катышуучу - компаниясында ээлеген кызмат орду	Байланыштуу адамдын аты-жөнү	Байланыштуулук деңгээлин ачык көрсөтүү	Туугандык даражасы (ата-энеси, жолдошу/ жубайы ж.б.)
	Байланыштуу жактын аты-жөнү көрсөтүлөт	Байланыштуу жактын кызматы көрсөтүлөт	Байланыштуу жактын аты-жөнү көрсөтүлөт	Байланыштуулук деңгээли көрсөтүлөт	Байланыштуу адам менен тууганчылык даражасы көрсөтүлөт
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					
n					

Эскертүү: «байланыштуу жак» түшүнүгү Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамынын 52-беренесинде көрсөтүлгөн.

Кызмат орду _____ Аты-жөнү _____ Кол тамгасы _____ »;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобонун:

- 23-пунктунда «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 2-тиркеменин:

- 10.2. «Баалуу кагаздар портфели» бөлүгүнүн 130-сабы төмөнкү редакцияда берилсин:

«130. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана/ же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун:

– 2.1-пунктунун «а» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«а) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамында бекитилген функциялардын аткарылышынын чегинде банктын финансылык абалына;»;

– 4.10-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«4.10. Дем алыш күндөрү жана майрам күндөрү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан Улуттук банк жана коммерциялык банктар үчүн жумуш күнү деп жарыяланган жана сунуш кылынган күндөр үчүн маалыматтар, ошол күндөрү банк иштегенине же иштебегенине карабастан, ПРБОдо камтылууга жана белгиленген мөөнөттөрдө берилүүгө тийиш. Мында, сом эквивалентинде чет өлкө валютасындагы маалыматтарды камтыган отчеттор Улуттук банктын отчет түзүү күнүнө карата белгиленген расмий курсун пайдалануу менен түзүлүүгө тийиш.»;

2-тиркемесинин:

– «Баалуу кагаздар портфели» 5-бөлүгүнүн бүтүндөй тексти боюнча «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү» деген сөздөр тиешелүү жөндөмдө «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

15.2. «Баалуу кагаздар портфели» бөлүгүнүн 130-сабы төмөнкү редакцияда берилсин:

«130. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана/же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар»;

– «Капитал жана капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенттери» 15.7-бөлүгүнүн:

800, 850 жана 950-статьялары күчүн жоготкон катары таанылсын;

810-статьясы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Бардыгы болуп, Биринчи деңгээлдеги базалык капитал (710-790-ст. суммасы)».

4. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы № 28/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планында:

1-класс. Активдер:

- 10301 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«10301 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар»;

- 10401 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«10401 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары»;

- 10501 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«10501 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары»;

- 11402 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«11402 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар»;

- 11412 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«11412 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар»;

- 11422 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«11422 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар»;

2-класс. Милдеттенмелер:

- 20800 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынан эсептери жана кредиттери» деген топтун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«20800-топ Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана жергиликтүү бийлик органдарынан эсептери жана кредиттери»;

- 21052 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«21052 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар»;

6-класс. Кирешелер:

- 60001 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«60001 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси»;

– 60011 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«60011 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси»;

– 60021 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«60021 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси»;

– 1-тиркеменин:

бүтүндөй тексти боюнча «эсептик курсу» деген сөздөр «расмий курсу» деген сөздөргө алмаштырылсын;

1-класс. Активдер:

– 10301 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«10301 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар.

Бул эсепте банк тарабынан сатылып алынган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин карыздык баалуу кагаздары эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 10302 эсебинде чагылдырылган сый акыларды жана дисконтторду эске алуу менен номиналдык нарк боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдо маанисинде болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми баалуу кагаздар сатылган же төлөнгөн учурда эсеп кредиттелет.»;

– 10401 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«10401 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары.

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздары эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 10402-эсепте чагылдырылган сый акыны же дисконтту эске алуу менен номиналдык нарк боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болуусу зарыл. Баалуу кагаздарды сатып алууда эсеп дебеттелет. Баалуу кагаздарды сатууда же алардын ордун жабууда эсеп кредиттелет.»;

– 10501 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«10501 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары.

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 10502-эсепте чагылдырылган сый акыны же дисконтту эске алуу менен номиналдык нарк боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болуусу зарыл. Баалуу кагаздарды сатып алууда эсеп дебеттелет. Баалуу кагаздарды сатууда же алардын ордун жабууда эсеп кредиттелет.»;

– 11402 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«11402 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар.

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болуусу зарыл. Алууга карата пайыздар суммасын кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө карата акча каражаттары түшкөн учурда эсеп кредиттелет.»;

- 11412 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«11412 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар.

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болуусу зарыл. Алууга карата пайыздар суммасын кошуп эсептөөдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө карата акча каражаттары түшкөн учурда эсеп кредиттелет.»;

- 11422 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«11422 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар.

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болуусу зарыл. Алууга карата пайыздар суммасын кошуп эсептөөдө

эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө карата акча каражаттары түшкөн учурда эсеп кредиттелет.»;

2-класс. Милдеттенмелер:

– 20800 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана кредиттери» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«20800-топ Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана кредиттери.

Бул топто бюджеттик жана бюджеттен тышкаркы эсептерди эсепке алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинен жана жергиликтүү бийлик органдарынан алынган эсептер камтылат. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана кредиттери номиналдык валютада эсепке алынат. Финансылык отчетто көрсөтүү максатында бул эсептердеги чет өлкө валютасындагы суммалар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентине которулууга тийиш.»;

– 21052 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«21052 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар.

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгө карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болуусу зарыл. Алууга карата пайыздар суммасын кошуп эсептөөдө эсеп кредиттелет. Пайыздарды төлөөдө эсеп дебеттелет.»;

6-класс. Кирешелер:

– 60001 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«60001 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси.

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болуусу зарыл. Киреше түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын акырында убактылуу эсептерди жабууда эсеп дебеттелет.»;

– 60011 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«60011 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси.

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган, пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча банктын пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болуусу зарыл. Киреше түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын акырында убактылуу эсептерди жабууда эсеп дебеттелет.»;

– 60021 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси» эсеби төмөнкү редакцияда берилсин:

«60021 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси.

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чыгарылган, башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча банктын пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болуусу зарыл. Киреше түшкөн учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын акырында убактылуу эсептерди жабууда эсеп дебеттелет.».

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы № 54/9 «Кыргыз Республикасынын

коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобону» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө» жобонун:

– 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Жободо Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында, Мамлекеттик өнүктүрүү банкында жана башка финансы-кредит уюмдарында (мындан ары – банктар) Бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планын (мындан ары – Эсептер планы) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» жана «Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө» мыйзамдарына ылайык түзүүсүнө карата талаптар белгиленет.»;

– 3.2-пунктунун бүтүндөй тексти боюнча:

– «эсептик курсу боюнча» деген сөздөр «расмий курсу боюнча» дегенге алмаштырылсын;

– «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин» дегенге алмаштырылсын.

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 23-октябрындагы № 26/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү» жобонун:

– 5.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«5.1. ФКУ эсепке алуу саясатын иштеп чыгууда төмөнкүлөргө таянууга тийиш:

– Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө» Мыйзамына;

– Кыргыз Республикасынын банктык операцияларын жөнгө салган мыйзам актыларына жана ченемдик укуктук актыларына;

– Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына;

– Ушул жобого.

ФКУ, кошумча методологиялык жактан камсыздоо катары эсепке алуу саясатынын мисалдарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан иштелип чыккан башка методологиялык материалдарды пайдалана алат.

Эскертүү:

(1) Бул жерде ФКУ бул маселелер банк мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жөнгө салынарын эске алуусу зарыл.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-12/78-10-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

– 2020-жылдын 12-августундагы № 2020-П-12/45-3-(НПА) «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;

– 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракетти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу;

- 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;
- 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»;
- 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-12/55-6-(НПА) «Укук бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу»;
- 2022-жылдын 2-июнунундагы № 2022-П-12/35-1-(НПА) «Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу»;
- 1998-жылдын 14-декабрындагы №34/9 «Коммерциялык банктын операцияларын ишеним боюнча тескөө аркылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө»;
- 2018-жылдын 28-февралындагы № 2018-П-12/7-7-(НПА) «Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган депозит эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө»;
- 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 «Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобосун бекитүү тууралуу»;
- 2004-жылдын 27-августундагы № 22/9 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдардын ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтердин тизмеси жөнүндө»;
- 2017-жылдын 31-майындагы № 21/12 «ЭкоИсламикБанк» ЖАК тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда аффилирленген жана

банка байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2009-жылдын 30-сентябрындагы № 39/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге талаптар жөнүндө» жобо тууралуу»;

– 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/9 «Кыргыз Республикасынын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобо тууралуу»;

– 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө».

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алгандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсин.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-12/78-10-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-августундагы № 2020-П-12/45-3-(НПА) «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобонун:

– 6-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо – Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 48-беренесине жана Улуттук банктын талаптарына ылайык атайын жөнгө салуу режиминин алкагында операцияларды жүргүзүү жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракетти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү

максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

– 3-пунктунун:

онунчу абзацындагы «Өкмөтүнө» деген сөз «Экономика жана коммерция министрлигине» деген сөздөргө алмаштырылсын;

отуз биринчи абзацындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамдагы» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамдагы» деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобонун:

– 67-пунктунун «б» пунктчасындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» Мыйзамында» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында» деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоонун:

– 15-пунктунунун биринчи абзацында ««Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» Мыйзам» деген сөздөр ««Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзам» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 21-пунктунун 1-пунктчасынын биринчи абзацында «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-12/55-6-(НПА) «Укук бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Укук бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоонун:

– 2-пунктунун 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрү (Лицензиялоо башкармалыгы, Банктык көзөмөл башкармалыгы, Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгы, Төлөм системалары башкармалыгы, Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмү) – Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 299-301, 305, 306, 323-беренелеринде жана 355-беренесинин 1 жана 2-бөлүгүндө каралган укук бузуулар үчүн;».

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 2-июнундагы № 2022-П-12/35-1-(НПА) «Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоонун:

– 16-пунктунун экинчи сүйлөмүндө «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» Мыйзамына» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамына» деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 14-декабрындагы №34/9 «Коммерциялык банктын

операцияларын ишеним боюнча тескөө аркылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Коммерциялык банктын операцияларын ишеним боюнча тескөө аркылуу жөнгө салуу эрежелеринин:

– «1. Жалпы жоболор» главасынын биринчи абзацындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» Мыйзамына» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамына» деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 28-февралындагы № 2018-П-12/7-7-(НПА) «Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган депозит эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган депозиттик эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө» жобонун:

– 7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«7. Улуттук банктагы депозиттик эсептерине чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын жайгаштырууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн Банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Улуттук банкта жайгаштыруу ниетин билдирүү менен расмий кайрылууга тийиш. Кайрылуу Улуттук банк тарабынан бир жумуш күнү ичинде каралат. Мында, Банк төмөнкү талаптарга жооп берүүсү зарыл:

- Улуттук банкта корреспонденттик эсеби болууга;
- финансылык абалды чыңдоо иш-чараларын өткөрбөөгө;
- Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында каралган атайын режим белгиленбөөгө (убактылуу администрация, тике банктык көзөмөл).

Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө чечими боюнча финансылык абалын чыңдоо иш-чараларын жүргүзгөн/Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында каралган атайын

режимдер (убактылуу администрация, тике көзөмөлдүк) киргизилген банктар чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын депозит эсептерине жайгаштыра алышат.»;

– 24-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«24. Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө чечими боюнча финансылык абалын чыңдоо иш-чараларын жүргүзгөн/Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында каралган атайын режимдер (убактылуу администрация, тике банктык көзөмөл) киргизилген банктар үчүн жайгаштыруу шарттары ар бир жагдай жана ар бир валюта боюнча өзүнчө аныкталышы жана белгилениши мүмкүн.».

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 «Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобосун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобонун:

– преамбуласынын биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Бул Жободо банктын, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, башка юридикалык жактын (алмашуу бюросу, кредиттик бюро, төлөм системасынын оператору жана төлөм уюму) же жеке адамдын сотко чейин даттануусу, анын ичинде таасир этүү чараларын жана/же айып пул салуу чечимине (мындан ары – таасир этүү чаралары), ошондой эле лицензиялоо маселелери боюнча Улуттук банктын ыйгарым укуктуу адамдары (түзүмдүк бөлүмдөр), Төраганын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү же Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети/Төлөм системасы боюнча комитети

(мындан ары – Комитет) тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган компетенциясынын чегинде кабыл алынган чечимдер боюнча даттануу тартиби жөнгө салынат.»;

– 2-пунктунун:

үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«**Апеллянт**» – Улуттук банктын ыйгарым укуктуу адамынын (түзүмдүк бөлүмдүн), Төраганын орун басарынын/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнүн же Комитеттин чечимине ушул Жободо белгиленген тартипке ылайык даттанган банк, банк эмес финансы-кредит уюму, башка юридикалык жак же жеке адам.»

төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«**Банк**» – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктан лицензия алган жана/же иши ал тарабынан көзөмөлгө алынган коммерциялык банк, банк эмес финансы-кредит уюму.»

бешинчи абзацындагы «же финансы-кредит уюму» деген сөздөр «же банк эмес финансы-кредит уюму» деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы № 22/9 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдардын ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтердин тизмеси жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдардын (*) ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтердин тизмесинин:

– 1-статьясында «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 3-статьясында «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 117-статьясында «Өкмөттүн» деген сөз «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

Тизмеге карата тиркемеде:

– 1.5-пунктунун:

«1996-жылдагы» деген сөздөр алынып салынсын;

«Өкмөтүнө караштуу Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик архивдик кызматынын» деген сөздөр «Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Архив кызматынын» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 2.8-пунктунун:

«Өкмөтүнө караштуу Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик архивдик кызматынын» деген сөздөр «Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Архив кызматынын» деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/12 «ЭкоИсламикБанк» ЖАК тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда аффилирленген жана банкка байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «ЭкоИсламикБанк» ЖАК тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда аффилирленген жана банкка байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» жобонун:

– 15-пунктунун биринчи абзацындагы ««Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» Мыйзам» деген сөздөр ««Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзам» деген сөздөргө алмаштырылсын.

12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 30-сентябрындагы № 39/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге талаптар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге талаптар жөнүндө» жобонун:

– 1.2-пунктундагы «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө» Мыйзамда» деген сөздөр ««Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамда» деген сөздөргө алмаштырылсын.

13. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/9 «Кыргыз Республикасынын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобонун:

– 4-пунктунун экинчи абзацындагы ««Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» Мыйзамында» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында» деген сөздөргө алмаштырылсын.

14. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:

– 4-пунктунун «а» пунктчасындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамында» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамында» деген сөздөргө алмаштырылсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-09/78-12-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренесине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

– 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Овернайт» кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/8 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2014-жылдын 29-январындагы № 2/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2015-жылдын 19-августундагы № 45/1 «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2017-жылдын 14-июнундагы №2017-П-09\24-6-(НПА) «Акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2018-жылдын 15-августундагы №2018-П-09\33-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы 3 (үч) жумуш күндүн ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарын, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусун, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусуна караштуу Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондусун, Кыргыз Республикасында Депозиттерди коргоо агенттигин, «Борбордук депозитарий» ЖАКты, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-09/78-12-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө» жобонун:

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 18, 25 жана 26-беренелерине» деген сөздөр менен сандар «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 6, 13 жана 26-беренелерине» деген сөздөр менен сандарга алмаштырылсын;

- 4-пунктундагы «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жөнүндө» жобонун:

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк ишти жөнүндө» мыйзамынын 18 жана 53-беренелерине» деген сөздөр менен сандар «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 6 жана 17-беренелерине» деген сөздөр менен сандарга алмаштырылсын;

- 5 жана 26-пункттарындагы «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/8 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө» жобонун:

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 18 жана 53-беренелерине» деген сөздөр менен сандар «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 6 жана 17-беренелерине» деген сөздөр менен сандарга алмаштырылсын;

- 5-пунктундагы «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун:

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 18, 25 жана 53-беренелерине» деген сөздөр менен сандар «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 6, 16 жана 17-беренелерине» деген сөздөр менен сандарга алмаштырылсын;

- 41-пункттун 2-пунктчасындагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– жогоруда аталган токтом менен бекитилген кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 5-тиркеменин:

Күрөө келишимдин преамбуласында «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

1.2-пунктунун биринчи сүйлөмүндө «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы № 2/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобонун:

– 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 18 жана 53-беренелерине» деген сөздөр менен сандар «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 6 жана 17-беренелерине» деген сөздөр менен сандарга алмаштырылсын;

– 5-пунктундагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 42-пунктундагы «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 19-августундагы № 45/1 «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө» жобонун:

– аталышындагы жана 1-пунктундагы «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында» деген сөздөр алынып салынсын;

– 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 18 жана 44-беренелерине» деген сөздөр менен сандар «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 6 жана 32-беренелерине» деген сөздөр менен сандарга алмаштырылсын;

– 6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«6. Кредит берүү, берүүнүн шарттары жана анын көлөмү боюнча чечим Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат. Уюмга берилген кредиттин жалпы суммасы Уюмдун төлөнгөн уставдык капиталынын он беш пайызынан ашпоого тийиш.»;

9-пунктунун:

1) экинчи сүйлөмүндө «же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары» деген сөздөр алынып салынсын;

2) үчүнчү сүйлөмүндө «анын түрүнө жана башка параметрлерине» деген сөздөр алынып салынсын;

– 14-пункттун экинчи абзацында «Европа экономикалык бирлигине кирген» деген сөздөр алынып салынсын;

– 18-пунктунун экинчи сүйлөмүндө «же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары» деген сөздөр алынып салынсын;

– 23-пунктунда «(Башкы келишимге карата 1, 2-тиркемелер)» деген сөздөр «(Башкы келишимге карата 2-тиркеме)» деген сөздөргө алмаштырылсын;

Жогоруда аталган Жобонун 1-тиркемесинин:

– аталышында жана преамбуласындагы «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында» деген сөздөр алынып салынсын;

– 3.1-пунктунун экинчи сүйлөмүндө «же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары» деген сөздөр алынып салынсын;

– 3.2-пунктунун экинчи сүйлөмүндө «же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары» деген сөздөр алынып салынсын;

– 9.4-пунктундагы “3” саны алынып салынсын;

Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга кредиттерди берүү жөнүндө башкы келишимге карата 1-тиркеменин:

- аталышындагы жана 1-пунктундагы «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында» деген сөздөр алынып салынсын;

- 4.1-пунктунун биринчи сүйлөмүндө «же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары» деген сөздөр алынып салынсын;

«Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга сунушталуучу кредиттер жөнүндө» башкы келишимге карата 2-тиркеменин:

- 1.1-пунктундагы жана 2.1.2-пунктунун 4-пунктчасындагы «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында» деген сөздөр алынып салынсын;

- «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында» деген сөздөр алынып салынсын;

- Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык бирлигинин алкагында башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга сунушталуучу кредиттер жөнүндө” башкы келишимге карата 3-тиркемеси күчүн жоготту деп табылсын;

Жогоруда аталган Жобого карата 2-тиркеменин:

- 1.1-пунктундагы «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында» деген сөздөр алынып салынсын.

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы №50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» убактылуу жобонун:

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 6 жана 17-беренелерине» деген сөздөр менен сандарга алмаштырылсын;

- 14-пунктунун 1-пунктчасындагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 23-пунктундагы «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

Жогорудагы Жобонун 3-тиркемесинде:

- 3.2-пунктундагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 14-июнундагы №2017-П-09\24-6-(НПА) «Акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобонун:

- 2-пунктунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 17, 18 жана 53-беренелерине» деген сөздөр менен сандар «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 6, 16 жана 17-беренелерине» деген сөздөр менен сандарга алмаштырылсын;

- 19 пунктун 1-пунктчасында «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 30-пунктунда «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы №2018-П-09/33-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Депозиттерди (аманаттарды) коргоо боюнча агенттигине кредит берүү жөнүндө» жобонун:

- 2-пунктунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 18-беренесине»

деген сөздөр менен сандар «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 6-беренесине» деген сөздөр менен санга алмаштырылсын;

- 13-пунктундагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 15-пунктундагы «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

Жогоруда аталган Жобонун 2-тиркемесинде:

- преамбуласындагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 1.2-пунктундагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-09/78-13-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомунун күчүн жоготту деп табуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 64-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 24-мартындагы №2020-П-09/15-9-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасында COVID-19 пандемиясынын терс таасирлерин жеңилдетүү максатында коммерциялык банктарга кредит берүүсү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтому күчүн жоготту деп табылсын.

2. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы 3 (үч) жумуш күндүн ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын

тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-09/78-14-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

2013-жылдын 28-мартындагы № 10/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому;

2013-жылдын 28-мартындагы № 10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому;

2013-жылдын 28-мартындагы № 10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому;

2013-жылдын 28-мартындагы № 10/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому;

2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтому;

2013-жылдын 28-мартындагы № 10/16 «Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтому;

2013-жылдын 28-мартындагы № 10/17 «Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтому;

2017-жылдын 30-августундагы №2017-П-09/39-5-(ДПК) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алгандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсин.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 14-декабрындагы
№ 2022-П-09/78-14-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:

– 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын;

– 16-пунктунун алтынчы жана жетинчи абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын;

– жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 9.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:

– 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын;

– 14-пунктунун бешинчи жана алтынчы абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын;

– жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 8.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын.

3. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:

– 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын;

– 16-пунктунун жетинчи абзацындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын;

– жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 8.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын.

4. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:

– 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын;

– 11-пунктунун биринчи жана алтынчы абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын;

– жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 8.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын.

5. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелеринин:

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын;

6. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/16 «Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелеринин:

- 14-пунктунун тогузунчу жана онунчу абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын;

- жогоруда аталган Эрежелерге карата 1-тиркеменин 10.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын.

7. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/17 «Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз

Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелеринин:

- 15-пунктунун сегизинчи жана тогузунчу абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын.

8. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 30-августундагы №2017-П-09/39-5-(ДПК) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө» жобонун:

- 7-пунктунун алтынчы абзацындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын;

- жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 8.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 21-декабрындагы
№ 2022-П-07/81-2-(ДКП)

2023-жылга милдеттүү резерв түзүү графиги тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 64-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) токтому менен бекитилген «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. 2023-жылга милдеттүү резерв түзүү графиги (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом 2023-жылдын 2-январынан тартып күчүнө кирет.

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 21-декабрындагы
№ 2022-П-07/81-2-(ДКП)
токтомуна карата тиркеме

2023-жылга милдеттүү резерв түзүү
ГРАФИГИ

	Эсептик мезгил аралыгы		Базалык мезгил аралыгы		Мезгил аралыгынын узактыгы
	башталышы	аягы	башталышы	аягы	
1	05.12.22	01.01.23	02.01.23	29.01.23	28 күн
2	02.01.23	29.01.23	30.01.23	26.02.23	28 күн
3	30.01.23	26.02.23	27.02.23	26.03.23	28 күн
4	27.02.23	26.03.23	27.03.23	23.04.23	28 күн
5	27.03.23	23.04.23	24.04.23	21.05.23	28 күн
6	24.04.23	21.05.23	22.05.23	18.06.23	28 күн
7	22.05.23	18.06.23	19.06.23	16.07.23	28 күн
8	19.06.23	16.07.23	17.07.23	13.08.23	28 күн
9	17.07.23	13.08.23	14.08.23	10.09.23	28 күн
10	14.08.23	10.09.23	11.09.23	08.10.23	28 күн
11	11.09.23	08.10.23	09.10.23	05.11.23	28 күн
12	09.10.23	05.11.23	06.11.23	03.12.23	28 күн
13	06.11.23	03.12.23	04.12.23	31.12.23	28 күн

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2022-жылдын 21-декабрындагы
№ 2022-П-02/81-6-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ишкердик субъекттеринин ишине карата жөнгө салуучу таасирин талдоо методикасын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ишкердик субъекттеринин ишине карата жөнгө салуучу таасирин талдоо методикасы бекитилсин (кошо тиркелет).

2. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, кредиттик

союздарды, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарын, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, «Альянс» алмашуу бюролорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, микрофинансылык уюмдарды, «Кепилдик фонд» ААКты, турак жай-сактык кредиттик компанияларды жана алмашуу бюролорун тааныштырсын.

5. Төлөм системалары башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен төлөм уюмдарын жана төлөм системаларынын операторлорун, «Кыргыз Республикасынын төлөм системаларынын операторлорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Байланыш операторлорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомун тааныштырсын.

6. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Юридика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 21-декабрындагы
№ 2022-П-02/81-6-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук
актыларынын ишкердик субъекттеринин ишине карата жөнгө
салуучу таасирин талдоо

МЕТОДИКАСЫ

1-глава. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын жөнгө салуучу таасирин талдоо методикасы (мындан ары – Методика) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу процессинде жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүү талаптарын жана тартибин аныктайт.

2. Бул Методика «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамына ылайык иштелип чыккан.

3. Улуттук банктын ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган ченемдик укуктук актылары форс-мажордук жагдайларда ишкердикти жөнгө салуу учурларын кошпогондо, жөнгө салуучу таасирин талдоо талаптарына туура келет.

4. Төмөнкүдөй ченемдик укуктук актылардын долбоорлору каралып жаткан учурда жөнгө салуучу таасирин талдоо талап кылынбайт:

1) пилоттук долбоорлорду (сыноо, эксперименталдык) өткөрүү жөнүндө, эгерде мындай ченемдик укуктук актынын колдонуудагы мөөнөтү 6 айдан ашпаган болсо;

2) өзгөчө кырдаалда жана/же өзгөчө абалда шашылыш түрдө, ошондой эле алардын кесепеттерин жоюу үчүн кабыл алынса;

3) концепцияларды, стратегияларды, программаларды, иш-аракеттер планын жана башка ушул сыяктуу документтерди бекитүү жөнүндө;

4) юридикалык күчү боюнча жогору турган ченемдик укуктук актыларга шайкеш келтирүү, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун чечимдерин аткаруу, ошондой эле бирдей юридикалык күчкө ээ болгон ченемдик укуктук актылардын ортосундагы коллизияларды жок кылуу, мында укуктук мамилелердин бул чөйрөсүн жөнгө салуучу актынын жобосунун күчү сакталат.

5) эл аралык келишимдерди аткарууга байланыштуу;

6) Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналган эл аралык стандарттарга (келишимдерге) ылайык келтирүү жөнүндө;

7) ченемдик укуктук актыны же анын бир бөлүгүн күчүн жоготту деп таануу жөнүндө.

5. Жөнгө салууну өзгөртүү үчүн жетиштүү негиздер аныкталса, ченемдик укуктук актынын долбоору жана ушул Методикада каралган сунушталган жөнгө салуу негиздемелерин камтыган аналитикалык кат жөнгө салуучу таасирин талдоонун жыйынтыгы болуп саналат.

6. Жөнгө салуучу таасирин талдоо Улуттук банк тарабынан жүргүзүлөт. Жөнгө салуучу таасирин талдоо мөөнөтү 2 айдан ашпайт.

7. Ушул Методикада төмөнкүдөй терминдер колдонулат:

1) **жөнгө салуучу таасирин талдоо** – бул, ушул Методика менен жөнгө салынган процесс, ал көйгөйлөрдү талдоону, жөнгө салуунун максаттарын жана ыкмаларын аныктоону, ишкердик иштин субъекттери үчүн алар менен байланышкан кесепеттерге баа берүүнү жана жөнгө салуунун кыйла артыкчылыктуу вариантын негиздөө жол-жоболорун камтыйт;

2) **аналитикалык кат** – жөнгө салуучу таасирин талдоонун жыйынтыктарын камтыган документ, анын негизинде ченемдик укуктук актынын долбоору иштелип чыгат;

3) **жөнгө салуу варианты** – жөнгө салуучу таасирин талдоонун предмети болуп саналган, коомдук мамилелерди жөнгө салуунун мүмкүн болуучу ыкмаларынын бири;

4) **кызыкдар тараптар** – иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана/же жөнгө салынган ишкердик субъекттери, иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана/же жөнгө салынган бизнес-ассоциациялар жана юридикалык жактардын

бирикмелери, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жарандар, жарандык сектордун коммерциялык эмес уюмдары колдонуудагы жөнгө салуунун сакталышына же өзгөртүлүшүнө кызыкдар болушу мүмкүн.

5) **сапаттык индикаторлор** – кызыкдар тараптардын ошол же башка фактыларга, кубулуштарга мамилесин, алардын каалоолорун жана баа берүүсүн көрсөтүүчү, нарктын, салмактын, узундуктун, сандын, натыйжалуулуктун ж.б. так бирдиги менен баалоо өтө татаал болгон, баа берүү менен өлчөнгөн индикаторлор.

6) **сандык индикаторлор** – белгилүү бир экономикалык же физикалык мааниге ээ болгон айрым сан түрүндө көрсөтүлгөн индикаторлор, алар бардык финансылык жана рыноктук көрсөткүчтөрдү (киреше, таза пайда, туруктуу жана өзгөрмөлүү чыгымдар, сатуу көлөмү, рыноктун үлүшү ж.б.), нарктын, салмактын, узундуктун ж.б. бирдиги менен өлчөнгөн көрсөткүчөрдү, жыйынды бирдиктердин санынын көрсөткүчтөрүн (бузуулардын санын, ишканалардын санын, кызматкерлердин санын ж.б.) камтыйт;

7) **проблемалардын масштабы** – учурдагы жөнгө салууну колдонуунун натыйжасында терс натыйжага ээ болгон экономикалык, социалдык, аймактык жана башка өлчөмдөрдө берилген ишкердик субъекттеринин, жарандардын саны;

8) **проблемалар** – аларга карата каршылыктар/нааразычылыктар/кооптонуулар айтылган кызыкдар тараптарга чыгым/зыян алып келген же алып келиши мүмкүн болгон көрүнүштөр, окуялар, иш-аракеттер, процесстер;

9) **ишкердик ишин жөнгө салуу** – ишкердик субъекттерине жана алардын ишине карата укуктарды, милдеттенмелерди жана талаптарды белгилөө, ошондой эле Улуттук банк менен иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана/же жөнгө салынуучу ишкердик субъекттеринин ортосундагы мамилелерди жөнгө салуу;

10) **ишкердик субъекттери** – мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон өткөн жана алардын уюштуруучулук-укуктук формаларына жана менчигинин формасына карабастан, киреше алуу максатында мыйзамга карама-каршы келбеген иштерди өз тобокелдигине жана мүлктүк жоопкерчилигине алып жүргөн, иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана/же жөнгө салынган юридикалык жактар.

2. Жумушчу топ. Жөнгө салуучу таасирин талдоого даярдык

8. Жөнгө салуучу таасирин талдоо үчүн Улуттук банктын буйругу менен жумушчу топ бекитилет.

9. Жумушчу топтун курамына макулдашуу боюнча Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана/же жөнгө салынган ишкердик субъекттеринин өкүлдөрү, жарандар киришет. Зарыл болгон учурда жумушчу топтун курамына башка кызыкдар адамдар да киргизилиши мүмкүн.

3. ЖӨНГӨ САЛУУЧУ ТААСИРИН ТАЛДОО ЭТАПТАРЫ

1-этап. Проблемалар жана жөнгө салууну өзгөртүүнүн негиздери

10. Улуттук банк жумушчу топко ишкердиктин конкреттүү чөйрөсүндөгү укуктук жөнгө салууну өзгөртүү ниети жөнүндө билдирет жана түзүлгөн жумушчу топко жөнгө салуу боюнча өзүнүн сунуштары жөнүндө маалымдайт.

11. Жумушчу топ аныкталган проблемаларды тактоо жана толук чагылдыруу үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды чогултат, экономикалык жана укуктук негиздерин жана аларды чечүүнүн актуалдуулугун аныктайт.

12. Бул этапты ишке ашыруу үчүн:

1) жөнгө салуу жолу менен чечилүүгө тийиш болгон проблеманы чагылдыруу, проблеманын келип чыгышынын себеп-натыйжа байланыштарын аныктоо, проблеманы мүнөздөөчү сандык жана/же сапаттык көрсөткүчтөрдү берүү зарыл;

Каралып жаткан жөнгө салуу чөйрөсүндөгү колдонуудагы жөнгө салууга жана укук колдонуу практикасына карата кызыкдар тараптардын пикирлерин талдоо;

2) эгер бул колдонулса, статистикалык жана баалоо маалыматтарын колдонуу менен проблемалардын масштабын баалоо;

3) колдонуудагы жөнгө салууну сактоодо болжолдонгон натыйжаларын белгилөө; учурдагы проблемаларды чечүүнүн зарылдыгын, анын ичинде экономикалык жана укуктук негиздерин,

ошондой эле аларды чечүүнүн актуалдуулугун негиздеген негизги аргументтерди келтирүү.

4) мүмкүн болсо кандай проблемалар, кантип чечилгенин, кандай жыйынтыктар алынганын кыскача баяндоо менен, мындай проблемаларды чечүүнүн эл аралык тажрыйбасын сүрөттөө. Эгерде жок болсо, эл аралык тажрыйбанын жоктугун көрсөтүү.

1-этаптын жыйынтыгы аналитикалык каттын биринчи бөлүгүнө киргизилет жана ушул этаптагы аракеттерди аткаруудан алынган бардык корутундулар киргизилет.

2-этап. Сунуш кылынган жөнгө салуу жөнүндө маалымат

13. Бул этапты ишке ашыруу үчүн:

1) аныкталган проблемаларды чечүүгө багытталган жөнгө салуу максаттарын аныктоо жана түзүү. Максаттар реалдуу жана жетүүгө мүмкүн болушу керек. Максаттарга жетүүдө прогрессти баалоо үчүн пайдаланылуучу сандык жана/же сапаттык индикаторлордун тизмесин, алардын базалык (учурдагы) жана максаттуу маанилерин аныктоо;

2) максаттарга жетүүнү жана проблемалардын чечилишин камсыз кылуучу милдеттердин тизмесин иштеп чыгуу, сунушталган тыюу салууларды жана/же чектөөлөрдү, же аларды жөнөкөйлөштүрүү/ жокко чыгарууну мүнөздөгөн тиешелүү ченемдик актыларды иштеп чыгуу зарыл.

3-этап. Сунушталган жөнгө салууну баалоо жана негиздөө

14. Бул этапты аткаруу үчүн сунушталган ченемдик укуктук актыларды ишке ашырууда пайда болушу мүмкүн болгон таасирге баа берүү зарыл:

1) сандык жана/же сапаттык көрсөткүчтөрдү колдонуу менен максатка жетүүдөгү прогрессти баалоо;

2) экономикага, социалдык секторго жана экологияга күтүлүп жаткан оң жана терс таасирин баалоо;

3) кызыкдар тараптардын негизги топторуна - жөнгө салуунун адресаттарына (мамлекеттик органдар, ишкерлер, коомчулук) күтүлүп жаткан оң жана терс таасирин баалоо;

4) сунуш кылынган жөнгө салуунун ишкердик субъекттерине тийгизген таасиринин нарктык баасын көрсөткөн чыгымдарды баалоо;

5) Сунушталган жөнгө салууну ишке ашырууда тобокелдиктерди баалоо:

- сунушталган жөнгө салууну ишке ашырууда келип чыгышы ыктымал, проблеманы чечүүгө жана жөнгө салуунун максатына жетүүгө тоскоолдук жаратышы мүмкүн болгон тобокелдиктерге талдоо жүргүзүү;

- бул тобокелдиктер пайда болгондо терс кесепеттердин орун алуу ыктымалдыгы жана бул тобокелдиктерге каршы аракеттенүү жана алар орун алган учурда терс кесепеттерди азайтуу боюнча чараларды сунуштоо.

Төмөнкү тобокелдиктер милдеттүү түрдө бааланууга тийиш:

- зарыл болгон финансылык, материалдык жана адам ресурстарынын жетишсиздик тобокелдиктери;

- сунушталган жөнгө салууну ишке ашыруу механизмдеринин жетишсиздик тобокелдиктери;

- сунушталган жөнгө салуу менен киргизип жаткан талаптардын сакталышына талаптагыдай контролду камсыз кылбоо тобокелдиктери;

- сунушталган жөнгө салуунун Улуттук банктын административдик-башкаруу потенциалына ылайык келбестиги тобокелдиктерине.

6) айрым ишкердик субъекттери (же субъекттердин топтору) рыноктун башка катышуучуларына караганда негизсиз артыкчылыктарга ээ болгон шарттардын келип чыгуу тобокелдигин баалоого багытталган атаандаштыкка таасирин баалоо;

7) кызыкдар жактар – жөнгө салуу адресаттарынын сунушталып жаткан жөнгө салуу (оң жана терс баа) боюнча пикири жөнүндө маалыматтарды (коомдук талкуулоодон кийин) киргизүү (болгон болсо);

8) сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча негизги аргументтерди келтирүү.

2 жана 3-этаптардын жыйынтыктары аналитикалык каттын 2-бөлүгүнө киргизилет жана анда ар бир пунктту аткарууда алынган бардык корутундулар камтылышы керек.

4-этап. Жөнгө салуу таасирин талдоо документтерин даярдоо жана коомдук талкууга сунуштоо

15. Бул этапта талкуулоо жүргүзүлөт жана жөнгө салуу таасирин талдоо документтеринин акыркы варианттары иштелип чыгат: аналитикалык кат жана тиешелүү ченемдик укуктук актынын долбоору.

16. Аналитикалык кат жана ченемдик укуктук актынын долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында жайгаштырылат.

Талкуунун жүрүшүндө түшкөн сунуштар ченемдик укуктук актынын долбооруна карата салыштырма таблицкага киргизилет.

Талкуу аяктагандан кийин жумушчу топ түшкөн сунуштарды эске алуу менен аналитикалык каттын жана ченемдик укуктук актынын долбоорунун акыркы варианттарын даярдайт.

17. Аналитикалык катка жумушчу топтун бардык мүчөлөрү же аларды алмаштырган адамдар кол коюшат жана Улуттук банктын төрагасы же аны алмаштырган адам тарабынан бекитилет.

Жумушчу топтун мүчөсү аналитикалык катка кол коюудан баш тартса, жумушчу топтун кол коюудан баш тарткан ошол мүчөсүнүн баш тартуу себеби көрсөтүлгөн түшүндүрмөсү документке тиркелет, ал эми ал жок болсо - жумушчу топтун мүчөсүнүн документке кол коюудан баш тартуу себебин түшүндүрүү менен жумушчу топтун түшүнүк каты тиркелет.

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын ченемдик
укуктук актыларынын
ишкердик субъекттеринин
ишине карата жөнгө
салуучу таасирин талдоо
методикасына карата
1-тиркеме

Форма

АНАЛИТИКАЛЫК КАТ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

БЕКИТЕМ

(кызмат орду)

(кол тамгасы)

20 ___-жылдын « ___ » _____

ЖӨНГӨ САЛУУЧУ ТААСИРИН ТАЛДОО

(ченемдик укуктук актынын долбоорунун аталышы)

Иштеп чыгуу үчүн негиздеме:

(документтин аталышы)

20 ___-жылдын « ___ » _____ № _____

Жөнгө салуучу таасирин
талдоо мөөнөттөрү:

(башталышы)

(аякташы)

Жумушчу топтун жетекчиси:

(аты-жөнү, иштеген жери, кызмат орду, кол тамгасы)

Жумушчу топтун мүчөлөрү:

(аты-жөнү, иштеген жери, кызмат орду, кол тамгасы)

Жооптуу адам менен байланышуу үчүн маалымат:

(аты-жөнү, тел., e-mail)

I. Жөнгө салууну өзгөртүү үчүн проблемалар жана негиздер

1. Проблема тууралуу маалымат

Бул ченемдик укуктук акты аркылуу чечилүүчү негизги маселе (же проблеманы) чагылдырылсын.

2. Проблеманын масштабы

Ченемдик укуктук актынын долбоорунда козголгон ишкердик субъекттеринин саны жөнүндө маалымат берилсин.

3. Жөнгө салууну өзгөртүү үчүн негиздер, проблеманы чечүүнүн актуалдуулугу

Колдонуудагы жөнгө салуу сакталган шартта, алдын ала болжолдонуп жаткан таасирлер чагылдырылсын.

Экономикалык жана укуктук негиздерди, ошондой эле аларды чечүүнүн актуалдуулугун кошо алганда, азыркы мезгилде проблемаларды чечүү зарылдыгын шарттаган негизги аргументтерди келтирүү.

4. Эл аралык тажрыйба

Ушул сыяктуу проблемаларды чечүү жагында эл аралык тажрыйба тууралуу кыскача маалымат келтирилсин.

II. Сунушталып жаткан жөнгө салуу жөнүндө маалымат

5. Жөнгө салуунун максаты

5.1. Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу аркылуу жөнгө салуунун максаты так берилсин.

6. Сунушталган жөнгө салуу

Проблемаларды чечүү жана максатка жетүү үчүн каралган чаралар (механизм) жана жөнгө салуунун негизги ченемдери чагылдырылсын.

7. Жөнгө салуудан улам социалдык жана экономикалык натыйжаларды баалоо

7.1. Белгилүү бир күнгө карата күтүлүп жаткан жыйынтык (жөнгө салуу максатына жетүү деңгээли).

7.2. Экономикага, социалдык секторго жана экологияга күтүлүп жаткан таасири:

- 1) экономикага таасири: алгылыктуу жана терс;
- 2) социалдык чөйрөгө таасири: алгылыктуу жана терс;
- 3) экологияга таасири: алгылыктуу, терс, таасири тийбейт.

7.3. Кызыкдар тараптар – жөнгө салуу адресаттарынын негизги топторуна карата күтүлүп жаткан таасири:

- 1) мамлекеттик органдар: алгылыктуу жана терс;
- 2) ишкерлер: алгылыктуу жана терс;
- 3) калк: алгылыктуу жана терс.

8. Сунушталган жөнгө салууну ишке ашырууда тобокелдиктерди баалоо

Жөнгө салуу максатына жетүү үчүн жөнгө салууну ишке ашырууда келип чыгышы мүмкүн болгон негизги тобокелдиктерди чагылдыруу:

1-тобокелдиктин аталышы:

- тобокелдикти баалоо;
- сунушталып жаткан жеңилдетүү чаралары; 2-тобокелдик аталышы:

- тобокелдикти баалоо;
- сунушталып жаткан жеңилдетүү чаралары.

9. Атаандаштыкка таасирин баалоо

Сунуш кылынган жөнгө салуунун ушул жөнгө салуу варианты үчүн атаандаштыкка тийгизген таасирин баалоонун негизги корутундулары чагылдырылсын.

10. Кызыкдар тараптардын пикири

Кызыкдар тараптар – жөнгө салуу адресаттарынын ар бир тобунун сунушталып жаткан жөнгө салуу жөнүндө пикири тууралуу маалымат берүү: оң - кыскача, терс - түшүндүрмөлөрдү чагылдыруу менен:

- 1) ишкерлер (тандалган критерий боюнча бөлүү менен):
 - оң;
 - терс;

2) калктын саны (тандалган критерий боюнча бөлүү менен):

- оң;
- терс.

11. Сунушталган жөнгө салууну тандоону негиздеп берүү

Сунуш кылынган жөнгө салууну колдоо үчүн негизги аргументтерди келтирүү.

12. Тиркеме

Аналитикалык катка төмөнкүлөр тиркелет:

- сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан экономикалык натыйжаларды ар тараптуу баалоо (жумушчу топтун чечими боюнча);

- жөнгө салуу таасирин талдоого карата чыгарылган тыянактарды жана сунуштарды көрсөтүү үчүн зарыл болгон маалыматтык-маалымдама материалдар жана башка маалыматтар (жумушчу топтун чечими боюнча);

- жумушчу топтун айрым мүчөлөрүнүн кол коюудан баш тартуусу/ өзгөчө пикирлери (бар болсо);

- жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча жумушчу топ жөнүндө буйрук.

Тиркемелерди эске албаганда, аналитикалык каттын негизги текстин 10-15 бетке чейин түзүү сунушталат.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 18 ноября 2022 года
№ 2022-П-12/71-1-(НПА)

О некоторых временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по вопросам выдачи кредитов заемщикам Баткенской области

В целях сохранения стабильности банковской системы и небанковского сектора, оказания поддержки заемщикам, а также создания необходимых условий для восстановления и развития административно-территориальных единиц, в том числе поврежденных в результате вооруженного конфликта, произошедшего в сентябре 2022 года в Баткенской области, учитывая режим чрезвычайной ситуации, введенный в Баткенской области с 16 сентября 2022 года, на основании распоряжения полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Баткенской области № 284-б и в соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Рекомендовать:

– коммерческим банкам и микрофинансовым организациям:

1) в приоритетном порядке рассматривать заявки на получение кредитов заемщиков, проживающих и/или осуществляющих хозяйственную деятельность в Баткенской области;

2) пересмотреть свои внутренние процедуры по выдаче кредитов и рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в части упрощения и ускорения процедур по выдаче кредитов

заемщикам, проживающим и/или осуществляющим хозяйственную деятельность в Баткенской области, в том числе использовать возможности автоматизации процессов по получению необходимых документов от заемщиков через систему межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк»;

– ОАО «Гарантийный фонд»:

1) в приоритетном порядке рассматривать заявки на выдачу гарантий по кредитам заемщиков, проживающих и/или осуществляющих хозяйственную деятельность в Баткенской области;

2) пересмотреть свои внутренние процедуры по выдаче гарантий и рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в части упрощения и ускорения процедур по их выдаче по кредитам заемщиков, проживающих и/или осуществляющих хозяйственную деятельность в Баткенской области;

3) рассмотреть возможность предоставления гарантий для обеспечения кредитов, выдаваемых заемщикам, проживающим и/или осуществляющим деятельность в Баткенской области, на льготных условиях, в том числе по размеру гарантии.

2. Банки и микрофинансовые организации вправе выдавать кредиты заемщикам, проживающим и/или осуществляющим хозяйственную деятельность в Баткенской области, на основе документов и/или информации, свидетельствующих об их платежеспособности.

3. Банки и микрофинансовые организации при выдаче кредита, а также ОАО «Гарантийный фонд» при выдаче гарантий по кредиту заемщику, проживающему и/или осуществляющему хозяйственную деятельность в Баткенской области, вправе не требовать от него документ установленной формы, выдаваемый уполномоченным органом и подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (свидетельства) в качестве индивидуального предпринимателя, или копию документа, подтверждающего факт занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (патента), предусмотренного требованиями нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики.

4. Банки и микрофинансовые организации вправе не требовать представления юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем (резидентом), осуществляющим хозяйственную деятельность в Баткенской области, в банк и микрофинансовую организацию документа органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика при открытии счета для целей получения кредита, предусмотренного Инструкцией по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 31 октября 2012 года № 41/12.

5. Банки вправе выдавать на основе кредитного рейтинга кредиты заемщикам, проживающим и/или осуществляющим хозяйственную деятельность в Баткенской области, которые впервые обращаются в банк с заявкой о выдаче кредита (новым клиентам), в сумме до 200 000 сомов, а клиентам банка, которые ранее получали в данном банке кредит (повторным клиентам-физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю согласно законодательству Кыргызской Республики), в размере до 500 000 сомов.

6. Банки и микрофинансовые компании, привлекающие депозиты, вправе выдавать потребительский кредит заемщику в национальной валюте только в случае, если соотношение планируемых ежемесячных платежей по кредиту (основной долг и процентные платежи) к среднемесячному совокупному доходу заемщика составляет:

- не более 40%, если среднемесячный совокупный доход составляет менее 500 расчетных показателей;
- не более 50%, если среднемесячный совокупный доход составляет от 500 до 2000 расчетных показателей;
- не более 60%, если среднемесячный совокупный доход составляет более 2000 расчетных показателей.

При этом требования данного пункта не распространяются на кредиты, выдаваемые на основании кредитного рейтинга.

7. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О дополнительных временных мерах регулирования деятельности коммерческих банков

Кыргызской Республики» от 29 апреля 2020 года № 2020-П-12/25-6-(НПА).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 мая 2023 года.

9. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 1 (одного) рабочего дня опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

10. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 1 (одного) рабочего дня довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», микрофинансовых организаций, ОАО «Гарантийный фонд», всех структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка в Баткенской области.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 23 ноября 2022 года
№ 2022-П-07/72-3-(ДКП)

О графике заседаний Правления Национального банка Кыргызской Республики на 2023 год по вопросу о размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить график заседаний Правления Национального банка на 2023 год по вопросу о размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики (прилагается).
2. Экономическому управлению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
 - направить настоящее постановление в Администрацию Президента Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и Кабинет Министров Кыргызской Республики;
 - опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Кыргызской Республики, курирующего экономическое управление.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 23 ноября 2022 года
№ 2022-П-07/72-3-(ДКП)

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ

Правления Национального банка Кыргызской Республики
на 2023 год по вопросу о размере учетной ставки
Национального банка Кыргызской Республики

Дата проведения заседания*	Наименование вопроса
30 января	О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
27 февраля	1. Отчет о денежно-кредитной политике. IV квартал 2022 года; 2. О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
24 апреля	О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
29 мая	1. Отчет о денежно-кредитной политике. I квартал 2023 года; 2. О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
31 июля	О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
28 августа	1. Отчет о денежно-кредитной политике. II квартал 2023 года; 2. О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
30 октября	О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.
27 ноября	1. Отчет о денежно-кредитной политике. III квартал 2023 года; 2. О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики.

*Примечание:

- в случае если дата будет объявлена нерабочим днем в Кыргызской Республике, заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики будет проведено на следующий день;
- заседания Правления Национального банка Кыргызской Республики по вопросу о размере учетной ставки в зависимости от ситуации могут проводиться вне графика.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 28 ноября 2022 года
№ 2022-П-07/73-2-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 13, 63, 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 13,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 ноября 2022 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего экономическое управление.

Исполняющий обязанности председателя

3. Чокоев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 30 ноября 2022 года
№ 2022-П-12/74-4-(НПА)

**О внесении изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«О приостановлении действия постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О временных
решениях в сфере проведения обменных операций с
иностранной валютой» от 22 июля 2022 года №2022-П-33/45-
2-(НПА)» от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА)**

В соответствии со статьями 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях в сфере проведения обменных операций с иностранной валютой» от 22 июля 2022 года № 2022-П-33/45-2-(НПА)» от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА) следующее изменение:

– в пункте 1 слова «до 1 декабря 2022 года» заменить словами «до 1 марта 2023 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 1 (одного) рабочего дня опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 1 (одного) рабочего дня довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

5. Управлению надзора за небанковскими организациями в течение 1 (одного) рабочего дня довести настоящее постановление до сведения Ассоциации обменных бюро «Альянс» и обменных бюро.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего надзорный блок Национального банка Кыргызской Республики.

Исполняющий обязанности председателя

3. Чокоев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 30 ноября 2022 года
№ 2022-П-17/74-5-(БС)

**О внесении изменений
в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения
«О лицензировании деятельности банков»
от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)**

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)» (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению после получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней:

– опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению лицензирования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и Государственного банка развития Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего деятельность управления лицензирования.

Исполняющий обязанности председателя

3. Чокоев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 ноября 2022 года
№ 2022-П-17/74-5-(БС)

**Изменения
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О лицензировании деятельности банков» от 8
июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)»**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)» следующие изменения:

в Положении «О лицензировании деятельности банков», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Банк приобретает статус юридического лица со дня его государственной регистрации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Банк использует в качестве своего фирменного (официального) наименования то наименование, которое указано в его уставе. Банк не вправе именовать себя в любых документах, объявлениях или рекламе иначе, чем наименованием, указанным в его уставе.

Фирменное (официальное) наименование банка должно соответствовать требованиям статьи 15 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и пункта 7 настоящего Положения.»;

– пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. В качестве учредителя (акционера) банка может выступать Кабинет Министров Кыргызской Республики в лице уполномоченного государственного органа.»;

– подпункты 3,5 и 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«3) физические и юридические лица, которые в установленном порядке не представили сведения о своей деятельности, финансовом состоянии, составе участников и любые другие сведения и документы, позволяющие их достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных владельцев, либо представили такие сведения, которые не позволяют достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных владельцев, а также в случае, если они не подтвердили свою безупречную деловую репутацию;

5) юридические лица, финансируемые из республиканского или местного бюджетов, за исключением Кабинета Министров Кыргызской Республики;

6) физические и юридические лица, в отношении которых существуют запреты или ограничения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики либо законодательством иностранного государства. Ограничения, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, не распространяются на акционеров банка, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей.»;

– в тексте на официальном языке в подпункте «а» пункта 13 слово «создана» заменить словом «создано»

– в абзаце 1 пункта 16 слово «собственников» заменить на словом «владельцев».

– абзац 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:

«20. Термины в настоящем Положении используются согласно их определениям, предусмотренным в Законе Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности», банковском законодательстве и глоссарии (своде) банковских терминов Национального банка.»;

– в пункте 29:

абзац «б» подпункта 4 изложить в следующей редакции:

«б) полное и сокращенное фирменное (официальное) наименование на государственном и официальном языках, соответствующие требованиям к наименованию банков, установленным Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и настоящим Положением.»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) бизнес-план – два подлинных экземпляра, составленных с учетом требований Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» (перечень вопросов приведен в Приложении 7);»;

– в пункте 37:

абзац «б» подпункта 4 изложить в следующей редакции:

«б) полное и сокращенное фирменное (официальное) наименования на государственном и официальном языках, соответствующие требованиям к наименованию банков, установленными в Законе Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и настоящем Положении;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) бизнес-план – два подлинных экземпляра, составленных с учетом требований Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» (перечень вопросов для исламского банка приведен в Приложении 8);»;

– второе предложение пункта 53 изложить в следующей редакции:

«В состав капитала банка входит только такой уставный капитал, по которому банк не имеет обязательств по возврату средств, вложенных учредителями (акционерами), и который соответствует требованиям Национального банка.»;

– пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Уставный капитал банка формируется только в национальной валюте Кыргызской Республики в безналичной форме и только за счет денежных средств учредителей (акционеров).

Формирование уставного капитала, приобретение акций банка, а также приобретение порогового участия в капитале банка за счет заемных средств запрещается.»;

– в пункте 63 на официальном языке слова в скобках «(акт уполномоченного государственного органа, о соответствии помещения заверенный соответствующей печатью это государственного органа)» заменить словами «(акт уполномоченного государственного органа

о соответствии помещения, заверенный соответствующей печатью данного государственного органа).»;

– пункт 81 дополнить абзацем следующего содержания:

«Ходатайство и пакет документов подаются в соответствии с требованиями настоящей главы и пунктов 91 и 92 настоящего Положения.»;

– в тексте на официальном языке в пункте 86 слово «Положении» заменить словом «Положения.»;

– подпункты 1 и 2 пункта 87 признать утратившими силу;

– пункт 103 дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания:

«Письменное разрешение Национального банка требуется получить также лицу, которое в результате совершения одной или нескольких сделок становится значительным участником или будет осуществлять контроль лица, ранее получившего разрешение Национального банка на приобретение порогового участия в капитале банка.

Изменения в составе значительных акционеров (участников) лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, не требует получения разрешения Национального банка при условии, что данные лица не подпадают под ограничения, установленные в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 16 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности». При этом лицом, владеющим пороговым участием в капитале банка, должны быть предоставлены в Национальный банк документы и информация о таких лицах в соответствии с требованиями, установленными Национальным банком.»;

– пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Любое физическое или юридическое лицо, владеющее пороговым участием в капитале банка, намеревающееся единолично или совместно с другими лицами произвести отчуждение акций вне зависимости от способа отчуждения в количестве, влияющем на изменение порогового значения, обязано не менее чем за 1 (один) месяц до совершения сделки предварительно уведомить об этом Национальный банк, а также уведомить потенциального приобретателя о необходимости получить предварительное

разрешение Национального банка на приобретение порогового участия в капитале банка в соответствии с требованиями банковского законодательства.»;

– в абзаце 2 пункта 110 в тексте на официальном языке слово «собственники» заменить словом «владельцы».

– в тексте на официальном языке в пункте 113:

в абзаце б) подпункта 1 слово «собственников» заменить словом «владельцев»;

в абзаце а) подпункта 2 слово «Республик)» заменить словом «Республики»;

в абзаце ж) подпункта 3 слова «н/или» заменить словами «и/или»;

– в пункте 117:

в подпункте 3 в тексте на официальном языке слово «собственников» заменить словом «владельцев»;

подпункты 9, 10, 11 изложить в следующей редакции:

«9) невозможно идентифицировать бенефициарных владельцев заявителя либо установить источники происхождения денежных средств и подтвердить законность их происхождения;

10) заявитель предполагает значительное изменение политики банка, которое угрожает финансовой стабильности, надежности банка или интересам вкладчиков банка;

11) заявитель является иностранным юридическим лицом, подлежащим надзору со стороны надзорного органа в стране его происхождения (регистрации), и если:

а) им не предоставлена подтвержденная информация Национальному банку о том, что в стране его происхождения (регистрации) осуществляется эффективный надзор, в том числе на консолидированной основе;

б) по оценке Национального банка, за заявителем не осуществляется эффективный надзор, в том числе на консолидированной основе;

в) невозможно сотрудничество с надзорным органом государства происхождения (регистрации) заявителя.»;

– в пункте 119:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) если должностное лицо банка освобождено от занимаемой должности по решению Правления или Комитета по надзору Национального банка или иностранного компетентного органа банковского надзора в порядке применения мер воздействия к банку;»;

подпункт 6 признать утратившим силу;

– Положение дополнить пунктом 121-1 следующего содержания:

«121-1. Если пороговое участие в капитале банка было приобретено физическим или юридическим лицом без разрешения Национального банка, Национальный банк в течение 1 (одного) месяца со дня обнаружения такого нарушения направляет данному лицу письменное требование об его устранении, доводит его до сведения банка, в капитале которого было приобретено пороговое участие, юридического лица (лиц), владеющего пороговым участием в капитале банка, а также до независимого реестродержателя указанного банка и/или реестродержателя юридического лица (лиц), владеющего пороговым участием в капитале банка.

Лицо, получившее требование Национального банка, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения должно ответить Национальному банку в письменной форме о получении требования и намерении либо отказе в исполнении требования.

В случае отсутствия ответа от лица, которому было направлено требование, в срок, указанный в абзаце втором настоящей части, Национальный банк размещает на своем официальном интернет-сайте информацию о направленном требовании Национального банка.

Лицо, к которому направлено требование Национального банка, указанное в абзаце первом настоящей части, обязано:

– в течение 1 (одного) месяца со дня получения указанного требования либо (в случае, предусмотренном в абзаце третьем настоящей части) в течение 1 (одного) месяца со дня размещения информации о направленном требовании на официальном интернет-сайте Национального банка, предоставить в Национальный банк заявление о получении разрешения на приобретение порогового участия в капитале банка в соответствии с частью 2 статьи 23 Закона

Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и нормативными правовыми актами Национального банка. Заявление данного лица рассматривается Национальным банком в соответствии с частью 3 статьи 23 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и нормативными правовыми актами Национального банка;

– в случае непредставления заявления о получении разрешения на приобретение порогового участия в капитале банка, совершить сделки, направленные на прекращение порогового участия в капитале банка, в течение 3 (трех) месяцев со дня публикации на официальном интернет-сайте Национального банка указанного требования Национального банка.

В случае отказа Национального банка в удовлетворении заявления о получении разрешения на приобретение порогового участия в капитале банка, указанного в абзаце пятом настоящей части, указанное лицо обязано совершить сделки, направленные на прекращение порогового участия в капитале банка, в течение 3 (трех) месяцев со дня получения уведомления Национального банка об отказе в удовлетворении заявления о получении разрешения на приобретение порогового участия в капитале банка.

Если лицо не прекратит пороговое участие в капитале банка в случаях, предусмотренных в абзацах шестом и седьмом настоящей части, Национальный банк обращается в суд с соответствующим иском, позволяющим принудительное совершение сделок, направленных на прекращение порогового участия в капитале банка.»;

– Положение дополнить пунктом 124-1 следующего содержания:
«124-1. Со дня публикации требования Национального банка, указанного в пункте 121-1 настоящего Положения:

– физическое или юридическое лицо, допустившее нарушение при приобретении порогового участия в капитале банка в соответствии с пунктом 121-1 настоящего Положения, имеет право голоса только по такому количеству акций банка, в отношении которых было получено отдельное разрешение Национального банка, если необходимость получения такого согласия предусмотрена настоящим Законом и банковским законодательством;

– акционер (учредитель) банка, контроль в отношении которого установлен физическим или юридическим лицом, допустившим нарушение при приобретении порогового участия в капитале банка, в соответствии с пунктом 121-1 настоящего Положения имеет право голоса только по акциям банка, которые не превышают 10 (десяти) процентов акций банка.

Остальные акции банка, приобретенные с нарушением или принадлежащие акционеру (учредителю) банка, контроль в отношении которого установлен с нарушением настоящей статьи, не являются голосующими и не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров банка. Все ранее принятые с нарушением настоящей статьи решения считаются недействительными, если количество голосов по таким акциям повлияло на принятие решения по существу.»;

– пункт 125-1 изложить в следующей редакции:

«125-1. Все акционеры банков, владеющие акциями банка в размере менее значительного участия в капитале банка, обязаны подтвердить отсутствие ограничений и запретов, указанных в статье 16 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».»;

– пункт 125-2 изложить в следующей редакции:

«125-2. Любое лицо, приобретающее акции банка в размере, не достигающем первого порогового значения (значительное участие), обязаны в течение 20 (двадцати) рабочих дней после приобретения права собственности на акции предоставить в Национальный банк следующие документы:

1) для физических лиц:

а) копию паспорта;

б) сведения об источниках происхождения денежных средств (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

в) справку из кредитного бюро или от уполномоченного органа страны (для нерезидентов Кыргызской Республики) об отсутствии просроченных задолженностей (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

г) справку или иной документ, подтверждающий отсутствие обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет (органы налоговой службы и Социального фонда (не предоставляется резидентами Кыргызской Республики при наличии возможности получить данную информацию через информационные системы межведомственного взаимодействия) или уполномоченный орган страны происхождения (для нерезидентов Кыргызской Республики)) (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

д) справку или иной документ, подтверждающий отсутствие судимости (для нерезидентов Кыргызской Республики) (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

е) сведения об основной деятельности (трудовую книжку, патент и описание деятельности) (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

2) для юридических лиц:

а) копии учредительных документов;

б) свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо иной, приравненный в соответствии с законодательством страны происхождения, документ, подтверждающий регистрацию юридического лица;

в) справку из кредитного бюро или от уполномоченного органа страны (для нерезидентов Кыргызской Республики) об отсутствии просроченных задолженностей (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

г) справку об уплате обязательных платежей в бюджет (не предоставляется резидентами Кыргызской Республики при наличии возможности получить данную информацию через информационные системы межведомственного взаимодействия) (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

д) справку или иной документ, подтвержденный юридическим лицом, об отсутствии судимости у учредителей, акционеров,

участников юридического лица, руководителя исполнительного органа, главного бухгалтера (не предоставляется резидентами Кыргызской Республики при наличии возможности получить данную информацию через информационные системы межведомственного взаимодействия) (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

е) сведения об основной деятельности (финансовую отчетность за последние 2 (два) года, а также сведения об источниках происхождения денежных средств, за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

ж) реестр акционеров, участников, а также копии их паспортов (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

з) информацию о дочерних, зависимых компаниях с указанием доли владения акциями (имущества, паев, долей), основных видах деятельности и месте регистрации (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей);

и) информацию о конечных бенефициарах юридического лица (до физического лица или до логического конечного выгодоприобретателя) (за исключением акционеров, владеющих акциями банка на сумму менее 1000 минимальных расчетных показателей). Если бенефициарным владельцем выступает государственный орган или государство, указывается соответствующий государственный орган или государство.

В случае если указанные выше лица приобрели акции банка в размере более 1000 минимальных расчетных показателей, они должны дополнительно предоставить копию договора купли-продажи акций или иного документа, на основании которого перешло право собственности, и документы, подтверждающие факт оплаты за акции.»;

– абзац 1 пункта 137 изложить в следующей редакции:

«137. Избрание председателя и членов совета директоров должно производиться с учетом требований статьи 37 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».»;

– подпункт 7 пункта 138 изложить в следующей редакции:

«7) не входило в состав совета директоров, Шариатского совета данного банка или любого из связанных с банком юридических лиц на протяжении последних четырех лет;»;

– пункт 141 изложить в следующей редакции:

«141. Члены Шариатского совета исламского банка и банка, имеющего «исламское окно», избираются на общем собрании учредителями (акционерами) банка методом кумулятивного голосования сроком на 5 (пять) лет.

Члены Шариатского совета не могут занимать должности члена Шариатского совета более чем в одном банке и двух небанковских финансово-кредитных организациях.»;

– пункт 142 изложить в следующей редакции:

«142. На членов Шариатского совета распространяются требования пункта 138 настоящего Положения, предусмотренные для членов совета директоров банка, в части необходимого количества и критериев независимости. Не менее чем 1 (один) член Шариатского совета банка должен быть гражданином Кыргызской Республики, владеющим государственным и/или официальным языком. На членов Шариатского совета банка распространяются ограничения, установленные Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» для членов совета директоров, за исключением установленных пунктом 2 части 3 статьи 37 данного Закона.»;

– пункт 149 изложить в следующей редакции:

«149. На период согласования с Национальным банком кандидатуры на должности с правом первой подписи на платежных документах право подписи может быть делегировано лицу, которое прошло процедуру согласования на должности заместителя председателя или другого члена Правления. В случае отсутствия в банке лиц, прошедших согласование, для делегирования права подписи на платежных документах (по согласованию с Национальным банком) право подписи на платежных документах может быть возложено на лицо, проходящее процедуру согласования.

В период отсутствия главного бухгалтера банка право второй подписи на платежных документах может быть возложено на лицо,

проходящее процедуру согласования на должность заместителя главного бухгалтера, либо лицо, замещающее главного бухгалтера в период его отсутствия по ходатайству банка.

Решение о согласовании делегирования права подписи на платежных документах принимается заместителем председателя/членом Правления Национального банка, курирующим вопросы банковского надзора и лицензирования на основании обращения банка.»;

– подпункт 4 пункта 150 изложить в следующей редакции:

«4) кандидаты не соответствуют требованиям, установленным для их должности главами 17, 18, 19 настоящего Положения, для председателя и членов совета директоров дополнительно частью 3 статьи 37 Закона «О банках и банковской деятельности», для председателя и членов Правления дополнительно частью 7 статьи 41 Закона «О банках и банковской деятельности».»;

– пункт 176 дополнить абзацем следующего содержания:

«Дочерние компании банка, осуществляющие деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, могут заниматься инвестиционной деятельностью. Порядок и правила проведения инвестиционной деятельности дочерней компанией банка, осуществляющего деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, устанавливаются нормативными правовыми актами Национального банка.»;

– подпункт 3 пункта 193 изложить в следующей редакции:

«3) документы, предусмотренные пунктом 191 настоящего Положения, – в случае изменения адреса местонахождения филиала, влекущего его государственную перерегистрацию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

– в тексте на официальном языке в пункте 194 слово «приложение» заменить словом «приложением»;

– в тексте на официальном языке в пункте 226 слова «копни» «копи» заменить словом «копии»;

– Положение дополнить пунктом 304-1 следующего содержания:

«304-1. В согласовании изменений и дополнений в устав может быть отказано в следующих случаях:

1) при несоответствии представленных документов предъявляемым требованиям либо представлении недостоверных документов и информации;

2) если решение общего собрания акционеров принято в нарушение законодательства Кыргызской Республики;

3) если размер уставного капитала становится меньше установленного минимального размера;

4) если подписка на акции по предыдущей эмиссии не была произведена, не оплачена их полная стоимость в установленные сроки либо акции выпущены и оплачены в нарушение законодательства Кыргызской Республики, либо не подтверждена законность источника происхождения денежных средств, направляемых на покупку акций;

5) при отсутствии разрешения Национального банка на приобретение порогового участия в капитале банка, согласно банковскому законодательству;

6) если это несет угрозу стабильности и безопасной деятельности банка.»;

– пункт 331 на официальном языке изложить в следующей редакции:

«331. Реорганизация банков осуществляется в соответствии с законодательством, настоящим Положением и учредительными документами банков, подлежащих реорганизации.»;

– подпункт «ж» пункта 361 изложить в следующей редакции:

«ж) бизнес-планы каждого реорганизованного банка на ближайшие два года (два подлинных экземпляра), составленные с учетом требований статьи 25 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» (перечень вопросов приведен в Приложении 7).»;

– первое предложение пункта 387 изложить в следующей редакции:

««Переходный» банк, как юридическое лицо, не является правопреемником реструктуризируемого банка и не несет ответственность за любые его обязательства, кроме тех обязательств,

которые были переданы ему в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

– подпункт 9 пункта 390 изложить в следующей редакции:

«9) бизнес-план (два подлинных экземпляра), составленный с учетом требований статьи 25 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» (перечень вопросов приведен в Приложении 7);»;

– в Приложении 4 слова «Кард Хасан» заменить словом «Кард»;

– Приложение 18 изложить в следующей редакции:

**«Приложение 18
к Положению о
лицензировании
деятельности банков**

СВЕДЕНИЯ

об изменении в составе должностных лиц

(полное наименование юридического лица),

владеющих или управляющим пороговым участием в капитале
банка

(наименование банка)

1. Фамилия, имя, отчество _____

(Ф.И.О. на английском языке для иностранных граждан)

2) Гражданство _____

3) Паспортные данные _____

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

4) Домашний адрес _____

5) На какую должность назначен (избран) _____

6) Дата назначения (избрания) _____ *(число, месяц, год решения уполномоченного органа о назначении (избрании) и/или дата подписания контракта)*

7) имеется ли неснятая и непогашенная судимость за совершение преступления в сфере экономики (*имеется/не имеется*);

8) имеется ли решение суда о том, что Вы не вправе осуществлять деятельность в банковской, финансовой, аудиторской, страховой и инвестиционной сферах либо не вправе осуществлять деятельность в банковской сфере по решению Национального банка (*имеется/не имеется*);

9) имеется ли решение суда, не позволяющее Вам осуществлять деятельность в других сферах (*имеется/не имеется*); если имеется, приложить к анкете;

10) имеется ли решение Правления или Комитета по надзору Национального банка или иностранного компетентного органа банковского надзора в порядке применения мер воздействия к банку об освобождении Вас от занимаемой должности (*имеется/не имеется*); если имеется, приложить к анкете;

11) выявлялись ли факты нарушения Вами требований по приобретению порогового участия в капитале банка (*да/нет*);

12) наличие неисполненного судебного решения по уплате своих финансовых обязательств (есть/нет).

Если есть, дайте описание и причины неисполнения.

13) Укажите, были ли в отношении Вас или в отношении компании, с которой Вы были связаны в качестве значительного участника и/или члена совета директоров или любого другого должностного лица когда-либо, в какой-либо стране:

- выдвинуты обвинения в совершении правонарушений, проступков, нарушений в течение последних трех лет, преступлений, в том числе в случаях прекращения дела или снятия обвинения (*да/нет*) _____. Если да, дайте объяснение;

- применены дисциплинарные взыскания в течение последних 3 (трех) лет меры уголовной ответственности (*да/нет*) _____. Если да, дайте объяснение;

14) Вы или компания, с которой Вы были связаны как директор (менеджер), руководитель, учредитель, акционер, когда-либо обращались ли за лицензией или другим разрешением на ведение деятельности в какой-либо стране? Если да, то укажите, каким видом

деятельности Вы намеревались заниматься и в какой стране _____

15)

а) Было ли Вам, или компании, с которой Вы связаны как директор (менеджер), акционер, отказано в предоставлении лицензии (разрешения), или была ли она у Вас отозвана лицензирующим органом? Если да, дайте объяснение в связи, с чем было отказано, не выдана лицензия, отозвана лицензия (в том числе в течение 3 (трех) лет после Вашего увольнения) _____

б) Укажите каждую компанию, признанную в принудительном порядке банкротом или находящуюся в процессе принудительной ликвидации, с которым Вы были связаны как, руководитель (менеджер), должностное лицо (член Совета директоров, член исполнительного органа, главный бухгалтер/финансовый менеджер и т.д.) или значительный участник (в том числе в течение 3 (трех) лет после Вашего увольнения) _____

Дайте подробное обоснование Вашей роли и сферы ответственности как директора, должностного лица или значительного участника в компании, с которой Вы были связаны, и которая была поставлена в условия, связанные с принудительным банкротством, ликвидацией _____

16) Производится ли в отношении Вас или компании, с которой Вы были связаны как должностное лицо (член Совета директоров, член исполнительного органа, главный бухгалтер/финансовый менеджер и т.д.) или значительный участник расследование государственными или регулирующими органами, в том числе правоохранительными органами, связанное с нарушениями требований законодательства. Если да, то дайте объяснение по какой причине.

Настоящим подтверждаю, что представленная в настоящей анкете информация является полной и достоверной.

Дата

Подпись _____ *Фамилия, имя, отчество, должность*

Печать».

- Приложение 21 изложить в следующей редакции:

**«Приложение 21
к Положению о
лицензировании
деятельности банков
Заполняется должностными
лицами банка,
указанными в пункте
126 настоящего Положения**

**АНКЕТА
должностного лица**

Ваше фото
(цветной оригинал,
на момент подачи
документов)

Я, _____,
фамилия, имя, отчество

признаю, что в случае допущения с моей стороны преднамеренных искажений и упущений, это может послужить основанием для отказа в согласовании на предлагаемую должность и повлечь ответственность в соответствии с законодательством. Обязуюсь в течение десяти рабочих дней (резидент)/в течение 20 (двадцати) рабочих дней (нерезидент) при изменении информации, содержащейся в данной анкете, с момента возникновения изменений уведомить об этом Национальный банк в письменной форме.

_____ «___» _____ г. подпись дата

1. Личные данные

1.1. Фамилия, имя, отчество *(на государственном, официальном, английском языках)*, предполагаемая должность

1.2. Пол

- мужской

– женский

1.3. Дата рождения (*день/месяц/год*)

1.4. Место рождения

1.5. Гражданство

1.6. Укажите:

– номер и серия паспорта _____

– данные действующего другого паспорта (*общегражданского (заграничного)*), при наличии) _____

1.7. Если меняли фамилию, укажите, когда и по какой причине, и укажите предыдущую (предыдущие) фамилии _____

1.8. Укажите:

– место прописки

– место фактического проживания

1.9. Телефоны:

– мобильный _____

– домашний _____

1.10. Адрес электронной почты _____

2. Образование, квалификация, трудовая деятельность

2.1.

Наименование вуза, международный сертификат	Место нахождения вуза	Годы учебы в вузе (с ____ г. по ____ г.)	Факультет	Специальность	Ученая степень	Степень международной квалификации
---	-----------------------	--	-----------	---------------	----------------	------------------------------------

Обучение на курсах, проводимых различными учебными центрами, в том числе и по направлениям, указанным в п.2.4 настоящей анкеты

Тема семинара или курса	Организатор семинара	Место прохождения	Дата прохождения (с ____ г. по ____ г.)	Наличие сертификата (есть/нет)

2.2. Какими языками Вы владеете?

- кыргызским;
- английским;
- русским;
- прочее (указать)

2.3. Укажите следующие сведения относительно вашей трудовой деятельности, в том числе в качестве члена наблюдательного органа (совет директоров) *(указываются данные фактической трудовой деятельности, независимо от наличия записи в трудовой книжке)*:

Даты поступления на работу и увольнения	Наименование организации	Сфера деятельности организации	Место нахождения	Должность, основные обязанности (основные обязанности указываются для должностей не связанных с банковской деятельностью)	Основания увольнения	Отметить, если нет записи в трудовой книжке

2.4 Сведения о наличии знаний у кандидата в области *(имеется/ не имеется)*:

- банковского законодательства _____;
- корпоративного управления _____;
- ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета _____;
- порядка составления отчетов банка _____;
- кредитной деятельности _____;
- инвестиционной деятельности _____;
- стратегического планирования _____;
- управления банковскими рисками _____;
- управления ликвидностью _____;
- стандарты аудита _____;
- противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов _____;

- исламских принципов банковского дела и финансирования _____;
- стандартов AAOIFI _____;
- плана счетов по исламским принципам финансирования _____.

2.5. Укажите компании, в том числе финансово-кредитные организации в любой стране, в которых Вы являлись и/или являетесь учредителем, акционером (владельцем) (за последние 10 лет):

Наименование юридического лица, местонахождение	Вид деятельности юридического лица	Количество акций, находящихся во владении	Доля владения в капитале в сомах	Доля в уставном капитале данного юридического лица в %	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Дата приобретения доли/ Дата передачи доли/ Прекращения деятельности (указать)	Наименование юридического лица, местонахождение

2.6. Подтверждение безупречной деловой репутации:

1) имеется ли неснятая и непогашенная судимость за совершение преступления в сфере экономики (*имеется/не имеется*);

2) имеется ли решение суда о том, что Вы не вправе осуществлять деятельность в банковской, финансовой, аудиторской, страховой и инвестиционной сферах либо не вправе осуществлять деятельность в банковской сфере по решению Национального банка (*имеется/не имеется*);

3) имеется ли решение суда, не позволяющее Вам осуществлять деятельность в других сферах (*имеется/не имеется*); если имеется, приложить к анкете;

4) имеется ли решение Правления или Комитета по надзору Национального банка или иностранного компетентного органа банковского надзора в порядке применения мер воздействия к банку об освобождении Вас от занимаемой должности (*имеется/не имеется*); если имеется, приложить к анкете;

5) выявлялись ли факты нарушения Вами требований по приобретению порогового участия в капитале банка (*да/нет*);

б) наличие неисполненного судебного решения по уплате своих финансовых обязательств (*есть/нет*).

Если есть, дайте описание и причины неисполнения.

7) Укажите, были ли в отношении Вас или в отношении компании, с которой Вы были связаны в качестве значительного участника и/или члена совета директоров или любого другого должностного лица когда-либо, в какой-либо стране:

- выдвинуты обвинения в совершении правонарушений, проступков, нарушений в течение последних трех лет, преступлений, в том числе в случаях прекращения дела или снятия обвинения (*да/нет*) _____. Если да, дайте объяснение;

- применены дисциплинарные взыскания в течение последних 3 (трех) лет меры уголовной ответственности (*да/нет*) _____. Если да, дайте объяснение;

8) Вы или компания, с которой Вы были связаны как директор (менеджер), руководитель, учредитель, акционер, когда-либо обращались ли за лицензией или другим разрешением на ведение деятельности в какой-либо стране? Если да, то укажите, каким видом деятельности Вы намеревались заниматься и в какой стране

9)

а) Было ли Вам, или компании, с которой Вы связаны как директор (менеджер), акционер, отказано в предоставлении лицензии (разрешения), или была ли она у Вас отозвана лицензирующим органом? Если да, дайте объяснение в связи, с чем было отказано, не выдана лицензия, отозвана лицензия (в том числе в течение 3 (трех) лет после Вашего увольнения) _____

б) Укажите каждую компанию, признанную в принудительном порядке банкротом или находящуюся в процессе принудительной ликвидации, с которым Вы были связаны как, руководитель (менеджер), должностное лицо (член совета директоров, член исполнительного органа, главный бухгалтер/финансовый менеджер и т.д.) или значительный участник (в том числе в течение 3 (трех) лет после Вашего увольнения)

Дайте подробное обоснование Вашей роли и сферы ответственности как директора, должностного лица или значительного участника в компании, с которой Вы были связаны, и которая была поставлена в условия, связанные с принудительным банкротством, ликвидацией _____

10) Производится ли в отношении Вас или компании, с которой Вы были связаны как должностное лицо (член совета директоров, член исполнительного органа, главный бухгалтер/финансовый менеджер и т.д.) или значительный участник расследование государственными или регулирующими органами, в том числе правоохранительными органами, связанное с нарушениями требований законодательства. Если да, то дайте объяснение по какой причине?

2.7. При наличии ссудной задолженности (других обязательств) перед кем-либо, укажите следующие сведения по каждой задолженности (обязательству) *(для иностранных граждан указать соответствующую валюту и курс валюты по отношению к долл. США или указать в долл. США)*:

Наименование кредитора		
Дата выдачи (месяц, год)		
Сумма займа (кредита), в тыс. сом		
Процентная ставка		
Назначение займа (кредита)		
Описание и сумма залога		
Сроки выплаты (месяц, год)		
Остаток задолженности по займу (кредиту), в тыс. сом		
Остаток задолженности по процентам за заем (кредит), в тыс. сом		

2.8. Предоставьте нижеследующую информацию:

Личный отчет об активах по состоянию на «___» _____ (указывается на дату заполнения анкеты)

Табл. 1 (укажите валюту)

	Активы	Сумма (в сомах/для иностранных граждан указать соответствующую валюту и курс валюты по отношению к дол. США или указать в дол. США)
1	Заработная плата по основному месту работы (в месяц)	
2	Заработная плата не по основному месту работы (в месяц)	
3	Наличность	
4	Депозитные средства в финансово-кредитных организациях (с указанием процентной ставки, наценки)	
5	Ценные бумаги (с указанием вида ценных бумаг)	
6	Недвижимость, не находящаяся в залоге или на которую не наложен арест (указывается описание недвижимости и стоимость)	
7	Недвижимость, находящаяся в залоге или на которую наложен арест (указывается описание недвижимости и стоимость)	
8	Дебиторская задолженность (в том числе средства, предоставленные в заем)	

2.9. Участвуете ли Вы в настоящее время в каком-либо судебном разбирательстве. Если да, дайте разъяснение _____

2.10. Семейное положение: (женат, замужем и т.д.) _____

Перечислите близких родственников (родители, дети, супруг(а), усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), а также других родственников, которых посчитаете нужным включить в данный список

ФИО	Родственные отношения	Дата и место рождения	Должность и место работы

3. Значительное участие и взаимосвязанность

3.1. Укажите состоите ли Вы в родственных или деловых отношениях с должностными лицами банка, акционерами банка или должностными лицами, акционерами аффилированных компаний ходатайствующего банка (если да, то в каких отношениях).

3.2. Независимым членам совета директоров необходимо указать, что они соответствуют требованиям статьи 38 Закона «О банках и банковской деятельности»

4. Имеются ли на Ваш взгляд важные сведения, которые Вы бы хотели отметить?

- Нет
- Да (*представить подробности*)

5. Пункт заполняется лишь членами совета директоров банка.

Я ознакомился(-ась) с документом, регламентирующем деятельность совета директоров

- Да
- Нет

6. Заверяю, что выше представленная информация в анкете является достоверной и полной и предоставлена в соответствии с моими знаниями и информацией по указанным в анкете вопросам.

Примечание:

1) Должностное лицо, заполняющее анкету должно подписать каждую ее страницу.

Дата (День/месяц/год) _____

Подпись кандидата

образец подписи

- Приложение 32 изложить в следующей редакции:

**«Приложение 32
к Положению «О
лицензировании
деятельности банков»**

**ХОДАТАЙСТВО
о согласовании должностного лица**

*(заполняется на всех должностных лиц, указанных в пункте 126 настоящего
Положения, кроме совета директоров и Шариатского совета)*

Председателю
Национального банка
Кыргызской Республики

Уважаемый _____ !

Просим рассмотреть кандидатуру _____
(ФИО)

на должность _____
(указать должность, на которую предлагается кандидатура, наименование банка)

Подтверждаю, что к настоящему ходатайству были приложены документы, требуемые Положением «О лицензировании деятельности банков».

Подтверждаю, что вышеуказанное лицо квалифицировано и компетентно по вопросам, вверенным в рамках исполнения обязанностей, и соответствует требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики и правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики, в части:

- 1) кандидат обладает безупречной деловой репутацией _____ (Да/нет);
- 2) основания для отказа в согласовании кандидата, предусмотренные главой 20 Положения «О лицензировании деятельности банков» _____ (выявлены/не выявлены);

3) имеется заключение Комитета по назначениям и вознаграждениям о соответствии кандидата _____ (Да/нет).

_____ (ФИО) Подпись _____ дата «__» _____ 20__ г.
(подписывается председателем Правления);

- В подпункте 2 Приложения 31 в тексте на официальном языке слово «собственником» заменить словом «владельцем».
- Приложение 33 изложить в следующей редакции:

**«Приложение 33
к Положению «О
лицензировании
деятельности банков»**

СОГЛАСИЕ

субъекта персональных данных на сбор и
обработку его персональных данных

Населенный пункт, дата

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____
(вид документа)

серия _____ № _____

выдан _____
(дата выдачи) (кем выдан)

(для доверенных лиц)

действующий от имени _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____
(вид документа)

серия _____ № _____

выдан _____
(дата выдачи) (кем выдан)

на основании _____
(доверенности, закона, иного правового акта)

свободно, осознанно, по своей воле даю полное и безоговорочное согласие Национальному банку Кыргызской Республики:

- на обработку (любая операция или набор операций, выполняемых независимо от способов, Национальным банком либо по его поручению, автоматическими средствами или без таковых в целях сбора, записи, хранения, актуализации, группировки, блокирования, стирания и разрушения персональных данных), а также на:

- передачу персональных данных (предоставление Национальным банком третьим лицам в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» и международными договорами;

- трансграничную передачу персональных данных (передача Национальным банком персональных данных держателям, находящимся под юрисдикцией других государств) всех предоставляемых мной персональных данных в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и Положением «О лицензировании деятельности банков».

Указанное выше согласие распространяется в том числе на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); дата и место рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или специальность по документу об образовании); сведения о наличии ученой степени; информация о владении иностранными языками, уровне владения; адрес места жительства (места пребывания); номер контактного телефона или сведения о других способах связи; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование

органа, выдавшего его, дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; семейное положение, состав семьи и близких родственников; сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, деятельность на основании договоров об оказании услуг и т.п.); государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); информация о наличии либо отсутствии судимости в том числе о примененных мерах дисциплинарной, административной ответственности и ответственности за совершение проступков и нарушений; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; личная фотография).

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях осуществления Национальным банком процедур лицензирования (в том числе согласование должностных лиц, приобретение акций, расширение деятельности банков) предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и Положением «О лицензировании деятельности банков».

Настоящим даю подтверждение, что уведомлен о передаче моих персональных данных другим государственным органам, кредитным бюро и иностранным органам банковского и финансового надзора и регулирования для проверки их на достоверность и для выявления информации по вопросам безупречной деловой репутации и квалификации, в том числе осознанно и безоговорочно подтверждаю, что не требую последующего уведомления меня в соответствии со статьей 24 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» и пунктом 12 Порядка получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядок и формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных данных третьей стороне, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 ноября 2017 года № 759, при передаче Национальным банком моих персональных данных указанным выше лицам в рамках осуществления процедур надзора и лицензирования.

Согласие на обработку персональных данных является бессрочным (действует постоянно в целях осуществления надзора

и лицензирования) и действует с даты подписания настоящего согласия.

«__» _____ 20__ г.

Подпись

ФИО»».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 30 ноября 2022 года
№ 2022-П-17/74-6-(НПА)

**О внесении изменений
в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об установлении требований по определению субъектов
и перечня оффшорных зон» от 16 апреля 2003 года №13/2**

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон» от 16 апреля 2003 года №13/2» следующие изменения:

– преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В целях обеспечения безопасности, надежности и стабильности банковской системы Кыргызской Республики, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческого банка, обеспечения прозрачности структуры собственности банков на основании статей 16 и 26 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности», предотвращения проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:»;

– в Перечне государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны), утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 11 признать утратившим силу;
- пункт 20 признать утратившим силу;
- пункт 28 признать утратившим силу;
- пункт 42 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 43 следующего содержания:

«43. Кюрасао».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению после получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению лицензирования довести настоящее постановление до сведения банков, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Государственного банка развития Кыргызской Республики и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, в течение 3 (трех) рабочих дней.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего надзорный блок.

Исполняющий обязанности председателя

3. Чокоев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 7 декабря 2022 года
№ 2022-П-14/76-5-(ПС)

**О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Временного Положения «О критериях для выбора расчетного
агента для проекта интеграции Национальной системы
расчетов платежными картами «Элкарт» с национальными/
международными платежными системами других стран»
от 16 августа 2017 года № 2017-П-14/34-2-(НПА)**

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Временного Положения «О критериях для выбора расчетного агента для проекта интеграции Национальной системы расчетов платежными картами «Элкарт» с национальными/международными платежными системами других стран» от 16 августа 2017 года № 2017-П-14/34-2-(НПА) (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на

официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению платежных систем после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и ЗАО «Межбанковский процессинговый центр».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление платежных систем.

Исполняющий обязанности председателя

3. Чокоев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «7» декабря 2022 года
№ 2022-П-14/76-5-(ПС)

**Изменения
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Временного
Положения «О критериях для выбора расчетного агента
для проекта интеграции Национальной системы расчетов
платежными картами «Элкарт» с национальными/
международными платежными системами других стран»
от 16 августа 2017 года № 2017-П-14/34-2-(НПА)**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Временного Положения «О критериях для выбора расчетного агента для проекта интеграции Национальной системы расчетов платежными картами «Элкарт» с национальными/международными платежными системами других стран» от 16 августа 2017 года № 2017-П-14/34-2-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О критериях для выбора расчетного агента для проекта интеграции Национальной системы расчетов платежными картами «Элкарт» с национальными/международными платежными системами других стран», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в главе 1:

пункт 4 признать утратившим силу;

– в главе 2:

в пункте 1:

подпункты 2-4 признать утратившими силу;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) является участником Гроссовой системы расчетов в режиме реального времени.»;

– в главе 4:

в подпункте 3 пункта 1 слова «среднемесячного значения оборотов по национальной системе «Элкарт» заменить словами «среднедневного значения оборотов по платежной системе, интегрированной с национальной системой «Элкарт»;

– в главе 5:

пункт 2 признать утратившим силу.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 7 декабря 2022 года
№ 2022-П-14/76-6-(ПС)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по платежной системе

В соответствии со статьями 5 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагается):

– Об утверждении Правил проведения платежей в форме прямого дебетования в Системе пакетного клиринга от 30 июля 2008 года № 30/6;

– Об утверждении Положения «Об основных требованиях к деятельности коммерческих банков при заключении агентского договора по предоставлению банковских розничных услуг» от 26 мая 2010 года № 36/7;

– Об утверждении Политики по надзору (оверсайту) за платежной системой Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 38/4;

– Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8;

– Об утверждении Положения «О Комитете по платежной системе Национального банка Кыргызской Республики» от 17 января 2018 года №2018-П-14/2-6-(ПС);

- Об утверждении Положения «О нештатных ситуациях в платежной системе» от 2 сентября 2019 года №2019-П-14/46-2-(ПС);
- Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 2 сентября 2019 года № 2019-П-14/46-1-(ПС);
- Об утверждении Положения «О требованиях к плану счетов бухгалтерского учета операторов платежных систем/ платежных организаций» от 1 декабря 2021 года № 2021-П-14/66-1-(ПС);
- Об утверждении Положения «О безналичных расчетах в Кыргызской Республике» от 8 декабря 2021 года № 2021-П-14/68-7-(ПС);
- Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 20 апреля 2022 года № 2022-П-14/25-3-(ПС);

2. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

4. Управлению платежных систем в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, платежных организаций и операторов платежных систем.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление платежных систем.

Исполняющий обязанности председателя

3. Чокоев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «7» декабря 2022 года
№ 2022-П-14/76-6-(ПС)

**Изменения
в некоторые нормативные правовые акты Национального
банка Кыргызской Республики по платежной системе**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил проведения платежей в форме прямого дебетования в Системе пакетного клиринга» от 30 июля 2008 года № 30/6 следующие изменения:

в Правилах проведения платежей в форме прямого дебетования в Системе пакетного клиринга, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящие Правила проведения платежей в форме прямого дебетования (далее Правила) определяют порядок проведения платежей в форме прямого дебетования в Системе пакетного клиринга мелких и розничных платежей в Кыргызской Республике (далее Система), а также взаимоотношения и обязательства плательщика, банка-плательщика, получателя и банка-получателя (далее при совместном упоминании участники) и Системы в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности», «О платежной системе Кыргызской Республики», «Об электронной подписи» и следующими нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики:

– Положением «О безналичных расчетах в Кыргызской Республике», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 8 декабря 2021 года № 2021-П-14/68-7-(ПС);

– Положением «О системе пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в Кыргызской Республике», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 декабря 2005 года № 37/8;

- Инструкцией «О порядке проведения платежей в системе пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в Кыргызской Республике», утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 22 августа 2007 года № 38/11 (далее Инструкция о СПК);

- Инструкцией «О порядке заполнения платежных документов», утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года № 36/5;

- Правилами заполнения форматов электронных платежных документов и сообщений Системы пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в Кыргызской Республике, утвержденными постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года № 5/10 (далее Правила заполнения форматов).».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об основных требованиях к деятельности коммерческих банков при заключении агентского договора по предоставлению банковских розничных услуг» от 26 мая 2010 года № 36/7 следующие изменения:

в Положении «Об основных требованиях к деятельности коммерческих банков при заключении агентского договора по предоставлению банковских розничных услуг», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 3 слова ««О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами ««О банках и банковской деятельности»».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Политики по надзору (оверсайту) за платежной системой Кыргызской Республики» от 15 июля 2015 года № 38/4 следующие изменения:

в Политике по надзору (оверсайту) за платежной системой Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- абзац первый главы 2 изложить в следующей редакции:

«Для целей настоящей Политики используются термины и определения, установленные конституционным Законом Кыргызской

Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», законами Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и «О платежной системе Кыргызской Республики» и Положением «О безналичных расчетах в Кыргызской Республике», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 8 декабря 2021 года № 2021-П-14/68-7-(ПС).».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8 следующие изменения:

в Положении «О банковских платежных картах в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 2 слова «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «О банках и банковской деятельности».».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О Комитете по платежной системе Национального банка Кыргызской Республики» от 17 января 2018 года №2018-П-14/2-6-(ПС) следующие изменения:

в Положении «О Комитете по платежной системе Национального банка Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– подпункт з) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«з) введении ограничений и запретов, установленных в конституционном Законе Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», законах Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и «О платежной системе Кыргызской Республики»;».

6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О нештатных ситуациях в платежной системе» от 2 сентября 2019 года №2019-П-14/46-2-(ПС) следующие изменения:

в Положении «О нештатных ситуациях в платежной системе», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «О банках и банковской деятельности»;

- в пункте 7 слова «законами «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «конституционным Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», законами Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»».

7. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 2 сентября 2019 года № 2019-П-14/46-1-(ПС) следующие изменения:

в Положении «О лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац одиннадцатый и двенадцатый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Термины «значительное участие» и «контроль» понимаются в тех значениях, которые указаны в статье 22 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

Критерии понятия «безупречная деловая репутация» понимаются в тех значениях, которые указаны в статье 45 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

8. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях к плану счетов бухгалтерского учета операторов платежных систем/платежных организаций» от 1 декабря 2021 года № 2021-П-14/66-1-(ПС) следующие изменения:

в Положении «О требованиях к плану счетов бухгалтерского учета операторов платежных систем/платежных организаций», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 1 слова «законами Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «конституционным Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской

Республики», законами Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»».

9. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О безналичных расчетах в Кыргызской Республике» от 8 декабря 2021 года № 2021-П-14/68-7-(ПС) следующие изменения:

в Положении «О безналичных расчетах в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Безналичные расчеты на территории Кыргызской Республики осуществляются в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и «О платежной системе Кыргызской Республики», нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) и настоящим Положением.».

10. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 20 апреля 2022 года № 2022-П-14/25-3-(ПС) следующие изменения:

в Положении «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 106 слова «Закону «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности.»» заменить на слова «Закону Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности.»».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-14/78-5-(ПС)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике» от 15 апреля 2015 года № 22/3

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике» от 15 апреля 2015 года № 22/3 (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для

внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению платежных систем в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, небанковских финансово-кредитных организаций, операторов платежных систем и платежных организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление платежных систем.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-14/78-5-(ПС)

**Изменения
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О минимальных требованиях по предоставлению
удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской
Республике» от 15 апреля 2015 года № 22/3**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике» от 15 апреля 2015 года №22/3» следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В рамках настоящего Положения банковские и платежные услуги могут предоставляться удаленно/дистанционно посредством банкоматов, автоматизированных терминалов самообслуживания (платежных терминалов), интернет-банкинга, мобильного банкинга, мобильного приложения и иными способами удаленного/дистанционного обслуживания, не противоречащими законодательству Кыргызской Республики.»;

2) в пункте 3-1:

в первом предложении слово «банк» заменить словами «поставщик услуг удаленного/дистанционного обслуживания (поставщик услуг)»;

во втором предложении слово «Банк» заменить словами «Поставщик услуг»;

3) Положение дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. При оказании удаленного/дистанционного обслуживания поставщики услуг обязаны соблюдать соответствующие требования нормативных правовых актов, регламентирующие вопросы в части своевременности, безопасности, надежности проведения платежей и предотвращения мошеннических операций.»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, понимаются в том значении, в каком они используются в банковском законодательстве и законодательстве в сфере платежной системы Кыргызской Республики.

В настоящем Положении также используются следующие термины и определения:

1) Аутентификация – процедура установки подлинности пользователя путем проверки и сопоставления характеристик предъявленного идентификатора (PIN-код, пароль и др.).

2) Личный кабинет – это особый раздел пользователя в системе удаленного/дистанционного обслуживания поставщика услуг, который позволяет получить доступ к данным о состоянии счета/кредитного лимита и движении денежных средств, а также к другим банковским и платежным услугам, в том числе направлять заявки, подтверждения и поручения поставщику услуг.

3) Мобильное приложение поставщика услуг (мобильное приложение) – один из инструментов систем удаленного/дистанционного обслуживания, позволяющий поставщику услуг предоставлять пользователю банковские и платежные услуги удаленным/дистанционным способом. К мобильным приложениям поставщика услуг также относятся мобильные приложения агентов, предусмотренные Положением «О регулировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем».

4) Обязательства пользователя перед НФКО – обязательства пользователя, возникшие при получении кредита в НФКО, а также посредством управления личного кабинета.

5) Пользователь – физическое, юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, пользующийся банковскими и платежными услугами через систему удаленного/дистанционного обслуживания.

6) Поставщик услуг удаленного/дистанционного обслуживания (поставщик услуг) – банки, небанковские финансово-кредитные организации (далее – НФКО), операторы платежных систем и платежные организации, имеющие лицензию/свидетельство Национального банка на право осуществления отдельных банковских и платежных услуг, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

7) Система удаленного/дистанционного обслуживания – совокупность средств телекоммуникаций, цифровых и информационных технологий, программного обеспечения и оборудования, обеспечивающих связь между пользователем и поставщиком услуг для предоставления банковских и платежных услуг удаленным/дистанционным способом с использованием банкоматов, платежных терминалов, интернет-банкинга, электронного кошелька, мобильного банкинга, мобильного приложения и иных способов удаленного/дистанционного обслуживания.

8) Удаленное/дистанционное обслуживание – способ предоставления услуг поставщиком услуг на основании распоряжений, передаваемых пользователем удаленным/дистанционным способом с использованием систем удаленного/дистанционного обслуживания.

9) PIN-код (Personal identification number) – персональный идентификационный номер, позволяющий аутентифицировать пользователя для совершения операции.»;

5) в пункте 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«– разработать внутреннюю политику по управлению рисками информационной безопасности, определяющую ответственность поставщика услуг, при взаимодействии с пользователями, с учетом требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения информационной безопасности, учитывающую риски, связанные с удаленным/дистанционным обслуживанием, а также в случае возникновения нештатной ситуации;»;

пункт дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«– разработать и поддерживать в актуальном состоянии внутренний нормативный документ о порядке взаимодействия

и реагирования при возникновении нештатных ситуаций в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка;

– разработать процедуру по урегулированию споров и возврату денежных средств пользователю по ошибочным или несанкционированным операциям;»;

в тексте на официальном языке в абзаце седьмом слово «перемещении» заменить словом «передаче»;

6) Положение дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

«6-2. Поставщик услуг несет ответственность за предоставляемые услуги, включая несанкционированные операции, за исключением случаев, когда операции произошли по вине самого пользователя, согласно перечню, порядку и условиям системы удаленного/ дистанционного обслуживания.»;

7) Положение дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Поставщику услуг рекомендуется предусмотреть в системе удаленного/дистанционного обслуживания специальные функции или иные возможности, в том числе решения, предоставляемые третьими сторонами, позволяющие лицам с ограниченными возможностями здоровья пользоваться оказываемыми услугами, а также информировать их об этих возможностях.»;

8) пункт 9 признать утратившим силу;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Удаленное/дистанционное обслуживание должно предоставляться на основании договора между пользователем и поставщиком услуг в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в котором должны быть указаны:

– данные о пользователе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные (или данные других документов, удостоверяющих личность, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики) и другие данные пользователя, позволяющие его идентифицировать) в случае предоставления ему услуг через систему удаленного/дистанционного обслуживания;

– перечень предоставляемых услуг;

- способы предоставления услуг удаленным/дистанционным способом и получения доступа к системам удаленного/дистанционного обслуживания;
- права, обязанности и ответственность пользователя и поставщика услуг;
- типы и размер комиссий, подлежащих оплате пользователем;
- схема конвертации из одной валюты в другую, предусматривающая различные варианты конвертаций при проведении пользователем операций в валюте, отличной от валюты его банковского счета, а также порядок информирования клиентов об обменном курсе при проведении операций по конвертации валюты;
- способы предоставления поставщиком услуг выписок о движении денежных средств и остатке на банковском счете, по обязательствам пользователя перед НФКО или на электронном кошельке;
- основные требования по соблюдению безопасности пользователем, включая порядок аутентификации и подтверждения прав клиента на использование систем удаленного/дистанционного обслуживания (использование PIN-кода, паролей, лимиты, действия пользователя в случае утери или кражи устройств доступа);
- процедура информирования поставщика услуг о факте утери, хищения или использования устройств доступа к системе удаленного/дистанционного обслуживания неуполномоченным лицом;
- распределение ответственности между поставщиками услуг и пользователями при утере, хищении или использовании устройств доступа неуполномоченным лицом;
- условия приостановления и прекращения доступа к системе удаленного/дистанционного обслуживания;
- способы оповещения клиента в случае изменения условий договора;
- контактные данные для связи с поставщиком услуг, в том числе в нерабочее время и выходные (праздничные дни);
- распределение рисков и ответственности между сторонами в случае нарушения процедур безопасности или других условий договора;

- порядок рассмотрения споров, предоставления/приема жалоб и претензий пользователя, условия их рассмотрения и решения;

- механизм определения пользователя, от имени которого используется электронная подпись, и обязанность соблюдения конфиденциальности ключа электронной подписи.»;

10) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. При осуществлении доступа и обслуживании с использованием банкоматов и платежных терминалов:

1) удаленное/дистанционное обслуживание через банкомат осуществляется посредством банковских платежных карт или иным способом для получения наличных денежных средств, осуществления денежных переводов и других безналичных платежей, получения информации по совершенным транзакциям по банковскому счету, выдачи чека либо SMS-информирования по всем видам произведенных транзакций на мобильный телефон согласно договору с пользователем.

2) банкомат/платежный терминал пересылает данные о транзакции информационной системе поставщика услуг. После завершения обработки транзакции банкомат/платежный терминал должен представить подтверждающий документ о совершении операции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, содержащий следующие обязательные реквизиты:

- номер чека;
- дата и время проведения транзакции/платежа;
- сумма транзакции/платежа;
- размер комиссии.

3) поставщик услуг при удаленном/дистанционном обслуживании через банкомат/платежные терминалы должен:

- информировать клиентов о возможных рисках, связанных с использованием банкоматов и платежных терминалов, а также о мерах предосторожности;

- в местах установления банкоматов и платежных терминалов регулярно проводить проверки по безопасности и документировать результаты проверок;

- организовать центры поддержки (колл-центры) и обеспечить их ежедневную и непрерывную работу;

- поместить на банкомате/платежном терминале указатель принадлежности банка/платежной организации, логотипы платежных систем, карты которых принимаются к обслуживанию банкоматом и платежным терминалом.»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Поставщик услуг при удаленном/дистанционном обслуживании через интернет-банкинг обязан:

- информировать клиентов о возможных рисках и мерах предосторожности;

- информировать клиентов о необходимости соблюдения правил и процедур безопасности при совершении платежей через интернет-банкинг (о недопущении передачи паролей, кодов, ключей третьим сторонам);

- обеспечить конфиденциальность при передаче финансовых сообщений и платежей;

- использовать защищенные сетевые протоколы;

- применять механизмы по предотвращению мошеннической подмены веб-страниц сервера интернет-банкинга (личного кабинета пользователя);

- использовать многофакторную аутентификацию с учетом оценки риска проводимой операции (например, пароль/код/одноразовый код и PIN-код, биометрические средства и др.);

- применять политику, предусматривающую использование сложных паролей и их регулярное изменение;

- использовать механизмы предотвращения автоматического подбора паролей;

- использовать механизмы блокировки сеанса соединения с сервером интернет-банкинга при бездействии пользователя сверх установленного промежутка времени.»;

12) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Поставщик услуг при удаленном/дистанционном обслуживании через мобильный банкинг, мобильные приложения обязан предусмотреть следующее:

- условия регистрации и идентификации пользователя у поставщика услуг;

- правила и процедуры безопасности при проведении платежей с использованием систем удаленного/дистанционного обслуживания/мобильных устройств (недопущение передачи информации третьим сторонам без согласия пользователя при обмене и передаче сообщений между пользователем и поставщиками услуг; обеспечение конфиденциальности при передаче финансовых сообщений и платежей);

- принятие необходимых мер для защиты данных пользователя;

- порядок доступа для осуществления платежей;

- другие условия, установленные в пункте 10 настоящего Положения.»;

13) во втором предложении пункта 16 слова «и выдачи чека, карт-чека, получения SMS-подтверждения» заменить словами «и/или получения подтверждающего документа о совершении платежа (выдачи чека, получения SMS-подтверждения и т.д.)»;

14) в пункте 21:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«– определение и оценка лимитов по проводимым транзакциям;»;

в абзаце седьмом слова «электронные кошельки» заменить словами «системы удаленного/дистанционного обслуживания»;

в абзаце восьмом слово «интернет-банкинга» исключить;

15) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Применение соответствующих способов идентификации должно быть определено в процессе оценки рисков. При использовании соответствующих способов идентификации должны учитываться следующие аспекты: вид систем удаленного/дистанционного обслуживания (информационный или операционный), разновидность систем (интернет-банкинг, мобильный банкинг, мобильные приложения и другие), статус клиента (юридическое или

физическое лицо), вид операций разрешенных системой, объем и количество операций.»;

16) в пункте 28 слова «неавторизованные действия» заменить словами «несанкционированные операции»;

17) в пункте 29 слова «неавторизованных действий» заменить словами «несанкционированных операций»;

18) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Поставщик услуг при обнаружении фактов несанкционированного доступа/операций обязан незамедлительно приостановить доступ к системе удаленного/дистанционного обслуживания и при необходимости к банковскому счету и иным инструментам.»;

19) в пункте 31 слова «информационной системы,» заменить словами «системы удаленного/дистанционного обслуживания»;

20) в пункте 32 слова «письменно уведомить Национальный банк о предоставлении» заменить словами «заранее информировать Национальный банк о начале или прекращении предоставления»;

21) Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Информация для пользователя

Для обеспечения безопасности в процессе проведения операций посредством удаленного/дистанционного обслуживания и защиты данных пользователи должны быть проинформированы о своих обязанностях и ответственности.

1. Пользователь при использовании интернет-банкинга:

1) не должен раскрывать посторонним лицам логин, пароль и другие данные;

2) не должен хранить свой логин и пароль и другие данные на устройствах доступа (персональный компьютер, мобильный телефон и т.д.) или других незащищенных носителях;

3) необходимо периодически менять пароль, при этом не использовать пароли с низким уровнем защиты, такие как имя или дата рождения. Пароль должен содержать комбинацию, состоящую из не менее 6 знаков: букв (прописных и заглавных), специальных символов и цифр;»;

4) должен обеспечить конфиденциальность личной информации, а именно не раскрывать личную информацию (данные паспорта, адрес электронной почты и другие данные) посторонним лицам;

5) необходимо регулярно проверять историю операций и выписки для отслеживания ошибок или несанкционированных операций по счету и незамедлительно информировать поставщика услуг о любых случаях несанкционированных операций;

6) необходимо проверять правильность и безопасность веб-страницы, при этом:

- перед осуществлением любых онлайн-операций или предоставлением личной информации должен убедиться, что используется правильная веб-страница интернет-банкинга. Необходимо остерегаться фальшивых веб-страниц, созданных в целях мошенничества;

- необходимо убедиться в безопасности веб-страницы, проверив наличие Унифицированных Указателей Ресурсов (URL), которые должны начинаться с «https», а на статусе интернет-браузера должен появиться знак защищенного соединения;

- всегда вводить URL веб-страницы непосредственно в интернет-браузер и избегать перенаправления или ссылки на другие ненадежные страницы;

- по возможности использовать программу, которая автоматически шифрует или кодирует передаваемую информацию в процессе осуществления электронных операций;

7) должен защитить свое устройство доступа (персональный компьютер, мобильный телефон и т.д.) от несанкционированного доступа и вредоносных программ;

8) необходимо покинуть сайт, где осуществляются электронные операции, даже если устройство оставлено без присмотра на короткий срок, и не забывать выходить из системы после осуществления электронных операций;

9) необходимо ознакомиться с политикой безопасности системы интернет-банкинга:

- необходимо внимательно ознакомиться с условиями системы интернет-банкинга относительно осуществления платежей,

переводов, дебетования/кредитования счета и другими условиями банковского обслуживания;

– перед вводом личной финансовой информации системы интернет-банкинга необходимо внимательно ознакомиться с условиями использования или распространения данной информации.

2. Пользователь при использовании мобильного банкинга, мобильного приложения:

– не должен раскрывать посторонним лицам свой PIN-код, пароль к системе удаленного/дистанционного обслуживания, пароль от электронной почты, иные сведения, которые могут способствовать несанкционированному доступу при удаленном/дистанционном обслуживании от имени пользователя;

– необходимо периодически менять свой PIN-код, пароль используемый для мобильного банкинга, мобильного приложения;

– не должен позволять посторонним лицам использовать свой мобильный телефон, через который осуществляется банковская операция;

– при потере или краже мобильного телефона незамедлительно сообщить поставщику услуг;

– не должен отправлять свою личную информацию, содержащую пароль или PIN-код, через электронную почту, социальные сети и другие средства электронного обмена данными;

– необходимо регулярно проверять историю операций и выписки для отслеживания ошибок или несанкционированных операций и незамедлительно информировать поставщика услуг о любых случаях несанкционированных операций;

– должен незамедлительно сообщить поставщику услуг при возникновении любых вопросов относительно безопасности доступа к системам удаленного/дистанционного обслуживания.

Необходимые меры для обеспечения безопасного хранения карт, их реквизитов, PIN-кода и безопасности других данных определены в нормативных правовых актах Национального банка.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-14/78-6-(ПС)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции цифрового сома»

В соответствии со статьей 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции цифрового сома» от 25 мая 2022 года № 2022-П-14/32-3-(ПС) следующие изменения:

в Концепции цифрового сома, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– в абзаце 15 раздела 2 слова «статьей 30 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «статьей 20 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики».

– абзац 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 14 Конституции Кыргызской Республики, статьей 34 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьей 19 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» денежной единицей в Кыргызской Республике является сом,

а денежная эмиссия осуществляется исключительно Национальным банком Кыргызской Республики (статьей 106 Конституции Кыргызской Республики, статьями 5 и 20 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»). Цифровой сом, эмитируемый Национальным банком Кыргызской Республики, будет являться официальной денежной единицей в Кыргызской Республике, обязательной к приему в качестве средства платежа.»;

– в абзаце 8 раздела 6 слова «- в Закон «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «- в конституционный Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» и Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

2. Управлению платежных систем в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление и Концепцию цифрового сома на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Управлению платежных систем в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения операторов платежных систем, коммерческих банков Кыргызской Республики, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и ОЮЛ «Ассоциация операторов платежных систем Кыргызской Республики».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения соответствующих структурных подразделений, областных управлений и представительств Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление платежных систем.

Председатель

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-12/78-7-(НПА)

Об утверждении Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики»

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/1;

2) пункт III Приложения к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 23 октября 2004 года № 26/3;

3) пункт III Приложения к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых

нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5;

4) пункт I Приложения к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2007 года № 16/4;

5) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики» № 18/1 от 21 июля 2004 года» от 22 августа 2007 года № 38/14;

6) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики» № 18/1 от 21 июля 2004 года» от 16 января 2008 года № 3/2;

7) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 года № 26/2:

- пункт 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

8) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 14 сентября 2011 года № 52/4:

- пункт 2 постановления;
- пункт I Приложения к вышеуказанному постановлению;

9) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 25 апреля 2012 года № 18/8:

- пункт 1 постановления;
- пункт I Приложения к вышеуказанному постановлению;

10) пункт 3 Приложения к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 25 апреля 2012 года № 18/9;

11) пункт 2 Приложения к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 16 ноября 2012 года № 43/1;

12) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 27 ноября 2014 года № 53/9:

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

13) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 24 декабря 2014 года № 58/14:

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

14) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 23 декабря 2015 года № 78/23:

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

15) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 10 февраля 2016 года № 7/3:

- абзац седьмой пункта 1 постановления;
- пункт 6 Приложения к вышеуказанному постановлению;

16) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 14 декабря 2016 года № 48/11:

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

17) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-5-(НПА):

- абзац третий пункта 1 постановления;
- пункт 2 Приложения к вышеуказанному постановлению;

18) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 16 августа 2017 года № 2017-П-12/34-1-(НПА):

- абзац пятый пункта 1 постановления;
- пункт 4 Приложения к вышеуказанному постановлению;

19) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/1» от 28 февраля 2018 года № 2018-П-12/7-8-(НПА);

20) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 14 марта 2019 года № 2019-П-12/11-1-(НПА):

- абзац третий пункта 1 постановления;
- пункт 2 Приложения к вышеуказанному постановлению;

21) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 15 апреля 2019 года № 2019-П-12/20-2-(НПА):

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

22) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам кредитования и мер воздействия» от 24 апреля 2019 года № 2019-П-12/22-4-(НПА):

- абзац девятый пункта 1 постановления;
- пункт 8 Приложения к вышеуказанному постановлению;

23) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 28 июня 2019 года № 2019-П-12/34-3-(НПА):

- абзац третий пункта 1 постановления;
- пункт 2 Приложения к вышеуказанному постановлению;

24) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 30 октября 2019 года № 2019-П-12/54-3-(НПА):

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

25) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 27 декабря 2019 года № 2019-П-12/68-3-(НПА)»;

26) абзац третий подпункта 2 пункта 1 постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых

временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по вопросу установления экономических нормативов и требований, обязательных для выполнения коммерческими банками и небанковскими финансово-кредитными организациями Кыргызской Республики» от 24 марта 2020 года № 2020-П-12/15-7-(НПА);

27) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам банковского регулирования и надзора» от 25 ноября 2020 года № 2020-П-12/67-2-(НПА):

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

28) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 23 декабря 2020 года № 2020-П-12/73-10-(НПА):

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

29) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам управления рисками и капитала банков» от 15 сентября 2021 года № 2021-П-12/51-1-(НПА):

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункты 5 и 6 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению;

30) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 15 декабря 2021 года № 2021-П-12/70-2-(НПА):

- абзац второй пункта 1 постановления;
- пункт 1 Приложения к вышеуказанному постановлению.

3. Установить для коммерческих банков соблюдение значений:

1) коэффициента достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2), предусмотренного в пункте 10 Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», в следующие сроки:

- с 1 января 2023 года – не менее 6,5%;
- с 1 января 2024 года – не менее 7,5%;

2) коэффициента достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3), предусмотренного в пункте 10 Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», в следующие сроки:

- с 1 января 2023 года – не менее 5%;
- с 1 января 2024 года – не менее 6%.

4. Установить для системно значимых коммерческих банков соблюдение значений:

1) коэффициента достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1), предусмотренного в пункте 11 Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», в следующие сроки:

- с 1 января 2023 года – не менее 12,5%;
- с 1 января 2024 года – не менее 14%;

2) коэффициента достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2), предусмотренного в пункте 11 Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», в следующие сроки:

- с 1 января 2023 года – не менее 7,5%;
- с 1 января 2024 года – не менее 9,5%;

3) коэффициента достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3), предусмотренного в пункте 11 Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», в следующие сроки:

- с 1 января 2023 года – не менее 6%;
- с 1 января 2024 года – не менее 8%.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

6. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

7. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Государственного банка развития Кыргызской Республики, структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-12/78-7-(НПА)

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики»

Глава 1. Общие положения

1. Положение «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» (далее – Положение) распространяется на все коммерческие банки, в том числе коммерческие банки, осуществляющие операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, включая банки, имеющие «исламское окно», с учетом специальной терминологии, применяемой ими при осуществлении банковских операций, и на Государственный банк развития Кыргызской Республики (далее – банки).

2. Целью данного Положения является установление обязательных для выполнения банками экономических нормативов и требований.

3. В целях выполнения экономических нормативов и требований, указанных в настоящем Положении, и снижения рисков банкам рекомендуется установить внутренние пределы по экономическим нормативам и требованиям, которые должны быть ниже максимальных и выше минимальных пределов, установленных Национальным банком Кыргызской Республики (далее – Национальный банк).

4. Для достижения цели и выполнения задач Национального банка Правление Национального банка отдельным постановлением может изменять значения установленных в настоящем Положении экономических нормативов и требований.

Национальный банк вправе устанавливать к системно значимым банкам другие размеры и виды экономических нормативов и требований.

Глава 2. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (K1)

5. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком, не должен превышать следующие значения:

- для заемщиков или группы связанных заемщиков, кроме банков (K1.1) – 20%;
- для банков (K1.3) – 30%.

6. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком, не должен превышать следующие значения:

- для заемщиков или группы связанных заемщиков, кроме банков (K1.2), – 15%;
- для банков (K1.4) – 15%.

7. Порядок расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком, определяется в соответствии с Инструкцией «Об ограничениях кредитования», утвержденной постановлением Правления Национального банка от 15 сентября 2004 года № 24/4 (далее – Инструкция об ограничениях кредитования).

8. Порядок расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком, определяется в соответствии с главой 6 Инструкции об ограничениях кредитования и Инструкцией «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами», утвержденной постановлением Правления Национального банка от 31 мая 2017 года № 21/5.

Глава 3. Стандарты достаточности (адекватности) капитала (K2)

9. Минимальный размер капитала, устанавливаемый Правлением Национального банка:

- 1) минимальный размер уставного капитала банков;
- 2) минимальный размер собственного (регулятивного) капитала (капитала Первого уровня).

10. Коэффициенты достаточности (адекватности) капитала, основанные на взвешивании активов и забалансовых обязательств по степени риска:

– коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1) – не менее 12%;

– коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2) – не менее 7,5%;

– коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3) – не менее 6%.

11. Для системно значимых банков коэффициенты достаточности (адекватности) капитала должны составлять:

– коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1) – не менее 14%;

– коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2) – не менее 9,5%;

– коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3) – не менее 8%.

12. Лeverаж (K2.4) – не менее 6%.

13. Стандарты достаточности (адекватности) капитала и порядок их расчета определяются согласно Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА).

Глава 4. Норматив (показатель) ликвидности (K3)

14. Норматив (показатель) ликвидности (K3.1) необходимо поддерживать на уровне не ниже 45%.

15. Норматив (показатель) ликвидности определяется по формуле:

$$K3.1 = (ЛA / ОБ) * 100\%,$$

где:

1) ЛА – ликвидные активы, к которым относятся:

- наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте;
 - средства на корреспондентском и других счетах, в том числе в драгоценных металлах, в Национальном банке;
 - средства на корреспондентских счетах, в том числе в драгоценных металлах, в банках;
 - межбанковские депозиты со сроком погашения 7 (семь) дней;
 - государственные казначейские векселя и другие высоколиквидные ценные бумаги, выпущенные Кабинетом Министров Кыргызской Республики (далее – Кабинет Министров) и Национальным банком (далее – высоколиквидные ценные бумаги). Данные ценные бумаги при подсчете норматива (показателя) ликвидности учитываются за минусом премии (дисконта) и нереализованной прибыли (убытков);
 - золотые мерные слитки, эмитированные Национальным банком;
 - депозиты в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «BB» или «Ba2», присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), за исключением аффилированных банков, если условиями договора предусмотрена возможность изъятия депозита в течение 7 (семи) дней;
 - высоколиквидные ценные бумаги, купленные по репо-соглашению;
 - государственные ценные бумаги, имеющие долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым агентством Standard & Poor's, или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS) и Moody's Investors Service;
- 2) ОБ – обязательства банка, к которым для расчета норматива (показателя) ликвидности относятся:
- депозиты до востребования юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте, за исключением неснижаемого

остатка, установленного договором (которым нельзя распоряжаться до расторжения договора), а также денежные средства в расчетах;

– сумма срочного вклада (депозита), если условиями договора предусмотрена возможность частичного пополнения и частичного изъятия клиентом денежных средств до истечения срока или до наступления иных обязательств, без необходимости расторжения договора и оплаты штрафной процентной ставки, за исключением неснижаемого остатка, установленного договором;

– любые другие обязательства, включая векселя и другие ценные бумаги, выпущенные банком, обязательства по ценным бумагам, проданным по обратному репо-соглашению, расчеты по которым наступают в течение 30 (тридцати) дней после отчетной даты, а также забалансовые обязательства, срок исполнения которых по договору наступает в течение 30 (тридцати) дней после отчетной даты.

Забалансовые обязательства (банковские гарантии, аккредитивы, кредитные линии с безусловным обязательством исполнения) с неопределенным сроком исполнения обязательства при расчете коэффициента ликвидности включаются в расчет в размере 10% от общей суммы таких забалансовых обязательств.

Примечание: забалансовые обязательства по кредитным линиям, каждый транш по которым рассматривается как отдельный кредит, не включаются в расчет норматива (показателя) ликвидности.

При этом обязательства банка по сделкам своп и форвард учитываются на основе чистой стоимости обязательств за минусом требований банка к контрагенту.

– обязательства банка по металлическим счетам до востребования или со сроком исполнения в ближайшие 30 (тридцать) дней.

16. Классифицированные межбанковские размещения при расчете норматива (показателя) ликвидности не включаются в состав ликвидных активов.

Примечание: Положение «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденное постановлением Правления Национального банка от 21 июля 2004 года № 18/3.

17. Любые ликвидные активы, являющиеся обеспечением по обязательствам банка, а также высоколиквидные ценные бумаги, проданные по репо-соглашению, исключаются из состава ликвидных активов.

18. Депозиты, принятые банком и являющиеся обеспечением по активам, предоставленным клиентам, не включаются в состав обязательств банка, если банк имеет необходимые процедуры и систему контроля, гарантирующие, что залог не будет изъят до наступления срока возврата кредита.

Межбанковские кредиты, полученные банком и имеющие обеспечение в виде залога денежных средств и/или депозита в банке-контрагенте, не включаются в состав обязательств банка, если банк имеет необходимые процедуры и систему контроля, гарантирующие, что кредит может быть полностью погашен за счет залога.

19. В целях уменьшения риска ликвидности руководство банка должно осуществлять ежедневное управление активами и обязательствами. Банк должен соблюдать норматив (показатель) ликвидности в течение отчетного периода (один месяц) на основе средненедельных данных. В течение отчетного периода банк должен рассчитывать значения средненедельных ликвидных активов и краткосрочных обязательств банка (при подсчете средненедельных значений в расчет включаются только рабочие дни) на отчетные даты. Средние показатели подсчитываются по методу расчета среднеарифметических данных.

20. Банк должен разработать политику по управлению риском ликвидности в соответствии с требованиями Положения «О минимальных требованиях по управлению риском ликвидности коммерческих банков Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правления Национального банка от 29 марта 2019 года № 2019-П-12/17-3-(НПА) (далее – Положение «О минимальных требованиях по управлению риском ликвидности коммерческих банков Кыргызской Республики»).

21. Норматив (показатель) краткосрочной ликвидности (К3.2) необходимо поддерживать на уровне не ниже 35%.

22. Норматив (показатель) краткосрочной ликвидности (К3.2) определяется по формуле:

$$K3.2 = (ВЛА / КОБ) * 100,$$

где:

1) ВЛА – высоколиквидные активы, к которым относятся:

а) наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте;

б) средства на корреспондентском и других счетах, в том числе в драгоценных металлах, в Национальном банке;

в) средства на корреспондентских счетах, в том числе в драгоценных металлах, в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Вa2», присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), за исключением аффилированных банков;

г) депозиты в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Вa2», присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), за исключением аффилированных банков, если условиями договора предусмотрена возможность изъятия депозита в течение 7 (семи) дней;

д) ноты Национального банка;

е) государственные ценные бумаги, выпущенные Кабинетом Министров, срок погашения которых наступает в течение 12 (двенадцати) месяцев;

ж) доля государственных ценных бумаг, выпущенных Кабинетом Министров (за исключением государственных ценных бумаг, указанных в абзаце «е» подпункта 1 настоящего пункта), в размере, не превышающем 50% от общей суммы обязательств перед Социальным фондом Кыргызской Республики (далее – Социальный фонд);

з) высоколиквидные ценные бумаги, купленные по репо-соглашению;

и) 20% средств на корреспондентских счетах в других банках, за исключением аффилированных банков, банков, указанных в абзаце

«в» подпункта 1 настоящего пункта, а также банков, в которых введен прямой банковский надзор либо осуществляется процедура ликвидации;

к) для филиала зарубежного банка – средства на корреспондентских счетах в других филиалах данного зарубежного банка и открытых в валюте указанного государства;

л) государственные ценные бумаги, выпущенные государствами, имеющими долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым агентством Standard & Poor's, или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS) и Moody's Investors Service;

2) КОБ – краткосрочные обязательства:

а) депозиты до востребования юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте, за исключением неснижаемого остатка, установленного договором (которыми нельзя распоряжаться до расторжения договора), а также денежные средства в расчетах;

б) сумма срочного вклада (депозита), если условиями договора предусмотрена возможность частичного пополнения и частичного изъятия клиентом денежных средств до истечения срока или до наступления иных обязательств, без необходимости расторжения договора и оплаты штрафной процентной ставки, за исключением неснижаемого остатка, установленного договором;

в) другие обязательства, расчеты по которым наступают в течение 7 (семи) дней, а также забалансовые обязательства, срок исполнения которых по договору наступает в течение 7 (семи) дней после отчетной даты. При этом обязательства банка по сделкам своп и форвард учитываются на основе чистой стоимости обязательств за минусом требований банка к контрагенту.

Забалансовые обязательства (банковские гарантии, аккредитивы, кредитные линии с безусловным обязательством исполнения) с неопределенным сроком обязательства исполнения при расчете коэффициента ликвидности включаются в расчет в размере 10% от общей суммы таких забалансовых обязательств.

Примечание: забалансовые обязательства по кредитным линиям, каждый транш по которым рассматривается как отдельный кредит,

не включаются в расчет норматива (показателя) краткосрочной ликвидности.

г) 50% от общей суммы обязательств перед Социальным фондом, не вошедших в абзацы «а»-«в» настоящего подпункта;

д) обязательства по обезличенным металлическим счетам физических и юридических лиц до востребования и со сроком исполнения в ближайшие 7 (семь) дней.

23. Любые ликвидные активы, являющиеся обеспечением по обязательствам банка, а также высоколиквидные ценные бумаги, проданные по репо-соглашению, исключаются из состава ликвидных активов.

24. В целях уменьшения риска краткосрочной ликвидности руководству банка необходимо осуществлять ежедневное управление активами и обязательствами. Банк должен соблюдать норматив (показатель) краткосрочной ликвидности в течение отчетной недели (7 (семи) календарных дней) на основе средненедельных данных, включая рабочие, выходные и праздничные дни. При подсчете средненедельных данных в расчет принимаются ежедневные данные по состоянию на конец операционного дня. Средние показатели подсчитываются по методу расчета среднеарифметических данных.

25. Норматив (показатель) мгновенной ликвидности (КЗ.3) необходимо поддерживать банкам, депозитная база (счета юридических лиц, физических лиц и Социального фонда) которых составляет 8% и более от депозитной базы банковской системы в целом.

26. Норматив (показатель) мгновенной ликвидности (КЗ.3) определяется по формуле:

$$\text{КЗ.3} = (\text{ВЛА} / \text{КОБ}) * 100\%,$$

где:

1) ВЛА – высоколиквидные активы:

- наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка в национальной и иностранной валюте;
- средства на корреспондентском и других счетах в Национальном банке;

– средства на корреспондентских счетах в банках, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «BB» или «Ba2», присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), за исключением аффилированных банков;

– 20% средств на корреспондентских счетах в других банках, за исключением аффилированных банков, банков, указанных в абзаце четвертом подпункта 1 настоящего пункта, а также банков, в которых введен прямой банковский надзор либо осуществляется процедура ликвидации;

– для филиала зарубежного банка – средства на корреспондентских счетах в других филиалах данного зарубежного банка, расположенных на территории государств – членов ОЭСР и открытых в валюте указанных государств;

– ноты Национального банка, за исключением нот, являющихся обеспечением по обязательствам банка, а также проданных по репо-соглашению;

– государственные ценные бумаги, выпущенные Кабинетом Министров, срок погашения которых наступает в течение 7 (семи) дней, за исключением государственных ценных бумаг, являющихся обеспечением по обязательствам банка, а также проданных по репо-соглашению;

– депозиты «овернайт» в банках, имеющие долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «BB» или «Ba2», присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), за исключением аффилированных банков, погашение по которым наступает в течение следующего (одного) операционного дня;

2) КОБ – краткосрочные обязательства:

– депозиты до востребования юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте, денежные средства в расчетах;

– другие обязательства, в том числе забалансовые, расчеты по которым наступают в течение отчетного операционного дня.

27. В целях уменьшения риска мгновенной ликвидности руководство банка должно осуществлять ежедневное управление активами и обязательствами. Банк должен соблюдать норматив (показатель) мгновенной ликвидности на конец отчетного операционного дня.

28. Политика по управлению рисками банка должна содержать положения об управлении риском краткосрочной и мгновенной ликвидности в соответствии с требованиями Положения «О минимальных требованиях по управлению риском ликвидности коммерческих банков Кыргызской Республики».

29. Перечень банков, которым необходимо соблюдать норматив (показатель) мгновенной ликвидности (К3.3), а также значение норматива (К3.3) для конкретного банка устанавливаются Комитетом по надзору Национального банка. При этом учитываются нормы Положения «О критериях системности коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций», утвержденного постановлением Правления Национального банка от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-9-(НПА).

30. Нормативы (К3.1), (К3.2) и (К3.3) не распространяются на Государственный банк развития Кыргызской Республики.

Глава 5. Лимит открытой валютной позиции (К4)

31. Лимит открытой валютной позиции (К4) не должен превышать следующие значения:

- для лимита длинной/короткой открытой валютной балансовой/забалансовой позиции по каждой валюте (К4.1) – не более 15% от чистого суммарного капитала банка;
- для суммарной величины длинных открытых валютных позиций (К4.2) – не более 20% от чистого суммарного капитала банка;
- для суммарной величины коротких открытых валютных позиций (К4.3) – не более 20% от чистого суммарного капитала банка.

Для банков, осуществляющих операции с драгоценными металлами, лимит открытой позиции (К4) в драгоценных металлах не должен превышать следующие значения:

– для лимита длинной/короткой открытой балансовой/забалансовой позиции по каждому виду драгоценного металла (К4.4) – не более 15% от чистого суммарного капитала банка;

– для суммарной величины длинных открытых позиций в драгоценных металлах (К4.5) – не более 20% от чистого суммарного капитала банка;

– для суммарной величины коротких открытых позиций в драгоценных металлах (К4.6) – не более 20% от чистого суммарного капитала банка.

32. Расчет лимитов открытой валютной позиции производится согласно Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции и открытой позиции в драгоценных металлах коммерческими банками на территории Кыргызской Республики», утвержденной постановлением Правления Национального банка от 29 декабря 2004 года № 36/13.

Глава 6. Норматив максимального размера риска по обязательствам перед физическими лицами (К5)

33. Норматив максимального размера риска по срочным депозитам физических лиц и прочим обязательствам перед физическими лицами (К5.1) рассчитывается по формуле:

$$K5.1 = \text{ЧСК} / \text{СДФЛ} * 100\%,$$

где:

ЧСК – чистый суммарный капитал банка;

СДФЛ – сумма срочных депозитов и прочих обязательств перед физическими лицами, включая векселя, сберегательные (депозитные) сертификаты, облигации, чеки и др.

34. Норматив максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц (К5.2) рассчитывается по формуле:

$$K5.2 = \text{ЧСК} / \text{ДВФЛ} * 100\%,$$

где:

ЧСК – чистый суммарный капитал банка;

ДВФЛ – сумма депозитов до востребования физических лиц.

35. Данные нормативы, а также их значения могут устанавливаться индивидуально для конкретного банка по решению Комитета по надзору Национального банка.

Данные нормативы не распространяются на Государственный банк развития Кыргызской Республики.

36. Банк должен соблюдать норматив максимального размера риска по срочным депозитам и прочим обязательствам перед физическими лицами (К5.1) на ежедневной основе, а норматив максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц (К5.2) – в течение отчетного периода (один месяц) на основе средненедельных данных. В течение отчетного периода банк должен рассчитывать средненедельные значения депозитов до востребования физических лиц, при подсчете которых в расчет включаются только рабочие дни. Средние показатели подсчитываются по методу расчета среднеарифметических данных.

37. Ежедневно до 9:00 банки должны представлять в Национальный банк отчет о соблюдении норматива максимального размера риска по срочным депозитам и прочим обязательствам перед физическими лицами (К5.1) по состоянию на конец последнего операционного дня согласно Приложению 1.

Данный отчет представляется в соответствующее структурное подразделение Национального банка в электронном формате, подписанный электронной подписью ответственного должностного лица банка.

Глава 7. Максимальный размер риска по бланковым кредитам

38. Максимальный размер риска по бланковым кредитам не должен превышать 50% размера чистого суммарного капитала банка.

Примечание: в максимальный размер риска по бланковым кредитам также должны включаться все кредиты, необеспеченные залогом, выданные до даты вступления в силу постановления Правления Национального банка «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам кредитования и мер воздействия» от 24 апреля 2019 года № 2019-П-12/22-4-(НПА) и не

соответствующие требованиям, указанным в данном постановлении Правления Национального банка.

39. Банк вправе исключить из расчета норматива максимального размера риска по бланковым кредитам кредиты, выданные под поручительство членов группы солидарной ответственности при соблюдении условий и критериев, описанных в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном постановлением Правления Национального банка от 30 июня 2010 года № 52/4, в части кредитования групп солидарной ответственности.

40. Максимальный объем депозитов, привлеченных от физических и юридических лиц, не должен превышать 50% от размера кредитного портфеля банка, в случае, если объем кредитов, выданных членам солидарной ответственности, в кредитном портфеле банка составляет 50 и более процентов.

При этом из объема кредитов, выданных членам солидарной ответственности, исключаются кредиты, выданные членам солидарной ответственности, подпадающие под все следующие критерии:

- на сумму не более 150 000 сомов (одной ГСО);
- сроком не более чем 24 месяцев;
- с аннуитетным графиком погашения;
- с годовой процентной ставкой не более 23%.

Глава 8. Максимальный размер риска по операциям с аффилированными и связанными с банком лицами

41. Максимальный размер риска по операциям с аффилированными и/или связанными с банком лицами, выраженный в качестве размера совокупной задолженности аффилированных и/или связанных с банком лиц перед банком, не должен превышать 60% размера чистого суммарного капитала банка.

Глава 9. Максимальный размер любых инвестиций в каждую небанковскую организацию

42. Максимальный размер любых инвестиций в каждую небанковскую организацию, включая любые финансовые вложения и кредиты, должен составлять менее 15% размера собственного (регулятивного) капитала банка, для банков, осуществляющих деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования – менее 30% размера собственного (регулятивного) капитала банка.

43. Общий размер таких инвестиций не может превышать 60% собственного (регулятивного) капитала банка.

44. Если банк намеревается инвестировать в капитал любой небанковской организации в целях долгосрочного инвестирования в размере, превышающем 10% от его чистого суммарного капитала, то в этом случае банк обязан за 40 (сорок) календарных дней до начала инвестирования письменно сообщить об этом в Национальный банк с приложением следующих документов/информации:

- 1) информации о цели и условиях инвестирования;
- 2) расчета доходности инвестиции в течение последующих двух лет;
- 3) общей информации об организации (наименование, местонахождение, организационно-правовая форма, виды деятельности, с какого времени работает на рынке, сведения о собственниках и руководителях);
- 4) информации о наличии общих интересов между небанковской организацией и аффилированными или связанными с банком лицами;
- 5) информации о кредитах и других видах финансирования, когда-либо предоставленных банком данной организации, и их погашении;
- 6) финансовой отчетности организации за последние два года (предпочтительно заверенная внешним аудитором).

Для осуществления своих функций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики Национальный банк вправе запрашивать любую дополнительную информацию.

45. Национальный банк вправе направить требование о приостановлении инвестирования за 10 (десять) дней до начала

предполагаемой инвестиции, а также о прекращении или ограничении инвестирования в любое время после того, как банк инвестировал средства в случае, если:

- результаты последней инспекторской проверки либо информация, полученная в рамках внешнего надзора, показали наличие угрозы финансовой стабильности и надежности банка или интересам вкладчиков и других кредиторов банка;

- осуществление инвестиции будет связано с вовлечением банка в нездоровую и небезопасную банковскую практику, с нарушением банковского законодательства, предписаний Национального банка или письменных соглашений банка с Национальным банком;

- банк по каким-либо причинам не может проводить мониторинг этой инвестиции;

- Национальному банку известны факты, свидетельствующие о небезупречной деловой репутации небанковской организации и/или ее должностных лиц, а также факты о том, что предыдущая деятельность небанковской организации и/или ее должностных лиц способствовала банкротству или значительным финансовым убыткам какого-либо юридического лица;

- банк предоставил документы/информацию не в полном объеме либо представил недостоверную информацию.

46. При создании либо приобретении банком зависимой или дочерней компании должны выполняться требования Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и нормативных правовых актов Национального банка, определяющих порядок создания и/или приобретения банком дочерней или зависимой компании.

Глава 10. Максимальный размер инвестиций в недвижимое имущество (основные средства)

47. Максимальный размер инвестиций в недвижимое имущество (основные средства) не должен превышать 100% размера оплаченного уставного капитала банка.

48. Для целей настоящего Положения под недвижимым имуществом понимается недвижимое имущество (включая строящееся/устанавливаемое недвижимое имущество),

которое принадлежит банку или находится в распоряжении банка по договору аренды и используется/будет использоваться в качестве основного средства.

49. В расчет максимального размера инвестиций в недвижимое имущество (основные средства) должны включаться все недвижимое имущество, капитальные вложения в благоустройство арендованной собственности, а также любые вложения в акции или облигации или другие подобные долговые обязательства предприятия, владеющего помещениями банка, и все кредиты, выданные таким предприятиям и/или обеспеченные их акциями. Все указанные активы (за исключением недвижимого имущества по договору аренды) включаются в расчет по их балансовой стоимости.

Недвижимое имущество, находящееся в распоряжении банка по договору аренды, должно включаться в расчет максимального размера инвестиций в недвижимое имущество (основные средства) по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения и с учетом корректировки на сумму переоценки обязательства по аренде.

50. Банк может иметь недвижимое имущество, предназначенное для создания условий труда и отдыха сотрудников, при условии включения балансовой стоимости данного имущества в расчет максимального размера инвестиций в недвижимое имущество (основные средства).

51. При проведении переоценки стоимости недвижимого имущества, в результате которой будет нарушен максимальный размер инвестиций в недвижимое имущество (основные средства), банк предоставляет в Национальный банк письмо-обязательство, что в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента проведения переоценки приведет размер инвестиций в недвижимое имущество (основные средства) в соответствии с требованиями Национального банка.

52. Имущество, полученное банком в погашение задолженности по выданным кредитам, может быть принято банком как основное средство при соблюдении требований законодательства и выполнении следующих условий:

– принятие имущества как основного средства не повлечет нарушения максимального размера инвестиций в недвижимое имущество;

– данное имущество будет использоваться для целей банковской деятельности;

– срок введения его в эксплуатацию не должен превышать 18 (восемнадцати) месяцев.

Имущество, полученное в погашение задолженности по выданным кредитам, может быть принято как основное средство только на основании решения Совета директоров, если стоимость принимаемого имущества превышает 10% от чистого суммарного капитала.

Глава 11. Размер инвестиций в ценные бумаги других государств и негосударственные долговые ценные бумаги

53. Общий размер инвестиций банка в ценные бумаги правительств и центральных банков государств, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «А» или «А2», присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor's, Fitch Ratings или Moody's Investors Service, не должен превышать 100% размера чистого суммарного капитала банка.

54. Общий размер инвестиций банка в негосударственные долговые ценные бумаги не должен превышать 50% размера чистого суммарного капитала банка.

Глава 12. Требования по управлению риском концентрации

55. Банк должен идентифицировать риск концентрации и управлять им. Риск концентрации – это возможность понести потенциальные потери, которые могут значительно ухудшить финансовое состояние банка и привести к невозможности проведения текущих операций, что может возникнуть в связи с сосредоточением деятельности с определенными лицами, на определенных видах инструментов, активах и пассивах, отраслях экономики, регионах и странах. Риск концентрации – это не обособленный вид банковского риска, а обобщенный, и может включать элементы следующих банковских рисков: кредитного, отраслевого, странового (регионального)

в результате сосредоточения деятельности на отдельных видах операций или на отдельных источниках финансирования.

56. Банк должен разработать Политику по управлению рисками, включая риск концентрации. В Политике по управлению риском концентрации (далее – Политика) должны быть учтены следующие вопросы:

- при работе с индивидуальным клиентом (физическое или юридическое лицо) банк должен рассматривать группу взаимосвязанных лиц как единого клиента, и все суммы различных видов активов банка, предоставленных группе взаимосвязанных лиц, должны суммироваться и рассматриваться как единый актив;

- при привлечении денежных средств банк должен рассматривать группу взаимосвязанных лиц как единого клиента (концентрация привлечения средств от одного клиента может негативно влиять на деятельность банка). Банк должен отразить в Политике деятельность, касающуюся источников финансирования, и в своих внутренних документах установить условия принятия депозитов и других видов обязательств (далее – депозиты), определить размеры крупных депозитов и критерии, когда различные депозиты должны суммироваться и рассматриваться как единый депозит;

- при вложении денежных средств в различные отрасли экономики банк должен учитывать взаимосвязь различных отраслей экономики. Банк, осуществляя свою деятельность в определенных отраслях экономики, областях и странах, подвергается различным видам рисков. Ухудшение ситуации в данных отраслях экономики, областях и странах подвергает банк риску потерь из-за невозврата и оттока размещенных и привлеченных денежных средств банка соответственно. Одним из основных критериев, от которых будет зависеть размер таких убытков, является степень риска концентрации;

- размеры различных видов залога должны оцениваться банком. Риск концентрации проявляется при сосредоточении в банке одного вида залогового обеспечения по кредитам, при этом стоимость залога и состояние бизнеса клиента могут быть абсолютно несвязанными;

- банк должен проводить анализ каждого финансового инструмента для выявления его характерных особенностей, в силу

которых он несет в себе риски различного вида, которые могут привести к потерям;

– взаимосвязи различного вида рисков и их воздействие на риск концентрации должны оцениваться банком. При взаимодействии различного вида рисков риск концентрации может увеличиваться (например, девальвация национальной валюты клиента-импортера может повысить степень его риска невозврата и страновой риск и в целом также повышается риск концентрации);

– при управлении риском концентрации банк должен оценивать эффективность диверсификации своей деятельности.

57. Совет директоров и Правление банка должны иметь сведения о риске концентрации всех видов деятельности банка. Система измерения риска концентрации должна объединять подверженность риску концентрации, возникающую из различных видов деятельности банка. Банк, для определения принятого банком риска концентрации, как минимум должен измерять следующие позиции:

а) размеры вложений средств банка:

- в определенные виды активов;
- одному заемщику, связанному с банком и не связанному с банком;
- в определенную отрасль экономики;
- в область (регион) республики;
- в страну;

б) размеры определенных видов обязательств;

в) размеры различных видов залогов.

58. Банком должна быть установлена система ограничений риска концентрации, которая количественно определяла бы размер предельно допустимого для банка риска концентрации, и эта система должна периодически пересматриваться. Банком должны быть как минимум установлены следующие ограничения риска концентрации:

- ограничения, связанные с концентрацией на отдельных финансовых инструментах;
- определенные виды активов в удельном весе от суммы всех активов;

- определенные виды пассивов в удельном весе от суммы всех пассивов;
- кредиты и другие виды задолженности одного заемщика, связанного с банком, в удельном весе от чистого суммарного капитала. Установленное банком значение ограничения не должно нарушать значение нормативов, установленных настоящим Положением;
- кредиты и другие виды задолженности одного заемщика, не связанного с банком, в удельном весе от чистого суммарного капитала. Установленное банком значение ограничения не должно нарушать значение нормативов, установленных настоящим Положением;
- инвестиции, кредиты и приравненные к ним активы, вложенные в одну область в удельном весе от всех активов;
- инвестиции, кредиты и приравненные к ним активы, вложенные в одну страну в удельном весе от всех активов;
- инвестиции, кредиты и приравненные к ним активы, вложенные в одну отрасль экономики в удельном весе от всех активов;
- десять наиболее крупных кредитов и приравненных к ним активов, предоставленных банком своим клиентам в удельном весе от всех предоставленных банком кредитов;
- десять наиболее крупных кредитов и приравненных к ним активов, предоставленных банком аффилированным и связанным с банком лицам в удельном весе от всех предоставленных банком кредитов;
- депозиты физических лиц в удельном весе от всех привлеченных депозитов;
- определенные виды обязательств, привлеченных банком из одной отрасли экономики, в удельном весе от суммы всех обязательств банка;
- десять наиболее крупных источников финансирования банка в удельном весе от суммы всех обязательств банка;
- определенные виды залогового обеспечения по кредитам в удельном весе от суммы всех залоговых обеспечений.

Отрасль экономики определяется в зависимости от вида экономической деятельности хозяйствующего субъекта, приводящей к получению однородного набора продукции (товара или услуг). Банк должен установить ограничения риска концентрации по отраслям экономики.

59. Банк как минимум ежемесячно должен отслеживать уровень риска концентрации во всех формах его проявления, осуществлять анализ текущей ситуации и планировать деятельность по управлению риском (аналитические отчеты, таблицы, графики и диаграммы) для представления руководству банка. Руководство банка должно периодически пересматривать Политику.

60. Информация по управлению риском концентрации должна быть максимально раскрыта при публикации финансовой отчетности, включая количественные показатели размера риска концентрации, принятого банком.

Глава 13. Порядок и сроки представления и публикации отчетности о выполнении экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс «буфер капитала»)

61. Банк должен на ежедневной основе соблюдать все экономические нормативы (за исключением норматива ликвидности, норматива краткосрочной ликвидности и норматива максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц). Нормативы ликвидности и максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц соблюдаются в течение отчетного периода (один месяц). Норматив краткосрочной ликвидности соблюдается в течение отчетного периода (одна неделя).

Проверка соблюдения банками экономических нормативов и требований, поддержки дополнительного запаса капитала банка (индекс «буфер капитала»), которые должны рассчитываться ежедневно/еженедельно, может производиться по состоянию на любую дату на основании бухгалтерского баланса.

62. Отчетность о выполнении экономических нормативов представляется в Национальный банк в составе периодического

регулятивного банковского отчета по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

63. Отчетность о выполнении экономических нормативов должна публиковаться как минимум на официальном сайте банка, а также при необходимости в иных средствах массовой информации республиканского значения на государственном и/или официальном языках по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

Данное требование не распространяется на банки Кыргызской Республики, которые обязаны раскрывать информацию о выполнении экономических нормативов в соответствии с Положением «О требованиях к раскрытию информации о деятельности коммерческого банка», утвержденным постановлением Правления Национального банка от 30 октября 2019 года № 2019-П-12/54-4-(НПА).

64. Отчетность должна быть опубликована в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания каждого квартала.

65. Банк осуществляет выбор средств массовой информации для публикации ежеквартальной отчетности, чтобы обеспечить ее широкое распространение и доступность пользователям.

66. Сведения о публикации с приложением копии публикации должны быть представлены в Национальный банк в течение 3 (трех) рабочих дней после публикации.

Глава 14. Заключительные положения

67. В случаях несоблюдения банком экономических нормативов и требований, непредставления либо представления недостоверной и/или неполной информации, а также несоблюдения сроков публикации отчетности о выполнении экономических нормативов Национальный банк вправе применить к банку меры воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

68. Банки, их должностные лица и акционеры несут ответственность за нарушение экономических нормативов и требований, установленных настоящим Положением.

Наименование экономических нормативов и показателей	Обозначение	Расчет норматива/ показателя	Фактическое значение норматива/ показателя	Установленное значение норматива/ показателя	Отклонение от установленного значения норматива/ показателя
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	K1.1	СЗ ЧСК		не более 20%	
	K1.2	СЗ ЧСК		не более 15%	
	K1.3	СЗ ЧСК		не более 30%	
	K1.4	СЗ ЧСК		не более 15%	
Норматив достаточности (адекватности) капитала	K2.1	ЧСК ЧРА+П*Кор		не менее 12% /14%**	
	K2.2	КПУ ЧРА		не менее 7,5% /9,5%	
	K2.3	БКПУ ЧРА		не менее 6% /8%**	
	K2.4	КПУ СА + ЗО		не менее 6%	
Норматив (показатель) ликвидности	K3.1	ЛА ОБ		не менее 45%	
Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)		ЧСК ЧРА		не менее _____ (указать значение)	
Показатель ликвидности в иностранной валюте	ПЛ	ЛАВ ОБВ	-----		-----

Примечание:

П – установленный показатель (число, обратное коэффициенту достаточности (адекватности) суммарного капитала для коммерческих банков – 8,33 (100% : 12%), для системно значимых банков – 7,14 (100%:14%);

Кор – размер капитала, резервируемый для покрытия операционных рисков. Расчет капитала, резервируемого для покрытия операционных рисков с использованием Базового индикативного метода, осуществляется в соответствии с Порядком определения уровня капитала, необходимого для покрытия операционных рисков

банков, утвержденным постановлением Правления Национального банка от 27 декабря 2019 года № 2019-П-12/68-1-(НПА);

КПУ – Капитал Первого уровня;

БКПУ – Базовый капитал Первого уровня.

** – значение для системно значимых банков.

Расчет капитала, резервируемого для покрытия операционных рисков

Чистый доход за год 1	...
Чистый доход за год 2	...
Чистый доход за год 3	...
α	15%
Кор	

	Средние значения за отчетный период	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя	6 неделя
ЛА – ликвидные активы							
ОБ – обязательства банка							
Норматив КЗ.1 = (ЛА / ОБ) * 100%							

	Средние значения за отчетный период	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя	6 неделя
ЛАВ – ликвидные активы в иностранной валюте							
ОБВ – обязательства банка в иностранной валюте							
Показатель (ПЛ)=(ЛАВ/ОБВ)*100		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

А. Ежедневный отчет о соблюдении норматива максимального размера риска по срочным депозитам и прочим обязательствам перед физическими лицами (К5.1)

Дата	К5.1		
	ЧСК	СДФЛ	Фактическое значение
1.04.20__ г.			
2.04.20__ г.			
3.04.20__ г.			
4.04.20__ г.			
...			
...			
...			
30.04.20__ г.			

Б. Отчет о соблюдении норматива максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц (К5.2)

Средние значения за отчетный период	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя
ЧСК – чистый суммарный капитал банка					
ДВФЛ – сумма депозитов до востребования физических лиц					
$K5.2 = \text{ЧСК} / \text{ДВФЛ} * 100\%$					

В. Отчет о выполнении требований Национального банка

Обозначение	Расчет норматива	Фактическое значение (%)	Установленное значение	Отклонение от установленного значения
Максимальный размер риска по бланковым кредитам	Бланковые кредиты		не более 50% от ЧСК	
	ЧСК			
Максимальный размер риска по операциям с аффилированными и связанными с лицами	Совокупная задолженность		не более 60% от ЧСК	
	ЧСК			
Максимальный размер общих инвестиций в небанковские организации	Размер инвестиций		менее 60% от собственного (регулятивного) капитала	
	Собственный (регулятивный) капитал			
Максимальный размер инвестиций в банковские помещения (основные средства)	Размер инвестиций		не более 100% от размера оплаченного уставного капитала	
	Оплаченный уставный капитал			
Максимальный размер инвестиций в ценные бумаги правительств и центральных банков других государств	Размер инвестиций		не более 100% от ЧСК	
	ЧСК			

Максимальный размер инвестиций банка в негосударственные долговые ценные бумаги	Размер инвестиций		не более 50% от ЧСК	
	ЧСК			
Общий размер крупных рисков банка	Общая сумма крупных рисков банка		не более 100% от пятикратного размера ЧСК	
	Пятикратный размер ЧСК			

Г. Отчет о соблюдении норматива (показателя) краткосрочной ликвидности (КЗ.2) и показателе краткосрочной ликвидности в иностранной валюте (ПКЛ)

Дата	КЗ.2			ПКЛ		
	ВЛА	КОБ	Фактическое значение	ВЛА	КОБ	Фактическое значение
дд.мм.гггг						
дд.мм.гггг						
дд.мм.гггг						
...						
Среднее за неделю						

Должность

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Д. Ежедневный отчет о соблюдении норматива (показателя) мгновенной ликвидности (КЗ.3) и показателе мгновенной ликвидности в иностранной валюте (ПМЛ)

Дата	КЗ.3			ПМЛ		
	ВЛА	КОБ	Фактическое значение	ВЛА	КОБ	Фактическое значение
1.10.20__ г.						
2.10.20__ г.						
3.10.20__ г.						
...						
...						
...						
30.10.20__ г.						

Должность

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о соблюдении экономических нормативов
за _____ квартал 20__ г.
по состоянию на _____ 20__ г.
Банк _____

Наименование экономических нормативов и показателей	Установленное значение норматива/ показателя	Фактическое значение норматива/ показателя
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (К1.1)	не более 20%	
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (К1.2)	не более 15%	

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)	не более 30%	
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К1.4)	не более 15%	
Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (К2.1)	не менее 12%/ 14%**	
Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (К2.2)	не менее 7%/ 9,5%**	
Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (К2.3)	не менее 6%/ 8%**	
Лeverаж (К2.4)	не менее 6%	
Норматив (показатель) ликвидности банка (К3.1)	не менее 45%	
Показатель ликвидности в иностранной валюте (ПЛ)	-	
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К4.2)	не более 20%	
Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К4.3)	не более 20%	
Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)	не менее _____% (указать значение)	
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (К4.5)	не более 20%	
Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (К4.6)	не более 20%	

** – значение для системно значимых банков.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-12/78-8-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам адекватности капитала, банковских счетов и сейфов

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– «Об утверждении Инструкции по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей» от 12 сентября 2012 года № 37/2;

– «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12;

– «Об утверждении Порядка определения уровня капитала, необходимого для покрытия операционных рисков банков» от 27 декабря 2019 года № 2019-П-12/68-1-(НПА);

– «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Государственного банка развития Кыргызской Республики, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-12/78-8-(НПА)

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики по вопросам
адекватности капитала, банковских счетов и сейфов**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей» от 12 сентября 2012 года № 37/2 следующие изменения:

в Инструкции по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– в пункте 28:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Арест на предметы, хранящиеся в сейфе, может быть наложен на основании судебного акта.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Вскрытие, обыск, осмотр, выемка и осуществление иных процессуальных действий в отношении предметов, хранящихся в сейфе, могут быть произведены следственными органами по возбужденным уголовным делам исключительно на основании судебного акта.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Вскрытие, обыск, осмотр, выемка и осуществление иных процессуальных действий в отношении предметов, хранящихся в сейфе, а также наложение ареста на эти предметы, осуществляется в присутствии уполномоченных сотрудников банка в соответствии с законодательством и внутренними документами банка. При этом составляется опись содержимого сейфа, которая должна быть подписана присутствующими сотрудниками банка, а также должна

быть проведена видеосъемка процесса вскрытия, обыска, осмотра или выемки, а также иных процессуальных действий в отношении предметов, хранящихся в сейфе.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12 следующие изменения:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной вышеуказанным постановлением:

– первое предложение пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Привлечение депозитов и других денежных средств от юридических и физических лиц является одним из основных видов операций банков в соответствии с законами Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности», «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» и «О кредитных союзах» при наличии лицензии Национального банка.»;

– в пункте 35:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Арест на счета может быть наложен на основании судебного акта.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Конфискация денежных средств со счетов может быть произведена лишь на основании вступившего в законную силу судебного акта.».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка определения уровня капитала, необходимого для покрытия операционных рисков банков» от 27 декабря 2019 года № 2019-П-12/68-1-(НПА) следующее изменение:

в Порядке определения уровня капитала, необходимого для покрытия операционных рисков банков, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Расчет коэффициента адекватности капитала банков осуществляется в соответствии с Инструкцией по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА), и Инструкцией по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 28 декабря 2009 года № 51/4.»

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА) следующие изменения:

в Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Формирование уставного капитала, приобретение акций банка, а также приобретение порогового участия в капитале банка за счет заемных средств запрещается.»;

– пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Банк не имеет права принимать в залог и приобретать собственные акции.»;

– абзацы первый и второй подпункта 5 пункта 21 признать утратившим силу;

– абзац третий пункта 43 изложить в следующей редакции:

«а) это приведет к нарушению экономических нормативов и показателей, установленных Национальным банком.»;

– в Приложении к Инструкции в разделе «Капитал и коэффициенты достаточности (адекватности) капитала»:

статьи 800, 850 и 950 признать утратившими силу;

статью 810 изложить в следующей редакции:

«Всего Базовый капитал Первого уровня (сумма ст.710-790)».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-12/78-9-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам бухгалтерского учета, аудита и отчетности

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– «Об утверждении Положения о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА);

– «Об утверждении Положения «О консолидированном надзоре» и Положения «О периодической регулятивной консолидированной отчетности» от 28 июня 2019 года № 2019-П-12/34-4-(НПА);

– «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5;

– «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики» от 30 мая 2007 года № 28/3;

– «Об утверждении Положения о требованиях к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-

кредитных организациях Кыргызской Республики» от 20 декабря 2007 года № 54/9;

– «Об утверждении Положения «О требованиях к учетной политике коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 23 октября 2004 года № 26/2.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Временной инструкции по разделению финансовой, налоговой, регулятивной и статистической отчетности для банков и финансово-кредитных учреждений» от 14 февраля 1997 года № 4/2.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

4. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

К. Боконтаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-12/78-9-(НПА)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики по
вопросам бухгалтерского учета, аудита и отчетности**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА) следующие изменения:

в Положении о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«3) аудиторской организацией или организацией, находящейся в одной международной сети, которой оказывались услуги:

- по восстановлению и ведению бухгалтерского учета;
- связанные с разработкой методики бухгалтерского учета;
- по составлению финансовой отчетности;
- внутреннего аудита;»;
- пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. В аудиторском заключении должна быть отражена информация в соответствии с международными стандартами аудита и требованиями Национального банка, включая рекомендации, которые должны быть включены в программу аудита. При этом для всех пользователей, согласно международным стандартам финансовой отчетности, аудиторское заключение по финансовой отчетности банка должно быть единым.»;

– пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. В случае если Национальный банк признает аудиторское заключение несоответствующим требованиям законодательства Кыргызской Республики и/или международных стандартов аудита, банк обязан провести повторный аудит с привлечением другой аудиторской организации за собственный счет.

Банк не вправе привлекать аудиторскую организацию или аудиторов для проведения аудита следующего финансового года в случае, если предыдущее аудиторское заключение данной аудиторской организации или аудитора не было принято или было признано Национальным банком как несоответствующее требованиям законодательства Кыргызской Республики и/или международных стандартов аудита.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О консолидированном надзоре» и Положения «О периодической регулятивной консолидированной отчетности» от 28 июня 2019 года № 2019-П-12/34-4-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О консолидированном надзоре», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 2:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«– группа юридических лиц, занимающихся банковской и/или финансовой деятельностью, в состав которой входит банк, контроль над которыми осуществляет одно и то же юридическое или физическое лицо, единолично или совместно с другими лицами.»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Связанные с банком лица понимаются в том значении, которое указано в Законе Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»;

– пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Консолидированная финансовая отчетность банковской группы составляется в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка и международными стандартами финансовой отчетности. Банк, находящийся во главе банковской

группы, или банковская холдинговая компания, в том числе материнская/управляющая компания – нерезидент Кыргызской Республики (управляющая компания банковского холдинга), ежегодно публикуют свои консолидированные бухгалтерские отчеты и консолидированные отчеты о прибылях и убытках после подтверждения их достоверности заключением аудиторской фирмы (аудитора) и утверждения в установленном законодательством порядке.»;

– пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. При подаче заявки на приобретение акций банка в Национальный банк должна быть предоставлена информация в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности», Положения «О лицензировании деятельности банков.»;

– в пункте 47 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Банк не вправе приобретать/создавать дочернюю или зависимую компанию по основаниям, предусмотренным в Законе Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»;

– в пункте 96:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«К любому участнику банковской группы (физическим и юридическим лицам) или ее должностному лицу могут быть применены меры воздействия в соответствии с требованиями, предусмотренными в Законе Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

Меры воздействия применяются Национальным банком по основаниям, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Положением и Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности». Национальный банк самостоятельно определяет целесообразность, вид и порядок применения мер воздействий.»;

абзац «д» подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«д) по иным основаниям, предусмотренным банковским законодательством Кыргызской Республики, в том числе:

- если возникли препятствия в осуществлении надлежащего консолидированного надзора в отношении банка и участников банковской группы;
- в случае нарушения норм, требований и ограничений, установленных законодательством Кыргызской Республики.»;
- приложение 4 изложить в следующей редакции:

**«Приложение 4
к Положению «О
консолидированном надзоре»**

**Сведения об аффилированных лицах
банковской группы _____**

(указываются наименование материнской компании
и номер структуры группы 2 или 3)

№	Наименование аффилированного лица	Наименование участника банковской группы	Характер отношений аффилированного лица с участником банковской группы	Процент владения акциями/долями в зависимости от отношения к участникам банковской группы	Наименование /Ф.И.О. аффилированного лица/основная деятельность	Примечание
	Указывается наименование аффилированного лица – участника банковской группы, получившего актив от участника банковской группы	Указывается полное наименование участника банковской группы	Необходимо указать в соответствии с нормами Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»	Указывается процент/доля владения	Указывается полное наименование аффилированного лица или Ф.И.О. аффилированного лица; вид основной деятельности	
1						
2						
...						
n						

Примечание: в соответствии со статьей 16 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» аффилированными лицами признаются:

- значительные участники юридического лица;
- юридические лица, в которых одно и то же юридическое лицо является значительным участником.

Должность _____ Ф.И.О. _____ Подпись _____

Сведения о связанных с банковской группой лицах

№	Ф.И.О. связанного с банковской группой лица	Занимаемая должность в компании – участнике банковской группы	Ф.И.О. связанного лица	Раскрытие степени связанности	Степень родства (родители, супруг/супруга и т.д.)
	Указываются фамилия, имя, отчество связанного лица	Указывается должность связанного лица	Указываются фамилия, имя, отчество связанного лица	Указывается степень связанности	Указывается степень родства со связанным лицом
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					
n					

Примечание: понятие «связанное лицо» указано в статье 52 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

Должность _____ Ф.И.О. _____ Подпись _____

»;

в Положении «О периодической регулятивной консолидированной отчетности», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 23 слова «Правительством Кыргызской Республики» заменить словами «Кабинетом Министров Кыргызской Республики»;

– в приложении 2:

– строку 130 раздела 10.2 «Портфель ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

«130. Ценные бумаги, выпущенные Кабинетом Министров Кыргызской Республики и/или Национальным банком Кыргызской Республики».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5 следующие изменения:

– в Положении о Периодическом регулятивном банковском отчете, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– подпункт «а» пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«а) финансового состояния банка в рамках выполняемых Национальным банком Кыргызской Республики функций, закрепленных в конституционном Законе Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»»;

– пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.10. В ПРБО должна включаться и быть предоставлена в течение установленных сроков информация за выходные и праздничные дни, объявленные и рекомендованные для Национального банка и коммерческих банков Кабинетом Министров Кыргызской Республики рабочими, независимо от того, работал банк в этот период или нет. При этом отчеты, содержащие информацию в иностранной валюте в сомовом эквиваленте, должны быть составлены с использованием официального курса Национального банка на дату составления отчета.»;

в Приложении 2:

– по всему тексту раздела 5 «Портфель ценных бумаг» слова «Правительство Кыргызской Республики» в различных падежных формах заменить словами «Кабинет Министров Кыргызской Республики»;

– строку 130 Раздела 15.2 «Портфель ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

«130. Ценные бумаги, выпущенные Кабинетом Министров Кыргызской Республики и/или Национальным банком»;

– в Разделе 15.7 «Капитал и коэффициенты достаточности (адекватности) капитала:

статьи 800, 850 и 950 признать утратившими силу;

статью 810 изложить в следующей редакции:

«Всего Базовый капитал Первого уровня (сумма ст.710-790)».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики» от 30 мая 2007 года № 28/3 следующие изменения:

в Плате счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

в классе 1 Активы:

– счет 10301 «Ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской Республики, оцениваемые по амортизированной стоимости» изложить в следующей редакции:

«10301 Ценные бумаги, выпущенные Кабинетом Министров Кыргызской Республики, оцениваемые по амортизированной стоимости»;

– счет 10401 «Долговые ценные бумаги Правительства Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток» изложить в следующей редакции:

«10401 Долговые ценные бумаги Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток»;

– счет 10501 «Долговые ценные бумаги Правительства Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» изложить в следующей редакции:

«10501 Долговые ценные бумаги Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»;

– счет 11402 «Проценты, начисленные к получению по долговым ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики и оцениваемым по амортизированной стоимости» изложить в следующей редакции:

«11402 Проценты, начисленные к получению по долговым ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров»;

– счет 11412 «Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток» изложить в следующей редакции:

«11412 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток»;

– счет 11422 «Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» изложить в следующей редакции:

«11422 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»;

в классе 2 Обязательства:

– название группы счетов 20800 «Счета и кредиты Правительства Кыргызской Республики и местных органов власти» изложить в следующей редакции:

«Группа 20800 Счета и кредиты Кабинета Министров Кыргызской Республики и местных органов власти»;

– счет 21052 «Проценты, начисленные к выплате по депозитам и кредитам Правительства Кыргызской Республики и местных органов власти» изложить в следующей редакции:

«21052 Проценты, начисленные к выплате по депозитам и кредитам Кабинета Министров Кыргызской Республики и местных органов власти»;

в классе 6 Доходы:

– счет 60001 «Процентный доход по долговым ценным бумагам Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по амортизированной стоимости» изложить в следующей редакции:

«60001 Процентный доход по долговым ценным бумагам Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемым по амортизированной стоимости»;

– счет 60011 «Процентный доход по долговым ценным бумагам Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток» изложить в следующей редакции:

«60011 Процентный доход по долговым ценным бумагам Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток»;

– счет 60021 «Процентный доход по долговым ценным бумагам Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» изложить в следующей редакции:

«60021 Процентный доход по долговым ценным бумагам Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»;

в Приложении 1:

– по всему тексту слова «по учетному курсу» заменить словами «по официальному курсу»;

в классе 1 Активы:

– счет 10301 «Ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской Республики, оцениваемые по амортизированной стоимости» изложить в следующей редакции:

«10301 Ценные бумаги, выпущенные Кабинетом Министров Кыргызской Республики, оцениваемые по амортизированной стоимости.

На этом счете учитываются приобретенные банком долговые ценные бумаги Кабинета Министров Кыргызской Республики. Ценные бумаги на этом счете должны быть отражены по номинальной стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 10302. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении

ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их погашении счет кредитруется.»;

– счет 10401 «Долговые ценные бумаги Правительства Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток» изложить в следующей редакции:

«10401 Долговые ценные бумаги Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток.

На этом счете учитывается стоимость ценных бумаг Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток. Ценные бумаги на этом счете должны быть отражены по номинальной стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 10402. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их погашении счет кредитруется.»;

– счет 10501 «Долговые ценные бумаги Правительства Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» изложить в следующей редакции:

«10501 Долговые ценные бумаги Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

На этом счете учитывается стоимость долговых ценных бумаг Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Ценные бумаги на этом счете должны быть отражены по номинальной стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 10502. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их погашении счет кредитруется.»;

– счет 11402 «Проценты, начисленные к получению по долговым ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики и оцениваемым по амортизированной стоимости» изложить в следующей редакции:

«11402 Проценты, начисленные к получению по долговым ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики и оцениваемым по амортизированной стоимости.

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению по долговым ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики и оцениваемым по амортизированной стоимости. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы процентов к получению счет дебетуется. При поступлении денежных средств в уплату процентов счет кредитруется.»;

– счет 11412 «Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток» изложить в следующей редакции:

«11412 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток.

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы процентов к получению счет дебетуется. При поступлении денежных средств в уплату процентов счет кредитруется.»;

– счет 11422 «Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» изложить в следующей редакции:

«11422 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы процентов к получению счет дебетуется. При поступлении денежных средств в уплату процентов счет кредитруется.»;

в классе 2 Обязательства:

– группы счетов 20800 «Счета и кредиты Правительства Кыргызской Республики и местных органов власти» изложить в следующей редакции:

«Группа 20800 Счета и кредиты Кабинета Министров Кыргызской Республики и местных органов власти.

Данная группа включает счета для учета бюджетных и внебюджетных счетов и кредитов, полученных от Кабинета Министров Кыргызской Республики и местных органов власти. Учет счетов и кредитов Кабинета Министров Кыргызской Республики и местных органов власти ведется в номинальной валюте. В целях финансовой отчетности суммы на этих счетах в иностранной валюте должны переводиться в сомовый эквивалент по официальному курсу Национального банка Кыргызской Республики на отчетную дату.»;

– счет 21052 «Проценты, начисленные к выплате по депозитам и кредитам Правительства Кыргызской Республики и местных органов власти» изложить в следующей редакции:

«21052 Проценты, начисленные к выплате по депозитам и кредитам Кабинета Министров Кыргызской Республики и местных органов власти.

На этом счете учитываются проценты, начисленные к выплате по депозитам и кредитам Кабинета Министров Кыргызской Республики и местных органов власти. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При начислении суммы процентов к выплате счет кредитруется. При выплате процентов счет дебетуется.»;

в классе 6 Доходы:

– счет 60001 «Процентный доход по долговым ценным бумагам Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по амортизированной стоимости» изложить в следующей редакции:

«60001 Процентный доход по долговым ценным бумагам Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемым по амортизированной стоимости.

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка по долговым ценным бумагам Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемым по амортизированной стоимости. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет

кредитуется. При закрытии временных счетов в конце финансового года счет дебетуется.»;

- счет 60011 «Процентный доход по долговым ценным бумагам Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток» изложить в следующей редакции:

«60011 Процентный доход по долговым ценным бумагам Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток.

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка по ценным бумагам, выпущенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет кредитуется. При закрытии временных счетов в конце финансового года счет дебетуется.»;

- счет 60021 «Процентный доход по долговым ценным бумагам Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» изложить в следующей редакции:

«60021 Процентный доход по долговым ценным бумагам Кабинета Министров Кыргызской Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка от ценных бумаг, выпущенных Кабинетом Министров Кыргызской Республики, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет кредитуется. При закрытии временных счетов в конце финансового года счет дебетуется.».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о требованиях к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики» от 20 декабря 2007 года № 54/9 следующие изменения:

в Положении о требованиях к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных

организациях Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к формированию Плана счетов бухгалтерского учета (далее – План счетов) в коммерческих банках, Государственном банке развития Кыргызской Республики и других финансово-кредитных организациях (далее – банки) в соответствии с законами Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и «О бухгалтерском учете».»;

– по всему тексту пункта 3.2:

слова «по учетному курсу» заменить словами «по официальному курсу»;

слова «Правительства Кыргызской Республики» заменить словами «Кабинета Министров Кыргызской Республики».

6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях к учетной политике коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 23 октября 2004 года № 26/2 следующие изменения:

в Положении «О требованиях к учетной политике коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. При формировании учетной политики ФКО должна руководствоваться:

– Законом Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете»;

– законодательными и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, регулируемыми банковские операции;

– Международными стандартами финансовой отчетности;

– настоящим Положением.

В качестве дополнительного методологического обеспечения ФКО может использовать примеры учетных политик и иные

методологические материалы, разработанные Национальным банком Кыргызской Республики.

Примечание:

(1) Здесь ФКО следует иметь в виду, что данные вопросы, согласно банковскому законодательству, регулируются Национальным банком Кыргызской Республики.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-12/78-10-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– Об утверждении Положения «О специальном регулятивном режиме» от 12 августа 2020 года № 2020-П-12/45-3-(НПА);

– Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА);

– Об утверждении Положения «О требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 марта 2010 года № 6/2;

- Об утверждении Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами» от 31 мая 2017 года № 21/5;
- Об утверждении Инструкции по рассмотрению дел о правонарушениях от 19 декабря 2018 года № 2018-П-12/55-6-(НПА);
- Об утверждении Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка, жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками от 2 июня 2022 года № 2022-П-12/35-1-(НПА);
- О Правилах регулирования операций коммерческого банка по доверительному управлению от 14 декабря 1998 года № 34/9;
- Об утверждении Положения «О порядке размещения коммерческими банками денежных средств в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых в Национальном банке Кыргызской Республики» от 28 февраля 2018 года № 2018-П-12/7-7-(НПА);
- Об утверждении Положения «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами» от 17 мая 2017 года № 19/13;
- О Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения от 27 августа 2004 года № 22/9;
- Об утверждении Положения «О требованиях к операциям с аффилированными и связанными с банком лицами при осуществлении ЗАО «ЭкоИсламикБанк» операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 31 мая 2017 года № 21/12;
- О Положении «О требованиях к типовым договорам, заключаемым в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 30 сентября 2009 года № 39/4;
- О Положении «О корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии

с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 30 ноября 2011 года № 67/9;

– Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном отчете банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 30 марта 2011 года № 20/4.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций, соответствующих структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-12/78-10-(НПА)

**Изменения
в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О специальном регулятивном режиме» от 12 августа 2020 года № 2020-П-12/45-3-(НПА) следующее изменение:

в Положении «О специальном регулятивном режиме», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Оказание услуги – совершение операций и предоставление услуг в рамках специального регулятивного режима в соответствии со статьей 48 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» и требованиями Национального банка.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации

(отмыванию) преступных доходов», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 3:

в абзаце десятом слово «Правительстве» заменить словами «Министерстве экономики и коммерции»;

в абзаце тридцать первом слова «Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 марта 2010 года № 6/2 следующее изменение:

в Положении «О требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в подпункте «б» пункта 67 слова «Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами» от 31 мая 2017 года № 21/5 следующие изменения:

в Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами», утвержденной вышеуказанным постановлением:

– в абзаце первом пункта 15 слова «Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»»;

– в абзаце первом подпункта 1 пункта 21 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по рассмотрению дел о правонарушениях» от 19 декабря 2018 года № 2018-П-12/55-6-(НПА) следующее изменение:

в Инструкции по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) Структурные подразделения центрального аппарата (управление лицензирования, управление банковского надзора, управление надзора за небанковскими организациями, управление платежных систем, отдел по защите прав потребителей) – за правонарушения, предусмотренные статьями 299 – 301, 305, 306, 323, частями 1 и 2 статьи 355 Кодекса о правонарушениях;».

6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка, жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками» от 2 июня 2022 года № 2022-П-12/35-1-(НПА) следующее изменение:

в Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка, жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– во втором предложении пункта 16 слова «Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»».

7. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Правилах регулирования операций коммерческого банка по доверительному управлению» от 14 декабря 1998 года № 34/9 следующее изменение:

в Правилах регулирования операций коммерческого банка по доверительному управлению, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– в абзаце первом главы «1. Общие положения» слова «Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»».

8. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке размещения коммерческими банками денежных средств в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых в Национальном банке Кыргызской Республики» от 28 февраля 2018 года № 2018-П-12/7-7-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О порядке размещения коммерческими банками денежных средств в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых в Национальном банке Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Для получения возможности размещения денежных средств в иностранной валюте на депозитных счетах Национального банка Банк должен направить официальное обращение о намерении разместить денежные средства в иностранной валюте в Национальном банке, которое рассматривается Национальным банком в течение 1 (одного) рабочего дня. При этом Банк должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь корреспондентский счет в Национальном банке;
- не проводить мероприятия по финансовому оздоровлению;
- не находиться в режимах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» (Временная администрация, прямой банковский надзор).

По отдельному решению Правления Национального банка банки, проводящие мероприятия по финансовому оздоровлению/ находящиеся в режимах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» (Временная администрация, прямой банковский надзор), могут разместить денежные средства в иностранной валюте на депозитных счетах.»;

– пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. По отдельному решению Правления Национального банка для банков, проводящих мероприятия по финансовому оздоровлению/находящихся в режимах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» (Временная администрация, прямой банковский надзор), условия размещения могут определяться и устанавливаться в каждом конкретном случае отдельно и в разрезе каждой валюты отдельно.».

9. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами» от 17 мая 2017 года № 19/13 следующие изменения:

в Положении «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение регулирует порядок досудебного обжалования банком, в том числе Государственным банком развития Кыргызской Республики, небанковской финансово-кредитной организацией, иным юридическим (обменное бюро, кредитное бюро, оператор платежной системы и платежная организация) или физическим лицом, в том числе обжалование решений о применении мер воздействия и/или о наложении штрафов (далее – меры воздействия), а также решений по вопросам лицензирования, принятых уполномоченными лицами (структурными подразделениями), заместителем председателя/членом Правления Национального банка или Комитетом по надзору Национального банка/Комитетом по платежной системе Национального банка (далее — Комитет) в рамках компетенции, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.»

– в пункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

««Апеллянт» – банк, небанковская финансово-кредитная организация, иное юридическое, или физическое лицо, которое обжалует решение уполномоченного лица (структурного подразделения), заместителя председателя/члена Правления Национального банка или Комитета, в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.»

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

««Банк» – коммерческий банк, небанковская финансово-кредитная организация, лицензируемая Национальным банком, и/или подлежащая надзору со стороны Национального банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

в абзаце пятом слова «или финансово-кредитной организацией» заменить словами «или небанковской финансово-кредитной организацией.».

10. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения» от 27 августа 2004 года № 22/9 следующие изменения:

в Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики(*), с указанием сроков хранения, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в статье 1 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

– в статье 3 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

– в статье 117 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров Кыргызской Республики»;

в Приложении к Перечню:

– в пункте 1.5.:

исключить слова «1996 г.»;

слова «Государственной архивной службы Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики» заменить словами «Архивной службы Кыргызской Республики при Министерстве цифрового развития»;

– в пункте 2.8. слова «Государственной архивной службы Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики» заменить словами «Архивной службы Кыргызской Республики при Министерстве цифрового развития».

11. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях к операциям с аффилированными и связанными с банком лицами при осуществлении ЗАО «ЭкоИсламикБанк» операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 31 мая 2017 года № 21/12 следующее изменение:

в Положении «О требованиях к операциям с аффилированными и связанными с банком лицами при осуществлении ЗАО «ЭкоИсламикБанк» операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в абзаце первом пункта 15 слова «Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»».

12. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «О требованиях к типовым договорам, заключаемым в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 30 сентября 2009 года № 39/4 следующее изменение:

в Положении «О требованиях к типовым договорам, заключаемым в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 1.2 слова «Законе Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» заменить словами «Законе Кыргызской Республике «О банках и банковской деятельности»».

13. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «О корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 30 ноября 2011 года № 67/9 следующее изменение:

в Положении «О корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением внести следующее изменение:

- во втором абзаце пункта 4 слова «Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»».

14. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном отчете банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 30 марта 2011 года № 20/4 следующее изменение:

в Положении «О периодическом регулятивном отчете банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в подпункте «а» пункта 4 слова «в Законе Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «в конституционном Законе Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-09/78-12-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагается):

– «Об утверждении Положения «О выпуске, размещении, обращении и погашении нот Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/6;

– «Об утверждении Положения «О кредите «овернайт» Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/7;

– «Об утверждении Положения «О внутрисуточном кредите Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/8;

– «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13;

– «Об утверждении Положения «О 7-дневном кредите Национального банка Кыргызской Республики» от 29 января 2014 года № 2/5;

- «Об утверждении Положения «О предоставлении кредитов Национальным банком Кыргызской Республики международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза» от 19 августа 2015 года №45/1;

- «Об утверждении Положения «О кредите для поддержания ликвидности» от 03 сентября 2015 года № 50/1;

- «Об утверждении Положения «О кредите последней инстанции» от 14 июня 2017 г. № 2017-П-09/24-6-(НПА);

- «Об утверждении Положения «О предоставлении кредита Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики» от 15 августа 2018 года №2018-П-09/33-1-(НПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующих документов опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению денежно-кредитных операций в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Социального фонда Кыргызской Республики, Государственного накопительного пенсионного фонда при Социальном фонде Кыргызской Республики, Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики, ЗАО «Центральный депозитарий», соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитных операций.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-09/78-12-(НПА)

Изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О выпуске, размещении, обращении и погашении нот Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/6 следующие изменения:

в Положении о выпуске, размещении, обращении и погашении нот Национального банка Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова и цифры «18, 25, 26 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами и цифрами «6, 13 и 26 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

- в пункте 4 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите «овернайт» Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/7 следующие изменения:

в Положении о кредите «овернайт» Национального банка Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова и цифры «18 и 53 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами и цифрами «6 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

- в пунктах 5 и 26 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О внутрисудневном кредите Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/8 следующие изменения:

в Положении о внутрисудневном кредите Национального банка Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 2 слова и цифры «18 и 53 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами и цифрами «6 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

– в пункте 5 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13 следующие изменения:

в Положении о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 2 слова и цифры «18, 25 и 53 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами и цифрами «в соответствии со статьями 6, 16 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

– в подпункте 2 пункта 41 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

в Приложении 5 к Генеральному соглашению о кредитном аукционе, к вышеуказанному Положению:

– в преамбуле в первом предложении пункта 1.2 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О 7-дневном кредите Национального банка Кыргызской Республики» от 29 января 2014 года № 2/5 следующие изменения:

в Положении о 7-дневном кредите Национального банка Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 2 слова и цифры «18 и 53 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами и цифрами «6 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

– в пункте 5 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

– в пункте 42 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров».

6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О предоставлении кредитов Национальным банком Кыргызской Республики международным организациям, создаваемым Кыргызской Республики совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза» от 19 августа 2015 года №45/1 следующие изменения:

в Положении о предоставлении кредитов Национальным банком Кыргызской Республики международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в наименовании Положения и в пункте 1 слова «в рамках Евразийского экономического союза» исключить;

– в пункте 2 слова «18 и 44 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «6 и 32 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Решение о предоставлении кредита, условия предоставления и объем кредита принимается Правлением Национального банка. Совокупный объем предоставляемого кредита Организации не должен превышать более пятнадцати процентов от уплаченного уставного капитала Организации.»;

- в пункте 9:

1) во втором предложении слова «или государственные ценные бумаги Кыргызской Республики» исключить;

2) в третьем предложении слова «виду и другим параметрам» исключить.

- во втором абзаце пункта 14 слова «Евразийского экономического союза» исключить;

- во втором предложении пункта 18 слова «или государственные ценные бумаги Кыргызской Республики,» исключить;

- в пункте 23 слова «(Приложение 2, 3 к Генеральному соглашению)» заменить на «(Приложение 2 к Генеральному соглашению)»;

в Приложении 1 к вышеуказанному Положению:

- в наименовании и в преамбуле слова «в рамках Евразийского экономического союза»;исключить;

- во втором предложении пункта 3.1 слова «, или государственные ценные бумаги Кыргызской Республики,» исключить;

- во втором предложении пункта 3.2 слова «или государственные ценные бумаги Кыргызской Республики,» исключить;

- в пункте 9.4 исключить цифру «3»;

В Приложении 1 к Генеральному соглашению о кредитах, выдаваемых международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза:

- в наименовании и в пункте 1 слова «в рамках Евразийского экономического союза» исключить;

- в пункте 4.1 слова «, или государственные ценные бумаги Кыргызской Республики,» исключить;

В Приложении 2 к Генеральному соглашению о кредитах, выдаваемых международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза:

- в пункте 1.1 и в подпункте 4 пункта 2.1.2 слова «в рамках Евразийского экономического союза» исключить;
- исключить слова «в рамках Евразийского экономического союза»;

Признать утратившим силу Приложение 3 к Генеральному соглашению о кредитах, выдаваемых международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза;

в Приложении 2 к вышеуказанному Положению:

- в пункте 1.1 слова «в рамках Евразийского экономического союза» исключить.

7. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите для поддержания ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1 следующие изменения:

в Положении о кредите для поддержания ликвидности, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова «с Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «со статьями 6 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;
- в подпункте 1 пункта 14 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;
- в пункте 23 слово «Правительством» заменить словами «Кabinetом Министров»;

в Приложении 3 к вышеуказанному Положению:

- в пункте 3.2 слово «Правительство» заменить словами «Кabinet Министров».

8. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите

последней инстанции» от 14 июня 2017 года № 2017-П-09/24-6-(НПА) следующие изменения:

в Положении о кредите последней инстанции, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова и цифры «17, 18 и 53 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами и цифрами «6, 16 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

- в подпункте 1 пункта 19 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

- в пункте 31 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров».

9. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О предоставлении кредита Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики» от 15 августа 2018 года №2018-П-09/33-1-(НПА) следующие изменения:

в Положении о предоставлении кредита Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова и цифру «18 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами и цифрой «6 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

- в пункте 13 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

- в пункте 15 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

в Приложении 2 к вышеуказанному Положению:

- в преамбуле слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

- в пункте 1.2. слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-09/78-13-(НПА)

О признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения «О предоставлении Национальным банком Кыргызской Республики кредитов коммерческим банкам в целях смягчения негативных воздействий пандемии COVID-19 в Кыргызской Республике» от 24 марта 2020 года №2020-П-09/15-9-(НПА);

2. Юридическому управлению:

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующих документов опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Управлению денежно-кредитных операций в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитных операций.

Председатель

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-09/78-14-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с ценными бумагами Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года №10/10;

– Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в национальной валюте» от 28 марта 2013 года №10/11;

– Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп-операций» от 28 марта 2013 года №10/13;

– Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)» от 28 марта 2013 года №10/14;

– Об утверждении «Правил определения Национальным банком Кыргызской Республики официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года №10/15;

– Об утверждении «Правил торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года №10/16;

– Об утверждении «Правил торговли ценными бумагами на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года №10/17;

– Об утверждении Положения «О продаже и обратном выкупе Национальным банком Кыргызской Республики золота на межбанковском внутреннем рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» от 30 августа 2017 года №2017-П-09/39-5-(ДКП).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению денежно-кредитных операций в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитных операций.

Председатель

К. Боконтаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 декабря 2022 года
№ 2022-П-09/78-14-(НПА)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с ценными бумагами Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года №10/10 следующие изменения:

в Положении «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с ценными бумагами Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова «в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

- в абзацах 6 и 7 пункта 16 слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»;

- в абзаце 3 пункта 9.5 Приложения 1 к вышеуказанному Положению слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики

депозитных операций в национальной валюте» от 28 марта 2013 года №10/11 следующие изменения:

в Положении «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в национальной валюте», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова «в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

- в абзацах 5 и 6 пункта 14 слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»;

- в абзаце 3 пункта 8.5 Приложения 1 к вышеуказанному Положению слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп-операций» от 28 марта 2013 года №10/13 следующие изменения:

в Положении «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп-операций, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова «в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

- в абзаце 7 пункта 16 слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами

«предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»;

- в абзаце 3 пункта 8.5 Приложения 1 к вышеуказанному Положению слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)» от 28 марта 2013 года №10/14 следующие изменения:

в Положении «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2 слова «в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»;

- в абзацах 1 и 6 пункта 11 слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»;

- в абзаце 3 пункта 8.5 Приложения 1 к вышеуказанному Положению слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил определения Национальным банком Кыргызской Республики официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года №10/15 следующие изменения:

в Правилах определения Национальным банком Кыргызской Республики официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– в пункте 2 слова «в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики».

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года №10/16 следующие изменения:

в Правилах торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– в абзацах 9 и 10 пункта 14 слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»;

– в абзаце 3 пункта 10.5 Приложения 1 к вышеуказанным Правилам слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил торговли ценными бумагами на вторичном рынке через Автоматизированную торговую

систему Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года №10/17 следующие изменения:

в Правилах торговли ценными бумагами на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- в абзацах 8 и 9 пункта 15 слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О продаже и обратном выкупе Национальным банком Кыргызской Республики золота на межбанковском внутреннем рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» от 30 августа 2017 года № 2017-П-09/39-5-(ДКП) следующие изменения:

в Положении «О продаже и обратном выкупе Национальным банком Кыргызской Республики золота на межбанковском внутреннем рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в абзаце 6 пункта 7 слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»;

- в абзаце 3 пункта 8.5 Приложения 1 к вышеуказанному Положению слова «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»» заменить словами «предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 21 декабря 2022 года
№ 2022-П-07/81-2-(ДКП)

О графике обязательного резервирования на 2023 год

В соответствии со статьей 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» и Положением «Об обязательных резервах», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13 марта 2019 года № 2019-П-07/10-1-(ДКП), Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить график обязательного резервирования на 2023 год (прилагается).

2. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 2 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего экономическое управление.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 21 декабря 2022 года
№ 2022-П-07/81-2-(ДКП)

ГРАФИК

обязательного резервирования на 2023 год

	Расчетный период		Базовый период		Длительность периода
	начало	конец	начало	конец	
1	05.12.22	01.01.23	02.01.23	29.01.23	28 дней
2	02.01.23	29.01.23	30.01.23	26.02.23	28 дней
3	30.01.23	26.02.23	27.02.23	26.03.23	28 дней
4	27.02.23	26.03.23	27.03.23	23.04.23	28 дней
5	27.03.23	23.04.23	24.04.23	21.05.23	28 дней
6	24.04.23	21.05.23	22.05.23	18.06.23	28 дней
7	22.05.23	18.06.23	19.06.23	16.07.23	28 дней
8	19.06.23	16.07.23	17.07.23	13.08.23	28 дней
9	17.07.23	13.08.23	14.08.23	10.09.23	28 дней
10	14.08.23	10.09.23	11.09.23	08.10.23	28 дней
11	11.09.23	08.10.23	09.10.23	05.11.23	28 дней
12	09.10.23	05.11.23	06.11.23	03.12.23	28 дней
13	06.11.23	03.12.23	04.12.23	31.12.23	28 дней

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 21 декабря 2022 года
№ 2022-П-02/81-6-(НПА)

Об утверждении Методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики на деятельность субъектов предпринимательства

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Методику проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики на деятельность субъектов предпринимательства (прилагается).

2. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения Объединения юридических лиц «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», кредитных союзов, небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций, Объединения юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций», Объединения юридических лиц «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана», Объединения юридических лиц «Ассоциация обменных бюро «Альянс», микрофинансовых организаций, ОАО «Гарантийный фонд», жилищно-сберегательных кредитных компаний и обменных бюро.

5. Управлению платежных систем в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения платежных организаций и операторов платежных систем, Объединения юридических лиц «Ассоциация операторов платежных систем Кыргызской Республики», Объединения юридических лиц «Ассоциация операторов связи», ЗАО «Межбанковский процессинговый центр».

6. Отделу развития государственного языка и документооборота в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и представительств Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего юридическое управление.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 21 декабря 2022 года
№ 2022-П-02/81-6-(НПА)

МЕТОДИКА

проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики на деятельность субъектов предпринимательства

Глава 1. Общие положения

1. Методика проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики (далее – Методика) определяет требования и порядок проведения анализа регулятивного воздействия (далее – АРВ) в процессе разработки проектов нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики (далее – Национальный банк), направленных на регулирование предпринимательской деятельности.

2. Настоящая Методика разработана в соответствии с конституционным Законом «О Национальном банке Кыргызской Республики», Законом Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики».

3. Под требования проведения АРВ подпадают нормативные правовые акты Национального банка, направленные на регулирование предпринимательской деятельности, за исключением случаев регулирования предпринимательской деятельности в условиях обстоятельств непреодолимой силы.

4. Проводить АРВ не требуется в случаях, когда рассматриваются проекты нормативных правовых актов:

1) о проведении пилотных проектов (пробных, экспериментальных), при условии срока действия такого нормативного правового акта не более 6 месяцев;

2) принимаемых в срочном порядке в условиях чрезвычайной ситуации и/или чрезвычайного положения, а также для ликвидации их последствий;

3) об утверждении концепций, стратегий, программ, планов действий, других аналогичных документов;

4) о приведении в соответствие с вышестоящими по степени юридической силы нормативными правовыми актами, исполнении решений Конституционного суда Кыргызской Республики, а также устранении коллизий между нормативными правовыми актами, имеющими равную юридическую силу, при котором сохраняется действие положения акта, регулирующего данную сферу правоотношений;

5) связанных с выполнением международных договоров;

6) о приведении в соответствие с международными стандартами (договорами), которые являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики;

7) о признании утратившим силу нормативного правового акта, или его части.

5. При выявлении достаточных оснований для изменения регулирования результатом проведения АРВ являются проект нормативного правового акта и аналитическая записка, которая включает предусмотренные настоящей Методикой обоснования предлагаемого регулирования.

6. АРВ проводится Национальным банком. Сроки проведения АРВ – не более 2 месяцев.

7. В настоящей Методике используются следующие термины:

1) **АРВ** – это регламентированный настоящей Методикой процесс, включающий процедуры анализа проблем, определения целей и способов регулирования, оценки связанных с ними последствий для субъектов предпринимательской деятельности и обоснование наиболее предпочтительного варианта регулирования;

2) **аналитическая записка** – документ, содержащий результаты проведенного АРВ, на основе которого разрабатывается проект нормативного правового акта;

3) **вариант регулирования** – один из возможных способов регулирования общественных отношений, являющихся предметом АРВ;

4) **заинтересованные лица** – субъекты предпринимательства, лицензируемые и/или регулируемые Национальным банком, бизнес-ассоциации и объединения юридических лиц, лицензируемых и/или регулируемых Национальным банком, государственные органы и органы местного самоуправления, граждане, некоммерческие организации гражданского сектора, которые могут быть заинтересованы в сохранении или изменении существующего регулирования;

5) **качественные индикаторы** – это индикаторы, которые трудно оценить точными единицами стоимости, веса, длины, количества, эффективности и т.д., показывающие отношение заинтересованных сторон к тем или иным фактам, явлениям, их предпочтения и оценку, которые измеряются оценочно;

6) **количественные индикаторы** – это индикаторы, которые выражаются в виде некоторого числа, имеющего определенный экономический или физический смысл, и включают все финансовые и рыночные показатели (выручка, чистая прибыль, постоянные и переменные издержки, объем продаж, доля рынка и т.д.), показатели, измеряемые единицами стоимости, веса, длины и т.д., показатели численности единиц совокупности (число нарушений, число предприятий, количество работников и т.д.);

7) **масштаб проблем** – это количество субъектов предпринимательства, граждан, имеющих негативные последствия вследствие применения существующего регулирования, данное в экономическом, социальном, территориальном и иных измерениях;

8) **проблемы** – явления, события, происшествия, действия, процессы, которые наносят или могут нанести заинтересованным лицам убыток/ущерб, по отношению к которым они высказывают возражения/недовольство/опасения;

9) **регулирование предпринимательской деятельности** – установление прав, обязанностей и требований в отношении субъектов предпринимательства и их деятельности, а также регулирование отношений между Национальным банком и субъектами предпринимательства, лицензируемых и/или регулируемых Национальным банком;

10) **субъекты предпринимательства** – это юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие на свой риск и под свою имущественную ответственность, не противоречащую законодательству деятельность с целью извлечения прибыли, вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности, лицензируемые и/или регулируемые Национальным банком.

2. Рабочая группа. Подготовка к проведению АРВ

8. Для проведения АРВ приказом Национального банка утверждается рабочая группа.

9. В состав рабочей группы включаются представители из структурных подразделений Национального банка, субъектов предпринимательства, лицензируемых и/или регулируемых Национальным банком, граждане – по согласованию. В случае необходимости в состав рабочей группы могут включаться другие заинтересованные лица.

3. Этапы проведения АРВ

Этап 1. Проблемы и основания для изменения регулирования

10. Национальный банк уведомляет рабочую группу о намерении изменить правовое регулирование в конкретной сфере предпринимательской деятельности и информирует созданную рабочую группу о своих предложениях относительно регулирования.

11. Рабочей группой осуществляется сбор информации, необходимой для уточнения и детального описания выявленных проблем, определяются экономические и правовые основания и актуальность их решения.

12. Для выполнения данного этапа необходимо:

1) описать проблему, которую необходимо решить посредством регулирования, определить причинно-следственные связи возникновения проблемы, привести количественные и/или качественные показатели, характеризующие проблему.

Необходимо провести анализ мнений заинтересованных лиц относительно существующего регулирования и правоприменительной практики в рассматриваемой сфере регулирования;

2) оценить масштаб проблем, используя статистические и оценочные данные, если это применимо;

3) изложить прогнозируемые последствия при сохранении существующего регулирования; привести основные аргументы, обосновывающие необходимость решения проблем в настоящее время, включая экономические и правовые основания, а также актуальность их решения;

4) описать международный опыт решения подобных проблем по возможности с кратким описанием того, какие проблемы, как решались, какие результаты были получены. В случае отсутствия указать об отсутствии международного опыта.

Результаты проведения этапа 1 вносятся в раздел 1 аналитической записки и включают все выводы, полученные на данном этапе.

Этап 2. Описание предлагаемого регулирования

13. Для выполнения данного этапа необходимо:

1) определить и сформулировать цели регулирования, которые направлены на решение выявленных проблем. Цели должны быть реальными и достижимыми. Определить перечень количественных и/или качественных индикаторов, их базовые (текущие) и целевые значения, которые применяются для оценки прогресса в достижении целей;

2) разработать перечень задач, которые обеспечивают достижение целей и решение проблем, разработать соответствующие нормы регулирования с описанием предлагаемых запретов и/или ограничений, или их упрощения/отмены.

Этап 3. Оценка и обоснование предлагаемого регулирования

14. Для выполнения данного этапа необходимо оценить воздействие, которое произойдет с большой вероятностью в случае реализации предлагаемого регулирования:

1) оценить прогресс в достижении цели с использованием количественных и/или качественных индикаторов;

2) оценить ожидаемое позитивное и негативное воздействие на экономику, социальный сектор, экологию;

3) оценить ожидаемое позитивное и негативное воздействие на основные группы заинтересованных сторон – адресатов регулирования (государственные органы, предприниматели, население);

4) оценить затраты, которые показывают стоимостную оценку воздействия предложенного регулирования на субъекты предпринимательства;

5) оценить риски во время реализации предлагаемого регулирования:

- проанализировать возможные риски, которые могут возникнуть во время реализации предлагаемого регулирования и препятствовать решению проблем и достижению целей регулирования;

- оценить вероятность возникновения негативных последствий при наступлении данных рисков и предложить меры для противодействия этим рискам и смягчения негативных последствий при их наступлении.

Обязательной оценке подлежат следующие риски:

- риски недостаточности необходимых финансовых, материальных и человеческих ресурсов;

- риски недостаточности механизмов для реализации предложенного регулирования;

- риски необеспечения надлежащего контроля за соблюдением требований, вводимых предложенным регулированием;

- риски несоответствия предложенного регулирования существующему административно-управленческому потенциалу Национального банка;

6) оценить воздействие на конкуренцию, которое направлено на оценку риска возникновения условий, при которых отдельные субъекты предпринимательства (или группы субъектов) получают необоснованные преимущества перед другими участниками рынка;

7) включить информацию о мнении заинтересованных лиц – адресатов регулирования относительно предлагаемого

регулирования (позитивные и негативные оценки) при наличии (после общественного обсуждения);

8) привести основные аргументы в поддержку предлагаемого регулирования.

Результаты проведения этапа 2 и этапа 3 вносятся в раздел 2 аналитической записки и должны включать все выводы, полученные при выполнении каждого пункта.

Этап 4. Подготовка документов АРВ и публичное обсуждение

15. На данном этапе проводится обсуждение и разрабатываются окончательные варианты документов АРВ: аналитическая записка и соответствующий проект нормативного правового акта.

16. Аналитическая записка и проект нормативного правового акта размещаются на официальном интернет-сайте Национального банка и на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики для общественного обсуждения.

Поступающие в процессе обсуждения предложения вносятся в сравнительную таблицу к проекту нормативного правового акта.

После завершения обсуждения рабочая группа готовит окончательные варианты аналитической записки и проекта нормативного правового акта с учетом поступивших предложений.

17. Аналитическая записка подписывается всеми членами рабочей группы или лицами, их замещающими, и утверждается председателем Национального банка или лицом, замещающим его.

В случае отказа члена рабочей группы от подписания аналитической записки к документу прикладывается разъяснение члена рабочей группы с обоснованием причин отказа, в случае отсутствия такового – пояснительная записка рабочей группы с разъяснением причин отказа члена группы от подписания документа.

**Приложение 1
к Методике проведения
анализа регулятивного
воздействия нормативных
правовых актов
Национального банка
Кыргызской Республики на
деятельность субъектов
предпринимательства**

Форма

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Национальный банк Кыргызской Республики**

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

" ____ " _____ 20__ года

Анализ регулятивного воздействия

(наименование проекта НПА)

Основания для разработки:

(наименование документа)

от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Сроки

проведения _____

АРВ: _____

(начало)

(окончание)

Руководитель рабочей группы:

(ФИО, место работы, должность, подпись)

Члены рабочей группы:

(ФИО, место работы, должность, подпись)

Контактные данные ответственного лица:

(ФИО, тел., e-mail)

I. Проблемы и основания для изменения регулирования

1. Описание проблемы

Сформулировать основную проблему (или проблемы), которую необходимо решать данным НПА.

2. Масштаб проблемы

Представить информацию о количестве субъектов предпринимательства, затрагиваемых проектом НПА.

3. Основания для изменения регулирования, актуальность решения проблемы

Изложить прогнозируемые последствия при сохранении существующего регулирования.

Привести основные аргументы, обосновывающие необходимость решения проблем в настоящее время, включая экономические и правовые основания, а также актуальность их решения.

4. Международный опыт

Кратко описать международный опыт решения аналогичных проблем.

II. Описание предлагаемого регулирования

5. Цель регулирования

5.1. Дать конкретную формулировку цели регулирования принятием НПА.

6. Предлагаемое регулирование

Описать, суть предусмотренных мер (механизм) решения проблем и достижения цели и основные нормы регулирования.

7. Оценка вероятных социальных и экономических последствий регулирования

7.1. Ожидаемая результативность (уровень достижения цели регулирования) на дату.

7.2. Ожидаемое воздействие на экономику, социальный сектор и экологию:

- 1) воздействие на экономику: позитивное и негативное;
- 2) воздействие на социальную сферу: позитивное и негативное;
- 3) воздействие на экологию: позитивное, негативное, отсутствует.

7.3. Ожидаемое воздействие на основные группы заинтересованных сторон – адресатов регулирования:

- 1) государственные органы: позитивное и негативное;
- 2) предприниматели: позитивное и негативное;
- 3) население: позитивное и негативное.

8. Оценка рисков во время реализации предлагаемого регулирования

Описать основные риски для достижения цели регулирования, которые могут возникнуть во время реализации регулирования: наименование риска 1:

- оценка риска;
- предлагаемые меры смягчения; наименование риска 2:
- оценка риска;
- предлагаемые меры смягчения.

9. Оценка воздействия на конкуренцию

Изложить основные выводы оценки воздействия предложенного регулирования на конкуренцию для данного варианта регулирования.

10. Мнения заинтересованных сторон

По каждой группе заинтересованных сторон – адресатов регулирования дать информацию относительно их мнения о предложенном регулировании: позитивное – кратко, негативное – с пояснениями:

1) предприниматели (с разделением по выбранному критерию):

- позитивное;
- негативное;

2) население (с разделением по выбранному критерию):

- позитивное;
- негативное.

11. Обоснование выбора предлагаемого регулирования

Привести основные аргументы в поддержку предлагаемого регулирования.

12. Приложение

К аналитической записке прилагаются:

- развернутая оценка ожидаемых экономических последствий для предлагаемого регулирования (по усмотрению рабочей группы);
- информационно-справочные материалы и другая информация, необходимая для иллюстрации выводов и рекомендаций проведенного анализа регулятивного воздействия (по усмотрению рабочей группы);
- отказ от подписания/особые мнения отдельных членов рабочей группы (при наличии);
- приказ о рабочей группе по АРВ.

Рекомендуемый размер всей аналитической записки не более 10-15 страниц основного текста без учета приложений.